

Н. У. БИКБАЕВА, Э. ЯНГАБАЕВА,
К. М. ГИРФАНОВА

МАТЕМАТИКА

**Жалпы орто билим берүүчү
мектептердин 4-классы үчүн
окуу китеби**

Кайра иштелген жана толукталган
4-басылышы

*Өзбекстан Республикасынын
Элге билим берүү министрлиги
бекиткен*



„О'QITUVCHI“ БАСМА-ПОЛИГРАФИЯЛЫК ЧЫГАРМАЧЫЛЫК ҮЙУ
ТАШКЕНТ — 2017

УУК: 51.(075.2)
КБК 22.1я71
Б53

Рецензенттер:

- Нилуфар Хамедова** — Низамий атынdagы ТМПУнин доценти, педагогика илимдеринин кандидаты;
- Назира Ахмедова** — РББ башталгыч билим берүү бөлүмүнүн башчысы;
- Нилуфар Аслонова** — Ташкент шаарындагы 160-мектептин башталгыч класс мугалими.

Шарттуу белгилер:

1, 2, ... — оозеки аткаруу үчүн көнүгүүлөр

1, 2, ... — жазма аткаруу үчүн көнүгүүлөр



— теориялык материал



— түюнтма туура болушу үчүн коюлушу керек болгон белгилер



— түюнтма туура болушу үчүн коюлушу керек болгон кашаалар



— логикалык тапшырмалар, кызыктуу маселелер



— үйдө аткаруу үчүн көнүгүүлөр



— бир сабактын материалын экинчи сабактын материалынан ажыраткан белги


Окуу китебиндеги акча мамилеси боюнча көнүгүүлөрдө баалар шарттуу кабыл алынган.

Республикалык максаттуу китең фондунун каражаттары эсебинен басылды.

© Н.У. Бикбаева жана в.

© “O‘qituvchi” БПЧҮ, кайра иштөлген жана толукталган басылышы 2017


ISBN 978-9943-22-073-7



МИНДИК

**3-класста өтүлгөн материалдарды
кайталоо жана жалпылаштыруу**

1. Ар бир катардагы таякчалар канча?



2. Сандарды оку: 756, 980, 302, 444, 271, 900, 1 000.
Бул сандардын ар бириnde канча бирдик, канча ондук жана канча жүздүк бар?
Бул сандардан кайсы бири эң кичине? Эң чоң?
Бул сандардын жазылышында ар бир цифра эмнени билдириет?
3. 1 бир жүздүктө канча бирдик бар? 1 бир жүздүктө канча ондук бар? 1 бир миндикте канча ондук бар? 1 бир миндикте канча жүздүк бар?
4. Тигүүчүлүк фирмасында 7 костюм тигүү үчүн 28 м кездеме сарпталды. Ошондой 39 костюм тигүү үчүн канча метр кездеме керек болот?

5. Жадыбалды толтур:

Кошулуучу	124	337	
Кошулуучу	536		200
Сумма		897	1000

Кемүүчү	578		690
Кемитүүчү	263	440	
Айырма		248	320

6. Эс алуу жерине 48 түп чынар, андан 2 эсे көп арча, арчадан 12 түпкө көп тал әгилди.
 Канча түп тал әгилген?

7. Эсептөөлөрдү ыңгайлуу усул менен аткар:

$$208 + 435 + 92 \quad | \quad 324 - 154 - 24 \quad | \quad 716 + 24 + 176$$

$$4 \cdot 8 \cdot 25 \quad | \quad 35 \cdot 5 \cdot 2 \quad | \quad 2 \cdot 71 \cdot 5$$

8. Туюнталардын маанисин тап:

$$80 : 16 \cdot 17 \quad | \quad 120 : 6 \cdot 4 \quad | \quad 16 \cdot 6 : 2$$

$$48 : 2 \cdot 3 \quad | \quad 800 : 4 \cdot 5 \quad | \quad 25 \cdot 4 : 5$$

9. Жашылчалар складына 600 банка туздалган бадыраң, андан 2 эсе аз туздалган помидор алыш келишти.

Төмөнкү туюнталар эмнени билдирет:

$$600 : 2; \quad | \quad 600 + 600 : 2; \quad | \quad 600 - 600 : 2?$$

10. 50 дм ... 10 м



$$603 \text{ см} \dots 63 \text{ дм}$$

$$40 \text{ см} \dots 4 \text{ м}$$

$$3 \text{ км} \dots 300 \text{ м}$$

$$10 \text{ км} \dots 1000 \text{ м}$$

$$2 \text{ км} 900 \text{ м} \dots 3 \text{ км}$$

11. Жадыбалды толтур:

Көбөйтүүчү	6	9	
Көбөйтүүчү	8		7
Көбөйтүндү		45	21

Бөлүнүүчү	42		63
Бөлүүчү	6	7	
Тийинди		8	9



12.

$$\begin{array}{r} 460 - 180 \\ 730 - 270 \end{array} \quad \begin{array}{r} 940 - 390 \\ 260 + 350 \end{array} \quad \begin{array}{r} 270 + 270 \\ 190 + 40 \end{array} \quad \begin{array}{r} 110 - 20 \\ 150 - 90 \end{array}$$

13. 1) Оюнчуктар дүкөнүндө 849 арча оюнчугу сатылды. Бул канча жүздүк, ондук жана өз алдынча бирдиктерден турат?
- 2) Дүкөндө 6 жүздүк жана 8 ондук арча оюнчуктары сатылды. Канча оюнчук сатылган?

14. Ар бир барабарсыздыкта a тамгасынын маанисин тандаганыңда, барабарсыздык туура болсун:

$$200 - a > 198 \qquad a \cdot 9 < 54 \qquad a : 8 > 9$$

15. $15 \cdot 4 + 4 \cdot 23$ $84 : 3 - 36 : 3$
 $11 \cdot 9 - 32 : 4$ $46 : 2 + 51 : 3$

16. Дүкөнгө 100 китеп алыш келишти. Күн бую алардын бештен бир бөлүгү сатылды. Ошол күнү канча китеп сатылган?




17. $200 - 4 \cdot 25 + 8$ $80 : 2 \cdot 3$
 $62 + 8 \cdot 2 - 54$ $67 - 38 + 46$

18. Август айында мектеп он класстык бөлмө үчүн жаңы парта алды. Ар бир бөлмөгө бирдей санда парта коюлду. Эгерде алты бөлмөгө 90 парта коюлган болсо, мектепке канча парта алыш келишкен?

19. Сандарды оку: 865, 907, 520, 700. Бул сандардын жазылышында ар бир цифра әмнени билдиришин түшүндүр.

20. Төмөнкү сүрөттө көрсөтүлгөн чекит, кесинди жана фигурандардын аттарын айт.



21. Бирдей чоңдуктагы 10 пакетке 20 кг ун салынган. 60 кг унду салуу үчүн ошондой пакеттен канча керек болот?

22.

$$803 \text{ см} = \square \text{ м } \square \text{ см}$$

$$560 \text{ тый.} = \square \text{ сом } \square \text{ тый.}$$

$$16 \text{ дм } 5 \text{ см} = \square \text{ см}$$

$$1 \text{ м } 4 \text{ дм} = \square \text{ дм}$$

23. 1) 580; 390; 700 дө канча ондук бар?

2) 18 ондукта; 56 ондукта канча бирдик бар?

24. Сол мамычадагы ар бир туюнтар үчүн оң мамычадан мааниси ошол туюнтыманын маанисine барабар туюнтар тап:

$$7 \cdot (16 + 4)$$

$$4 \cdot (72 - 58)$$

$$100 - 88 : 2$$

$$92 : 4 : 23$$

$$5 \cdot (100 : 25)$$

$$80 : (48 : 12)$$

$$72 : (12 \cdot 6)$$

$$200 - 12 \cdot 5$$

25. Бир түп бий алма дарагынан 12 кг, экинчисиенен 18 кг бий алма терип алдынды. Бардык бий алма 6 кг дан кылышпай ящиктерге жайланды. Ал үчүн канча ящик керек болгон? (Маселени эки усул менен чыгар.)

26. Жадыбалды толтур:

a	16	9	400	320
b	6	12	1	3
$a \cdot b$				

c	38	56	840	99
d	2	14	7	33
$c : d$				

27.

$$60 + 80$$

$$120 - 90$$

$$430 \cdot 2$$

$$180 : 2$$

$$545 + 268$$

$$381 - 126$$

$$126 \cdot 5$$

$$565 : 5$$

28. 1) Жадыбалда ар бир катардагы таякчалардын оң жағында сандар жазылган. Бул сандарды оку.

	Жүз. 4	Онд. 3	Бирд. 2
	2	6	0
	3	0	9

- 2) Сандардын ар бириnde канча бирдик, канча ондук жана канча жұздук бар экендигин эсепте. 3) Сандардын ар бириnde бардыгы болуп канча бирдик; бардыгы болуп канча ондук бар экендигин эсепте. 4) Сандардын ар бирин жазуу үчүн нече түрдүү цифрадан пайдаланылган?

29. Эсепте. Кандай эсептегенинди түшүндүр:

$$\begin{array}{lll} 500 + 4 & 488 - 80 - 8 & 364 - 4 - 40 \\ 500 + 40 & 488 - 400 - 8 & 574 - 500 - 70 \end{array}$$

30. Класс китеңканасында 95 китең бар. 9 окуучу 4 төн китең алды. Китеңканада канча китең калды?

31. Тик бурчтук формасындағы аяңчанын айланасын зым-тор менен курчап алуу керек. Эгерде аяңчанын узуну 8 м, туурасы 7 м болсо, анда канча метр зым-тор керек болот?

32.  $(480 - 400) : 4$ | $64 : 8 \cdot 7 - 9$ | $(680 + 20) : 7$
 $720 : 9 - 270 : 9$ | $91 - 4 \cdot 11 \cdot 2$ | $513 + 60 : 12$

33. Тигүүчү 8 пальтоғо 5 тен жана 7 пальтоғо 4 төн топчу кадады. Тигүүчү бардыгы болуп канча топчу кадаган?

429 < 479



8536 > 7741



367 + 429




2568 - 1456

КӨП ОРУНДУУ САНДАР

Ондук эсептөө системасы

34. Ар бир сандын жазылышында 3 цифрасы эмнени билдирият?



Сандарда цифра, кайсы разрядда турганына карай, түрдүүчө маани алат. Мисалы, 273 төгү 3 цифрасы бирдиктер разрядында турат, ошондуктан ал 3 бирдикти билдириет.

431 санында 3 цифрасы ондуктар разрядында турат, ошондуктан ал 3 ондукту билдириет. Анын бул разряддагы мааниси бирдиктер разрядындагы маанисинен 10 эсे көп.

394 санында 3 цифрасы жүздүктөр разрядында турат, ошондуктан ал 3 жүздүктү билдириет. Анын бул разряддагы мааниси ондуктар разрядындагы маанисинен 10 эсे көп. Сандардын биз пайдаланган жазуу системасы **ондук эсептөө системасы** деп аталат.

Ондук система позициялык система саналат, анткени ар бир цифра, ал сандын жазылышында кайсы разрядда (позицияда) турганына карай, түрдүү мааниге ээ болот.

35.

Жүздүктөр	Ондуктар	Бирдиктер
3	2	6
III разряд бирд.	II разряд бирд.	I разряд бирд.

Жадыбалда сан жазылган. Бул санды оку. Жаңы сөздөрдү эстеп кал. 326 саны төмөнкүлөрдөн түзүлгөн:

6 бирдик же **биринчи разрядтын** 6 бирдиги;
 2 ондук же **экинчи разрядтын** 2 бирдиги;
 3 жүздүк же **үчүнчү разрядтын** 3 бирдиги.

36. Жадыбалда жазылган сандарды оку. Ондан солго карай окуганда бирдиктер кайсы орунда жазылат? Ондуктарчы? Жүздүктөрчү?

Жүздүктөр	Ондуктар	Бирдиктер
III разряд бирд.	II разряд бирд.	I разряд бирд.
3	4	8
5	0	9
2	7	0

348 санынын ар бир разрядында канча бирдик бар? 509 санындачы? 270 санындачы?

37. Төмөнкү сандарды жаз жана оку:

- 1) үчүнчү разрядтын 6 бирдиги, экинчи разрядтын 0 бирдиги, биринчи разрядтын 1 бирдиги;
- 2) үчүнчү разрядтын 2 бирдиги, биринчи жана экинчи разрядтардын бирдиктери жок.

38. Басмаканада 318 эркек жана алардан 42 ге аз аял эмгектенет. Басмаканада бардыгы болуп канча адам эмгектенет?

39. $9 \cdot 6$ | $63 : 7$ | $720 + 30$ | $640 + 200 - 300$

 **40.** 6 см узундуктагы бир кесинди жана андан 2 см ге кысса башка бир кесинди чий.

41. Сандарды разряд кошулуучуларынын суммасы көрүнүшүндө жаз:

үч жүз он сегиз

жети жүз жыйырма

42. 8, 0 жана 5 цифраларынан пайдаланып, бардык үч орундуу сандарды жаз, мында ар бир сандын жазылышында цифралар:

- а) кайталанбасын; б) кайталансын.

43. Бирдиктери ондуктарынан 2 эсе кичине болгон бардык эки орундуу сандарды жаз.

44. Түрмушта ондук эсептөө системасынан тышкary сандардын рим цифралары менен жазылышы да көп кездешет.

Мисалы, рим цифраларын saatтардын циферблаттарында, эски имараттарда көрүүгө болот; китептин главалары, айлар, кылымдар рим цифралары менен белгиленет. Сандарды рим цифралары менен жазганда болгону жети гана цифрадан пайдаланылат.

Рим цифралары

$I = 1$

$V = 5$

$X = 10$

$L = 50$

$C = 100$

$D = 500$

$M = 1000$

45. Рим эсеп системасында 1 ден 20 га чейинки сандар кандай мыйзам ченемдүлүк боюнча жазылат?

I	1	VIII	8	XV	15
II	2	IX	9	XVI	16
III	3	X	10	XVII	17
IV	4	XI	11	XVIII	18
V	5	XII	12	XIX	19
VI	6	XIII	13	XX	20
VII	7	XIV	14		

46. Натыйжаларды рим цифралары менен жаз:

$$\begin{array}{lll} V + I & XX - X & XVI : II \\ XI - I & XIX - I & V \cdot III \\ XVIII - VIII & XI - V & XII : VI \\ X + V & VII + VIII & IV \cdot V \end{array}$$

Ар кандай сандын жазылышында андагы рим цифрасы кай жерде турушуна карабастан, бирдей мааниге ээ болот. Ошондуктан сандын рим эсеп системасы позициялық эмес система эсептелет.

47. Эсепте:

$$\begin{array}{lll} 125 + 168 & 40 \cdot 6 & 84 : 2 \\ 430 - 207 & 120 : 30 & 15 \cdot 4 \\ 12 \cdot 4 & 681 - 666 & 230 + 170 \\ 51 : 17 & 640 + 360 & 700 - 475 \end{array}$$

48. Бочкада 85 л суу бар болчу. Ага дагы суу куюлгандан кийин андагы суу 192 л болду. Бочкага канча суу куюлган?

Көп орундуу сандарды цифалароо

49.



Үч орундуу 328 санынын жазылышында үч разрядды — бирдиктер, ондуктар, жүздүктөр разрядын түзгөн үч цифра бар. Бул разряддар бириктирилет жана **класс** деп аталат. Каалагандай сандагы цифралардан турган — төрт орундуу, беш орундуу, алты орундуу, жети орундуу жана ушул сыйктуу сандарды жазууга болот.

625 347 саны — алты орундуу сан.

Ондогу баштапкы үч цифра бирдиктер классын түзөт. Алардын классынан кийин миндиктер классы келет. Миндиктер классында үч разряд бар, алар: **бир миндиктер, он миндиктер, жүз миндиктер**. 5 цифрасы беш миндикти, 2 цифрасы эки он миндикти, ал эми 6 цифрасы болсо алты жүз миндикти билдириет. Бардыгы болуп, бул санда 625 миндик жана 347 бирдик бар. Ошондуктан 625 347 санын минтип окуу кабыл алынган: **алты жүз жыйырма беш мин үч жүз кырк жети** («бирдик» сөзү айтылбайт).

Миндиктер классынан кийин болсо миллиондор классы келет. Анын разряддары мындайча аталат: **бир миллиондор, он миллиондор, жүз миллиондор**.

50. Жадыбалды көрүп чык:

II класс – минд. классы			I класс – бирд. классы		
Жұз минд.	Он минд.	Бир минд.	Жүзд.	Онд.	Бирд

Кайсы разряд бирдиктери I классты, кайсылары II классты түзөт? Ар бир класс канча разряддан турат?

51. 358 миң; 702 миң; 40 миң; 56 миң сандарында ар бир разрядтын канча бирдиги бар?



Жооптун үлгүсү: 358 миң санында 3 жұз миндик, 5 он миндик, 8 бир миндик же алтынчы разрядтын 3 бирдиги, бешинчи разрядтын 5 бирдиги, төртүнчү разрядтын 8 бирдиги бар.

52. Дүкөндө 200 чакмактуу жана андан 3 эсे көп сыйыктуу дептер бар. Дүкөндө бардығы болуп канча дептер бар?

53. Кароого 48 ак-кара жана андан 4 эсе аз түстүү фотосүрөт жиберилди. Кароого бардығы болуп канча фотосүрөт жиберилген?



54. $27 + 39$ $7 \cdot 7$ $73 - 6 \cdot 5$ $9 \cdot 6 - 6 \cdot 3$
 $81 - 38$ $8 \cdot 7$ $39 - 9 \cdot 3$ $6 \cdot 6 + 4 \cdot 4$



55. Төмөнкү кыска жазуу боюнча маселе түз жана аны чыгар:



Дарбыздар – 420 кг ← ?
Коондор – ?, 135 кг га аз ?

56. Жадыбалдың карап чык:



II класс – минд. классы			I класс – бирд. классы		
Жұз минд.	Он минд.	Бир минд.	Жүзд.	Онд.	Бирд.
1	4	5	0	0	0
5	9	8	0	0	0
	0	0	0	0	0
	7	0	0	0	0

Бириңчи санда әкинчи класстың 45 бирдиги бар. Ал 45 міндеттеп окулат. Бирдиктер классындағы нөлдөр бул класста бирдиктердин жоқтуғугун билдиret.

Жадыбалда жазылған кийинки сандардың ар бириnde әкинчи класстың канча бирдиги бар? Ошол сандарды оку.

57. Сандарды оку. Ар бир жуптагы сандардың жазылышындағы бирдей цифралар әмнени билдиret?

6	18	30	209	777
6 000	18 000	30 000	209 000	777 000

58. Складга 54 ящик алма жана 36 ящик алмурат алғып келишти. Эртең менен дүкөндөргө 45 ящик мөмө жөнөтүлдү. Складда дагы канча ящикте мөмө калган?

59. $300 \text{ мин} + 26 \text{ мин}$ $905 \text{ мин} - 5 \text{ мин}$
 $21 \text{ мин} \cdot 3$ $36 \text{ мин} : 4$

60.

$- 356$	$+ 637$	$- 807$	$+ 421$	$- 770$
$\underline{189}$	$\underline{274}$	$\underline{358}$	$\underline{189}$	$\underline{354}$

61. Огороддо 12 кг массалуу ашкабак жана 6 кг массалуу коон өстүрүштү. Ашкабак коондон канчага оор? Коондун массасы ашкабактын массасынан канча эсे аз?

62. Сандардын жазылышындагы ар бир цифра әмнени билдириет?

Миллиондор			Миндиктер			Бирдиктер		
Жуз мил- лион- дор	Он мил- лион- дор	Бир мил- лион- дор	Жуз мин- дер	Он мин- дер	Бир мин- дер	Жүз- дүк- төр	ОН- дүк- төр	Бирдик- тер
						3	2	8
			6	2	5	3	4	7
1	2	6	2	8	1	5	3	9
						6	0	5
						1	0	0
						3	9	8
						1	3	9
						0	0	0
4	6	5	3	0	9	6	0	0

Көп орундуу санды окуу үчүн анын жазылышы ондан солго карай ар бириnde үчтөн цифрасы болгон класстарга ажыратылат. Акыркы (солдогу) класста 3, 2 же 1 цифра болушу мүмкүн.

Мисал. 3 000 624 санын оку. Жазууну ондан солго карай 3 цифралуу класстарга ажыратабыз. Ар бир класс бирдиктеринин санын жана ага кошуп класстын атын айтабыз.

Миндиктер классы нөлдөрдөн түзүлгөн, ошондуктан анын аты айтылбайт.

3 000 624 саны мындайча окулат: **үч миллион алты жүз жыйырма төрт**.

- 63.** 7 жүз миндиктен, 3 он миндик жана 4 миндиктен турган; 5 он миндик жана 1 миндиктен турган; 4 жүз миндик жана 8 миндиктен турган; 9 жүз миндиктен турган; 3 жүз миндик жана 5 бирдиктен турган сандарды жаз.



Каалагандай санды анын разряд кошулуучуларынын суммасы менен алмаштырууга болот. Мисалы: $804 = 800 + 4$
 $804\ 000 = 800\ 000 + 4\ 000$

- 64.** Ар бир санды разряд кошулуучуларынын суммасы менен алмаштыр:

$$402 = \square + \square$$

$$570 = \square + \square$$

$$402\ 000 = \square + \square$$

$$570\ 000 = \square + \square$$

65. $300\ 000 + 60\ 000 + 6\ 000$ $800\ 000 + 5\ 000$
 $588\ 000 - 500\ 000$ $209\ 000 - 200\ 000$
 $99\ 000 - 9\ 000$ $206\ 000 - 6\ 000$

- 66.** Бир тооктун 15, экинчисинин ага караганда 6 га көп, ал эми үчүнчүсүнүн болсо экинчисине караганда 3 эсе аз жөкөсү бар. Үчүнчү тооктун канча жөкөсү бар?

67. $480 + 70$ | $340 - 30$ | $754 + 246$ | $90 \cdot 3$ | $360 : 3$
 $690 + 80$ | $720 - 50$ | $540 - 297$ | $30 \cdot 8$ | $720 : 6$



Төмөнкү кыска жазуулар боюнча маселе түз, аны чыгар:

Кол чатыр — 4 260 сум
Мээлей — ?, 690 сумга арзан
Плащ — ?, канча болсо, ошончо

69. Амалдарды аткар:

$$630 : 9 + 70 \cdot 3$$

$$400 : 100 \cdot 23$$

$$560 : 8 + 30 \cdot 6$$

$$490 : 70 \cdot 14$$

$$400 \cdot 2 - 40 \cdot 9$$

$$810 : 90 \cdot 11$$

70. 4 жүздүк жана 8 бирдик, 4 жүз миндик жана 8 миндик, 3 жүздүк жана 9 бирдик, 3 жүз миндик жана 9 он миндиктен турган сандарды жаз жана оку.

71. Жадыбалда жазылган сандарды оку:

II класс – минд. классы			I класс – бирд. классы		
Жүз минд.	Он минд.	Бир минд.	Жүзд.	Онд.	Бирд.
2	4	3	6	1	5
7	9	4	5	8	3
4	8	7	3	6	2

Сандарды окуу үчүн 62-тапшырмада айтылгандай иш жаса.

- 1) Санды класстарга ажырат. Ар бир класста үчтөн разряд болууга тийиш.
- 2) Экинчи класс бирдиктеринен кийин класстын атын кошуп оку (243 мин).
- 3) Биринчи класстын бирдиктерин оку (615). Мисалы, биринчи саптагы сан төмөнкүдөй окулат: эки жүз кырк үч миң алты жүз он беш.

Жадыбалдагы башка сандарды өзүн оку.

72. 1) Ар бир санды класстарга ажырат жана анда ар бир класстын канча бирдиги бар экендигин айт жана сандарды оку:

375 000	58 630	236 070	1 100
375 402	58 603	236 700	99 999
375 042	58 600	236 007	400 099





Эсте сакта! Эгерде кандайдыр разрядда нөл турган болсо, санды окуганда ошол разряддын аты түшүп калат.

- 2) Биринчи (экинчи, үчүнчү) мамычадагы сандардын эмнеси бири-бирине окшойт жана алар эмнеси менен айырмаланат?
- 73.** Гүл дүкөнүнө гүл алып келиши. Бардык гүлдердүн үчтөн бир бөлүгү – гвоздика. Алар 30 даана болчу. Дүкөнгө бардыгы болуп канча гүл алып келишкен?

74. $809 - (243 + 127)$ $566 - (681 - 524)$



- 75.** Чарбага 120 окуучу мөмө-жемиш тергенге, андан 3 эсе аз окуучу жашылча жыйнаганга жардамга чыкты. Чарбага бардыгы болуп канча окуучу жардамга чыккан?

- 76.** Сүрөттө берилген фигуналардын аттарын айт:



Ар бир фигурада канчадан үч бурчтук бар?

-  77. Көп орундуу санды жазуу жогорку класстын цифраларынан баштап жазылат. Мисалы, үч жүз алты миң алты жүз он үчтүү жазуу үчүн төмөнкүдөй ой жүгүрт:
- 1) Бул санда экинчи класстын бирдиги канча экендигин жазамын (306).
 - 2) Биринчи класстын бирдиктерин жазамын (613).
- Класстардын ортосунда бир аз жай калтырылат. Жазылышы: 306 613.
78. Сандарды оку жана жаз:
- 1) экинчи класстын 40 бирдиги жана биринчи класстын 650 бирдиги;
 - 2) экинчи класстын 3 бирдиги жана биринчи класстын 400 бирдиги;
 - 3) экинчи класстын 4 бирдиги жана биринчи класстын 100 бирдиги.
79. Төмөнкү сүрөттөргө карап маселелер түз жана аларды чыгар:



80. Туюнталардын маанилерин тап:
- $$1000 - (685 + 129) \quad | \quad 280 : 4 \cdot 6 \quad | \quad 810 : 9 + 1000 : 2$$
- $$819 + (356 - 175) \quad | \quad 350 : 7 \cdot 9 \quad | \quad 640 : 8 + 600 : 100$$
-  81. Тасманын төрттөн бир бөлүгү 20 смге бар-бар болсо, анда тасманын узундугу канча сантиметр болот?

82. $57 : 19 + 84 : 3$ | $(19 + 69) : 22$ | $4 \cdot (45 - 29)$
 $18 \cdot 3 : 9 + 44$ | $(76 - 68) \cdot 11$ | $2 \cdot (56 - 38)$

- 83.** 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 цифраларынын жардамында каалагандай санды жазууга болот.


Сандын жазылышындағы цифранын мааниси жазууда әзлеген ордунан көз каранды болот.
309 451, 697 038, 173 006 сандарын оку.
Биринчи сандын жазылышында 3 цифрасы 3 жүз минди, екінчи санда 3 ондукту, үчүнчү санда 3 минди билдирет.

- 84.** 183 654, 700 412, 90 030 сандарынын жазылышында ар бир цифра әмнени билдирет?
- 85.** Сандарды жаз жана алардын жазылышында нөл әмнени билдиришин түшүндүрүп бер:
1) беш жүз жыйырма жети мин;
2) беш жүз жыйырма жети мин сегиз;
3) беш жүз жыйырма жети мин сексен төрт.
- 86.** Мектептин багынан окуучулар 64 кг алма, алмадан 2 эсе аз алмурут, алмуруттан 16 кг га аз анжир териip алысты. Окуучулар анжирге караганда канча килограммга көп алма териip алышкан?

87. $45 : 5 \cdot 4$ | $34 : 17 \cdot 28$ | $230 + (487 - 248)$

- 88.** Курулушка 150 т цемент, андан 4 эсе көп кум алып келишти. Цементтен канча тоннага көп кум алып келишкен?

89. $40 \cdot 9$ | $540 : 9$ | $80 \cdot 3 : 4$ | $800 - 613 + 276$



Түз сыйыктардын перпендикулярдуулугу

90. Эки түз сыйыктын кандай учурларда тик бурч менен кесилишин текшер:

1)


2)

3)

4)

Тик бурч менен кесилишкен AB жана CD түз сыйыктар **перпендикуляр түз сыйыктар** деп аталат.

Бул төмөнкүдөй жазылат:
 $AB \perp CD$ же $CD \perp AB$






91. Төмөнкү ар бир пикирди оку жана маанисинг түшүндүр:

1) AB түз сыйык MK түз сыйыкка перпендикуляр;

2) MO жана CD түз сыйыктар перпендикуляр;

3) $MK \perp XO$.



92. Каалагандай эки перпендикуляр түз сыйык чий.

- 93.** Берилген пикир туурабы:
эгерде $AB \perp CP$ болсо, анда $CP \perp AB$ болот?
Чийме чийип, өзүңдү текшер.

- 94.** Сандарды салыштырып жатканда минтип ой жүгүртүлөт:
- 1) Эки сандан санаганда кайсы бири мурда айтылса, ошонусу кичине, кайсынысы кийин айтылса, ошонусу чоң болот.
Мисалы: $9 < 10$ жана $10 > 9$; $88 < 90$ жана $90 > 88$.
- 2) Көп орундуу сандарды жогорку разряддан баштап разряддар боюнча салыштырса да болот.
Мисалы: $843 > 798$, анткени 8 жүздүк > 7 жүздүк;
 $7\ 462 < 7\ 832$, миндиктер бирдей болгону менен жүздүктөр биринчи санда экинчидегиден кичине.

- 95.**  $37\ 824$ жана $37\ 871$ $99\ 999$ жана $100\ 000$
 $400\ 050$ жана $400\ 005$ $10\ 000$ жана $9\ 999$

- 96.**  Сүрөт ийрими үчүн ар биринде 6 дан калем болгон 8 куту жана ар биринде 12 ден калем болгон 3 куту түстүү калем сатып алынды. Бардыгы болуп канча калем сатып алынган?

- 97.**  $70 \cdot 7$ | $480 : 8$ | $30 \cdot 4 : 2$ | $607 + 236 - 799$
 $40 \cdot 9$ | $540 : 9$ | $80 \cdot 3 : 4$ | $800 - 613 + 276$

- 98.** 1) 1, 10, 100, 1 000 сандарынын жазылышында 1 цифрасы эмнени билдириет?
2) 1 ондук 1 бирдиктен канча эсे көп?
1 жүздүк 1 бирдиктен канча эсе көп?

99. 1) Ар бир мамычадагы сандарды өз ара салыштырып чык:

1	5	30	46
10	50	300	460
100	500	3 000	4 600
1 000	5 000	30 000	46 000

Биринчи мамычадагы сандардың жазылышында 1 цифрасы әмнени билдириет? Экинчи мамычадагы 5 цифрасычы? Сандардың жазылышында анын он жагына бир нөл жазганда бул сан канча эсे чоңоёт? Эки нөл жазгандачы? Үч нөл жазгандачы?

2) 1 000; 5 000; 30 000; 46 000 сандарынын он жагынан бир нөл түшүрүп калтырылса, бул сандар кандайча өзгөрөт? Эки нөл түшүрүп калтырылсачы? Үч нөл түшүрүп калтырылсачы?

100. 1) 63; 80; 900 сандарын 10 эсе, 100 эсе, 1 000 эсе чоңойт;

2) 4 000; 70 000; 285 000 сандарын 10 эсе, 100 эсе, 1 000 эсе азайт.



Эсте сакта! 1) Көңүл бур, әгерде сандың он жагына бир нөл жазылса, сан 10 эсе, эки нөл жазылса, 100 эсе, үч нөл жазылса, 1 000 эсе чоңоёт.

2) Он жагынан бир нөл түшүрүп калтырылса, сан 10 эсе, эки нөл түшүрүп калтырылса, 100 эсе жана үч нөл түшүрүп калтырылса, 1 000 эсе азаят.

101. $38\ 000 : 1\ 000$	$45\ 000 \cdot 10$	$709\ 000 : 10$
$6\ 000 : 100$	$2\ 100 \cdot 100$	$709\ 000 : 100$

102. Жадыбалдар боюнча маселе түз жана аларды чыгар:

1)	1 пакеттин массасы	Пакеттердин саны	Бардык пакет- тердин массасы
	Бирдей	6 10	18 кг ?

2)	Бир барактын баасы	Барактардын саны	Бардык барак- тардын баасы
	Бирдей	10 ?	800 сум 400 сум

103. Тик бурчтуктун узундугу 9 см, ал эми туурасы болсо андан 3 эсे кыска. Тик бурчтуктун периметрин тап. Дептерине ошондой тик бурчтук чий.

104. $890 - (520 - 270)$  $710 - (190 + 330)$ $(14 + 8) \cdot 4$	$510 - 3 \cdot 8$ $7 \cdot 7 + 346$ $7 \cdot 14 - 65$	$62 + 81 : 9$ $42 - 56 : 8$ $70 - 64 : 2$
---	---	---

105. 1) Чакмактардын ордуна ылайыктуу сандарды кооп көчүр:

7 жүзд. = онд. = бирд.

3 минд. = жүзд. = онд. = бирд.

25 минд. = жүзд. = онд. = бирд.

2) 3 745 санын жаз:

а) Бул санда **бардыгы болуп канча бирдик** бар экендигин табабыз?

Бирдиктер разрядында **5** бирдик бар.

Ондуктар разрядында **4** ондук бар.

1 онд. = 10 бирд.; 4 онд. = 40 бирд.

Жұздүктөр разрядында 7 жұздүк бар.

1 жұзд. = 10 онд. = 100 бирд.; 7 жұзд. = **700 бирд.**

Миндиктер разрядында 3 миндик бар.

1 минд. = 10 жұзд. = 100 онд. = 1 000 бирд.

3 минд. = **3 000 бирд.**

Демек, **3 000 бирд. + 700 бирд. + 40 бирд. + + 5 бирд. = 3 745 бирд.**

б) Бул санда **бардығы болуп канча ондук** бар экендигин табабыз?

Бирдиктер разрядында ондук жок. Ондуктар разрядында **4** ондук бар.

Жұздүктөр разрядында 7 жұздүк бар.

1 жұзд. = 10 онд.; 7 жұзд. = **70 онд.**

Миндиктер разрядында 3 миндик бар.

1 минд. = 10 жұзд. = **100 онд.**

3 минд. = **300 онд.**

Демек, **300 онд. + 70 онд. + 4 онд. = 374 онд.**

в) 3 745 санында бардығы болуп канча жұздүк бар экендигин аныктайбыз?

г) 5 619, 78 042 жана 910 537 сандарын көрүп чык.

Астына сзылган сандардан кайсы бири санда бардығы болуп канча ондук; жұздүк; миндик бар экендигин көрсөтөт?

106. b менен с нын төмөнкү маанилеринде $b \cdot c$ жана $b : c$ туонтмалардын маанилерин эсепте:

b	8 000	1 000	15 000	600
c	10	100	10	100

107. Бир кап кум шекердин массасы 50 кг. Дүкөндө түшкө чейин 3 кап жана түштөн кийин

ошондой 5 кап кум шекер сатылды. Ошол күнү бардыгы болуп канча килограмм кум шекер сатылган?

- 108.** Дүкөндө 280 кг ун бар болчу. Кечинде 60 кг ун калды. Канча килограмм ун сатылган? Ушул маселеге тескери маселе түзүп, оозеки чыгар.

109. Жоопторун гана жаз:



$(740 + 160) : 100$	$9 \cdot 6 \cdot 10\,000$	$66 : 33 \cdot 8$
$(420 + 580) : 1\,000$	$72 : 8 \cdot 1\,000$	$74 : 1$
$(985 - 900) \cdot 100$	$72 : 24 \cdot 9$	$19 \cdot 1$
$600 : (20 \cdot 5)$	$81 - 27 \cdot 3$	$19 \cdot 0$

- 110.** 1) 9 жүз мин санын жаз. Ага дагы 1 жүз минди кош. 10 жүз мин кийинки (жетинчи) разряд бирдиги — миллионду түзөт.
2) 999 мин санын жаз. Ага 1 минди кош. 1 000 мин кийинки (үчүнчү) класстын бирдиги — миллионду түзөт.

1000000

1 миллион саны ушундай жазылат.

1 000 000 санында канча нөл бар? Бул жазуудагы нөлдөр эмнени билдирет?

- 111.** Дептериңе тәмөнкү жадыбалды чий жана анда 6 сапты бош калтыр.

Миндиктер классы			Бирдиктер классы		
Жүз миндер	Он миндер	Бир миндер	Жүздөр	Ондор	Бирлер

Ушул жадыбалга төмөнкү сандарды жаз: алты мин; кырк мин; бир мин тогуз жүз токсон сегиз; отуз тогуз мин эки жүз жети; алты жүз он төрт мин сегиз жүз алтымыш беш; тогуз жүз сегиз мин алты жүз жыйырма.

112. $34\ 000 \square 340 \cdot 100$



$9\ 000 : 100 \square 90$

$76\ 000 \square 76 \cdot 10$

$50\ 000 \square 500\ 000 : 100$

113. Бирдей болгон 3 топчу үчүн 120 сум акча төлөндү. Ошондой 100 топчу үчүн канча сум акча төлөө керек?

114. Китепканага биринчи күнү 4 таңгакта 56, ал эми экинчи күнү болсо ошондой таңгакта 42 китеп алып келишти. Экинчи күнү канча таңгак китеп алып келишкен?

115. Сүрөткө карап маселе түз жана аны чыгар:



116. $800 \cdot 10 : 1\ 000$



$(340 + 60) : 100$

$(780 - 90) \cdot 10$

$(704 - 700) \cdot 1\ 000$



Төрт арифметикалык амал жана алардын аткарылуу тартиби

- 117.** 1) Сандарды кошуу, кемитүү, көбөйтүү, бөлүү — булар арифметикалык амалдар болуп саналат. Аларды туюнтуу үчүн атайын белгилерден пайдаланылат (+, -, ·, :).
- Эгерде эки сан ушул белгилердин бири менен биректирилсе, анда сандуу туюнта алынат. Сандуу туюнтыманын маанисин билүү үчүн анда берилген амалды аткаруу керек болот.
- 2) Окуу китебинин 190-бетиндеги амал белгисин, туюнтыманы жана сандарды оку.
- 3) Төмөнкү туюнталардын маанилери кандайча эсептелгенин түшүндүр:
- $$24\ 000 + 6\ 000 = 30\ 000 \quad | \quad 140\ 000 \cdot 2 = 280\ 000$$
- $$85\ 000 - 50\ 000 = 35\ 000 \quad | \quad 42\ 000 : 6 = 7\ 000$$
- 4) 42 000 жана 2 сандарынын суммасын, айырмасын, көбөйтүндүсүн жана тийиндисин эсепте.
- 118.** 18 м кездемеден бирдей 9 эркек балдар костюму тигилди. 34 м кездемеден канча эркек балдар костюмун тигүүгө болот?

119. 118-маселени оку жана төмүнкүдөй суроолуу маселе түз: «Ошондой 17 костюм тигүү үчүн канча метр кездеме керек болот?»

120. 1) Узундук бирдиктеринин жадыбалын кайтала:

$$1 \text{ см} = 10 \text{ мм}$$

$$1 \text{ дм} = 10 \text{ см} = 100 \text{ мм}$$

$$1 \text{ м} = 10 \text{ дм} = 100 \text{ см}$$

$$1 \text{ км} = 1000 \text{ м}$$

2) 4 м, 600 мм, 2 м 15 см ди сантиметрлерде;

3 м, 500 см, 1 м 3 дм ди дециметрлерде түюнт;

3) жагы 1 дм болгон квадрат чий.

121. $534 + 389$ | $707 - 619$ | $356 \cdot 2$ | $804 : 3$

$$945 - 624$$
 | $216 + 423$ | $940 : 4$ | $195 \cdot 5$

122. $4 \text{ м } 56 \text{ см} = \square \text{ см}$ | $6 \text{ м } 09 \text{ см} = \square \text{ см}$

 $9 \text{ см } 8 \text{ мм} = \square \text{ мм}$ | $5 \text{ дм } 7 \text{ см} = \square \text{ см}$

123. 3, 7, 8 цифраларынан 6 үч разряддуу сан түз (сандарды жазганда цифралар кайталанбасын). Түзүлгөн эң чоң жана эң кичине сандардын айырмасын тап. Эң чоң санда 8 цифрасы эмнени билдириет? Эң кичине сандачы? 3 цифрасы 3 ондукту билдирген бардык сандардын астына сыз.

124.  **Эсте сакта!** Эгерде туюнта кошуу жана ке митүү амалдарынан гана турган болсо, анда амалдар берилген тартиппе (солдон онго) ат карылат.

Мисалы, $380 - 250 + 200 - 100 = 230$.

Түюнталардың маанисин тап:

$$96 - 45 + 43 - 69 \quad | \quad 78 + 12 - 56 + 40$$

125. **Эсте сакта!** Эгерде түюнта көбөйтүү жана бөлүү амалдарынан гана турган болсо, анда амалдар удаалаш (солдон онго) аткарылат.

Мисалы, $240 : 60 \cdot 12 : 8 = 6$.

Түюнталардың маанисин тап:

$$72 : 8 \cdot 4 : 3 \quad | \quad 5 \cdot 14 : 10 \cdot 7 \quad | \quad 2 \cdot 14 \cdot 3 : 4$$

126. **Эсте сакта!** Эгерде түюнта ар түрдүү арифметикалык амалдардан турса, баштап удаалаш көбөйтүү же бөлүү (солдон онго), андан кийин кошуу жана кемитүү амалдары (солдон онго) аткарылат.

Мисалы, $520 - 400 : 80 \cdot 20 = 420$.

Амалдарды кичине цифралардың тартиби бөюнча аткарып, түюнталардың маанисин тап:

$$\begin{array}{r} 2 \quad 3 \quad 1 \\ 200 - 130 + 70 \cdot 3 \end{array} \quad | \quad \begin{array}{r} 1 \quad 3 \quad 4 \quad 2 \\ 810 : 9 + 40 - 5 \cdot 20 \\ 1 \quad 3 \quad 2 \\ 640 : 80 - 80 : 40 \end{array}$$

127. Чакмактардың ордуна түшүрүп калтырылган сандарды жаз:

$$\begin{array}{l|l|l} 7 \text{ дм} = \square \text{ см} & 3 \text{ м} = \square \text{ см} & 60 \text{ дм} = \square \text{ м} \\ 2 \text{ м} = \square \text{ дм} & 50 \text{ дм} = \square \text{ см} & 90 \text{ см} = \square \text{ дм} \end{array}$$

128.

Биринчи кесиндинин узундугу 15 см, экинчи кесиндинин узундугу 5 см. Биринчи кесинди экинчи кесиндиден канча сантиметрге узун? Экинчи кесинди биринчи кесиндиден канча эсे кыска?

129.

$$400 - 640 : 8 + 70 \cdot 4 \\ 180 \cdot 3 + 230 \cdot 2 - 200$$

$$700 - 150 \cdot 4 \\ 270 + 420 : 6$$

130.

Амалдардын аткарылуу тартиби жөнүндөгү эрежелерди (191-бетке кара) эсте жана туюнтымалардын маанилерин эсепте:

$74 - 50 + 16 - 11$	$56 : 7 \cdot 2 : 4$	$40 - 5 \cdot 5 + 12$
$88 + 12 - 45 + 10$	$64 : 8 : 4 \cdot 9$	$90 - 27 : 9 \cdot 3$

131.

Эсте сакта! Эгерде туюнтымада бир же бир нече кашаа болсо, баштап кашаалардын ичиндеги, андан кийин калган амалдар аткарылат.

1 3 2

Мисалы, $(340 + 60) - (420 - 90) = 400 - 330 = 70$.



132.

Амалдардын аткарылуу тартибин аныкта. Сандарды мамычага жазып, туюнтымалардын маанилерин тап:

$$583 + 167 - (900 - 623 + 184) \\ (900 - 381 - 239) + (600 - 261)$$

133.

Калдыктуу бөлүү амалы кандай аткарылышын эсте:



$$15 : 6 = 2 \text{ (калд. 3)}$$

15, 18, 20, 25, 28, 29 сандарының ар бириң 3 кө бөл. 3 кө бөлгөндө калдық кала турған сандарды жаз.

134. Тийинди менен калдыкты тап жана үлгү боюнча текшер:

$$\text{Үлгү: } 385 : 6 = 64 \text{ (1 калд.)}$$

Чыгаруу:

$$\begin{array}{r} - 385 \\ \underline{- 36} \quad | \quad 6 \\ \underline{- 25} \quad | \quad 64 \\ \underline{- 24} \quad | \\ \underline{1} \end{array}$$

Текшерүү:

$$\begin{aligned} 1) & 1 < 6 \\ 2) & 64 \cdot 6 = 384 \\ 3) & 64 \cdot 6 + 1 = 385 \end{aligned}$$

$$544 : 5$$

$$207 : 7$$

$$409 : 9$$



135. $900 - (72 + 28) \cdot 4$

$$810 : 9 + (48 - 32)$$

$$(2000 - 1860) + (23 + 77) \cdot 5$$

$$6 \cdot (450 - 430) - (760 - 750)$$

136. Ар бир кагаз фонарча кандай фигуналардан чапталган?



137. Чекиттердин ордуна амал белгилери $+$, $-$, \cdot , $:$ нү койгонунда, барабардыктар туура болсун:

$$\begin{array}{ll} 350 \dots 7 = 700 \dots 650 & 370 \dots 80 = 9 \dots 50 \\ 66 \dots 6 = 3 \dots 8 & 60 \dots 8 = 900 \dots 420 \end{array}$$

138. 1) Масса бирдиктери жадыбалын кайтала:



$$1\text{кг} = 1000\text{ г}$$

$$1\text{ ц} = 100\text{ кг}$$

$$1\text{ т} = 10\text{ ц} = 1000\text{ кг}$$

2) 6 кг; 2 кг 650 г ды граммдарда;
8 ц; 6 ц 15 кг; 1 т 003 кг ды килограммдарда түонт.

139. Амалдарды аткар жана түшүндүр. Эмне үчүн амалдар көк түстө көрсөтүлгөн цифралар тартибинде аткарылган?

3 2 1

2 1 3

$$490 - (250 + 80 : 4) \quad (810 + 18 \cdot 5) : 100$$

140. Туюнталардын маанисин эсепте:

$$\begin{array}{ll} 100 - (75 - 55) + 80 & (420 - 300) : (90 : 30) + 15 \\ 600 + (20 + 20) \cdot 4 & (55 + 45) - (890 - 870) : 2 \end{array}$$

141. Өзбекстанда биринчи планетарий 1963-жылы Ташкент шаарында курулган. Быйыл планетарий иш баштаганына канча жыл толот? Планетарий канчанчы жылды өзүнүн 100 жылдыгын белгилейт?



142. Кышында уйга бир күндө 4 кг кызылча берилет. Беш күндө 3 уйга канча килограмм кызылча берүү керек?

143.

$67 + 80 : 4 \cdot 2$	$900 - (36 + 64) \cdot 5$
$180 : 2 + (98 - 34)$	$87 + 56 : 8 \cdot 3$

144. ВК кесиндинин узундугун чене жана жаз. Узундугу ВК кесиндинин узундугунан 4 см ге көп болгон кесинди чий.



145. Төмөнкү жазуулардын туура экендигин далилде:

$$3 \text{ км} > 980 \text{ м} \quad 60 \text{ дм} > 550 \text{ см}$$

146. Эгин талаасына 60 кг буудай, буудайга кара-ганда 3 эсे аз шалы, буудай менен шалыны чогуу алганда канча болсо, ошондон 2 эсе көп жүгөрү үрөнү әгилди. Эгин талаасына канча килограмм жүгөрү үрөнү әгилген?

147. Сүрөттөргө кара.

- 1) Столдун үстүндө пирамида, шар, параллелепипед, куб, цилиндр жана конус турат.



Булар – геометриялык телолор.

2) Төмөндө тегерек, квадрат, тик бурчтук, үч бурчтук, каалагандай төрт бурчтук, беш бурчтук, алты бурчтук берилген.



Булар – жалпак фигуналар.

3) Геометриялык телолордун арасынан жалпак фигуналарды тап. Тегеректи кайсы геометриялык телодон көрдүң? Квадраттычы? Тик бурчтуктучу? Үч бурчтуктучу?




148. Окуучулар бир жөөктөн 110 кг, ал эми экинчи жөөктөн болсо андан 62 кг га көп капуста

чогултуп алышты. Окуучулар бардыгы болуп
канча капуста чогултушкан?

149. 4 т; 7 ц; 5 ц 16 кг ды килограммдарда;
5 000 кг; 300 000 кг; 715 000 кг ды тоннадарда;
 2 кг; 3 кг 500 г; 11 кг 040 г ды граммдарда
туюнт.

150. Төмөнкү ар бир үч бурчтуктагы бурчтардын
түрлөрүн аныкта. Эмне үчүн кызыл түстүү үч
бурчтук тар бурчтуу үч бурчтук деп, көк түстүү
үч бурчтук тик бурчтуу үч бурчтук деп, ал
эми сары түстүү үч бурчтук болсо кең бурчтуу
үч бурчтук деп аталат?




Бардык бурчтары тар бурч болгон үч бурчтук **тар бурчтуу үч бурчтук** деп аталат.

Бурчтарынан бири тик бурч болгон үч бурчтук **тик бурчтуу үч бурчтук** деп аталат.

Бурчтарынан бири кең бурч болгон үч бурчтук **кең бурчтуу үч бурчтук** деп аталат.

151. Жумушчуларга 3 күндө 1 км узундуктагы жолдун боюна дарак көчөттөрүн отургузуу милдети жүктөтүлдү. Биринчи күнү алар 227 м узун

дуктагы жолдун боюнаб, экинчи күнү 318 м узундуктагы жодлун боюна көчөт отургузушту. Үчүнчү күнү көчөт отургузулган жолдун узундугу экинчи күндөгүдөн 97 м ге көп эле. Жумушчулар тапшырманы аткара алышканбы?



152. Түүнтмалардын маанилерин тап:

$$15 \cdot 3 : 9 + 361 - 954 : 3 \quad | \quad 64 \cdot (8 + 2) - 549 + 36 \cdot 9$$

153. «Эгерде эки сандын суммасы 5 ке бөлүнсө, анда ар бир кошулуучу да 5 ке бөлүнөт», – деди Дилшат.

Дилшат туура эмес айтканын далилде. Буга өзүң мисал келтир.

154. 1) Квадраттын жактарынын узундугу 6 дм ге барабар. Квадраттын периметрин тап.

2) Квадраттын периметри 24 см ге барабар. Квадраттын жактарынын узундугу кандай?

155. Түүнтмалардын маанилерин тап:

a) $(236 + 398 + 102) : 4 - 79;$


б) $2 \cdot (197 + 186 + 114) - 895.$

156. Ар бир үч бурчтуктун жактарынын узундуктарын чөнө. Үч бурчтуктарда узундуктары бо-



юнча барабар болгон жактар барбы? Алар
канча?

Эмне үчүн кызыл түстүү үч бурчтук — түрдүү жактуу үч бурчтук, жашыл түстүү үч бурчтук — тең жактуу үч бурчтук, көк түстүү үч бурчтук — тең капталдуу үч бурчтук деп аталат?



Жактарынын узундуктары өз ара тең болбогон үч бурчтук **түрдүү жактуу үч бурчтук** деп аталат.

Эки жагынын узундуктары боюнча тең болбогон үч бурчтук **тең капталдуу үч бурчтук** деп аталат.

Жактары узундугу боюнча өз ара тең болбогон үч бурчтук **тең жактуу үч бурчтук** деп аталат.

157. Түрдүү жактуу үч бурчтукту тең капталдуу үч бурчтук деп атоого болобу? Эмне үчүн?

158. Эки курулушка бирдей 10 ящикте мық жөнөтүлдү. Курулуштарда 60 кг мық иштетилгенден кийин, биринчи курулушта 5 ящик, экинчисинде 2 ящик мық калды. Ар бир ящикте канча килограммдан мық болгон?

159. $120 + 180 : 2 \cdot 5$	$750 - (450 - 250) : 5$
$120 + 180 : (2 \cdot 5)$	$750 - 450 - 250 : 5$
$(120 + 180) : 2 \cdot 5$	$(750 - 450 - 250) : 5$

160.

Кашааларды ордуларына кой, натыйжада туура барабардыктар алынсын:



$$100 - 24 : 2 = 38$$

$$360 : 6 + 3 = 40$$

$$3 \cdot 2 - 2 = 0$$


$$300 + 20 \cdot 3 : 10 = 36$$

$$420 : 10 - 4 : 2 = 35$$

$$4 \cdot 120 - 120 : 6 = 0$$

161.


АК кесинди $ABKC$ квадрат үчүн эмне болот? $KAEM$ квадрат үчүнчү?



Көп кырдык

162.

Фпгураладын моделдерин көрүп чик.



Ар бир моделдөлдин сырты кандай көп бурчтуктардан турат?

Сырты көп бурчтуктардан турган фигура **көп кырдык** деп аталат.

Көп бурчтуктардын ар бири көп кырдыктын **жактары** деп аталат.

Көп бурчтуктун жактары көп кырдыктын **кырлары**, көп бурчтуктун чокулары көп кырдыктын **чокулары** деп аталат.

Ар бир көп кырдык моделинин канча:


а) чокусу; б) кыры; в) капталы бар?

Сага тааныш болгон кайсы фигуналарды көп кырдык деп атоого болот?

163. Берилген нерселердин арасынан көп кырдыкка окшош буюмдарды тап жана атын айт:



164. Көп кырдыктын ар бир чокусун, кырын жана капиталын айт.



165. Жайкы эс алуу лагеринде 250адам эс алып жатат. Жекшенба күнү үч жетекчи менен 35 окуучу саякатка, ал эми 16 окуучу тарбиячынын башчылыгында сүзүү боюнча мелдешке кетиши. Жекшенби күнү лагердин ашканасында канча эс алуучу тамактанган?

166. Складда бардыгы болуп 260 кг чие бар болчу. Андан мектептин ашканасына ар бириnde 6 кг дан 8 ящик, балдар бакчасына ар бириnde 5 кг дан 7 ящик, кафеге 8 кг дан 9 ящик чие жөнөтүлдү.

- 1) Складдан канча килограмм чие жөнөтүлдү?
- 2) Складдан канча килограмм чие калды?

Ар бир суроого жооп берүү үчүн түүнтмалар түз жана алардын мааниелрин тап.

- 167.** Кемелде 9 дептер бар болчу. Бул Надырдын дептерлеринен 2 эсө аз, Бирок Сабырдын дептерлеринен 3 эсө көп. Надыр менен Сабырда бардыгы болуп канча дептер бар?

- 168.** Амалдарды аткар.

$$358 + 264 - (42 + 63 : 7)$$
$$(166 - 134) : (64 : 8) \cdot (926 - 917)$$



Тик бурчтуу параллелепипед. Куб

- 169.** Бир топ көп кырдыктын моделдерин көрүп чык жана канттын кутусуна окшош фигураны танда.



Канттын кутусу, кыш, ящиктин фигурасына окшош көп кырдык **тик бурчтуу параллелепипед** деп аталат.

- 170.** Тандап алынган моделдердин бириң көр жана суроолорго жооп бер.

Тик бурчтуу параллелепипеддин ар бир капталы кандай фигурага ээ?

Ал канча капталга ээ?

Анын өз ара тең капталдары, кырлары барбы?
Алар кайсылар?

Тик бурчтуу параллелепипеддин канча чокусу жана кыры бар?

Ар бир чокусунан канча кыр чыгат?

Эмне үчүн тик бурчтуу параллелепипедге тик бурчтуу дейилет?


Тик бурчтуу параллелепипеддин бардык капиталдары тик бурчтуктардан турат.

171. Кубду тик бурчтуу параллелепипед деп айттууга болобу? Түшүндүрүп бер.

Бардык капиталдары квадраттан турган тик бурчтуу параллелепипед **куб** деп аталат.


172. Тик бурчтуу параллелепипеддин A жана K чокуларынан чыккан кырларын айт.

Ар бир көрүнө турган жана көрүнбөй турган кырларын айт. Төмөнкү сүрөттө кайсы капиталдары көрүнөт, ал эми кайсы капиталдары көрүнбөйт. Тен капиталдардын жуптарын айт.




173. Тик бурчтуу параллелепипеддин ар бир кырнын узундугун айт.

а) ар бир капиталдын аянын; б) тик бурчтуу параллелепипеддин бардык капиталдары аянынын суммасын эсепте.



174. Зымдан кубдун фигурасы жасалған. Бардыгы болуп канча зым иштетилген?



175. Кырынын узундугу: а) 1 см; б) 5 см; в) 4 см болгон кубдун сыртынын аянын (бардык капталдарынын аянын) эсепте.

176. Кызы бала кагаздын 26 барагынан бирдей 3 блокнот жасады. Ошондон кийин анда дагы кагаздын 2 барагы калды. Ар бир блокнотко канча кагаз барагы иштетилди?

177. Туюнталардын маанисин тап:



$$376 : (168 - 82 \cdot 2)$$

$$42 : 3 \cdot 8 + 160 - 296 : 8$$

$$620 : 5 + 261 : 3$$

$$7 \cdot (281 - 156) - 6 \cdot 135 : 5$$

Күндө иштетилчү 1 ден 9 га чейинки цифраларды, алар менен аткарылган амалдар эрежелерин, арифметикалық мыйзамдарды илимге бириңчилерден болуп мекендешибиз ал-Харезмий (783–850-ж.) киргизген. Анын математика боюнча чыгармалары кортурулуп, көп убакытка чейин Европа университеттеринде эсеп илиминен окуу китеби милдетин аткарып келген.



Ал-Харезмий математика илими боюнча аябай көп китеп жазган. Кеменгер бабабыз математика, астрономия, география илимдеринин өнүгүшүнө чоң салым кошкон.

105–28

255+80



КОШУУ ЖАНА КЕМИТҮҮ

Кошуу жана кемитүүнүн жазма усулдары

- 178.** Кошуу жана кемитүүнүн өзүнө белгилүү болгон касиеттерин эске ал (191-бетке кара).



Эсте сакта! Бир нече сандын суммасын эсептөөдө алардын ордуларын түрдүү усулдар менен алмаштырууга, топтоштурууга болот.

Мисалы: $74 + 43 + 57 + 6 = 74 + (43 + 57) + 6 = 74 + 100 + 6 = 100 + (74 + 6) = 180$.

Кошулуучуларды төмөнкүдөй топтоштурууга да болот, анда жазуу кыска көрүнүштө болот:

$$74 + 43 + 57 + 6 = (74 + 6) + (43 + 57) = 80 + 100 = 180.$$

- 179.** Бир нече сандын суммасын эсептөө үчүн аларды мамыча түрүндө жазган ыңгайлуу.

Сумманын маанисин үлгү бойнча

$$316 + 408 + 150$$

$$436 + 188 + 168$$

$$317 + 208 + 193 + 150$$

$$299 + 102 + 185 + 384$$

2	1
3	6
+	2
2	9
2	8
9	4
4	2

180. Барабарсыздыктар туура болушу үчүн чакмактардын ордуна кандай цифраларды коюуга болот:



$$1\ 436 > 14 \square \square;$$

$$37 \square \square < 37\ 210;$$

$$41\ 620 < 4 \square 620;$$

$$900\ 138 > \square 00\ 804?$$

181. Бир күндө 5 тоокко 15 г кошумча жем берилет. 27 тоокко канча кошумча жем берүү керек?

182. Үн абада бир секунддун ичинде 330 м аралыкка таралат. 3 секундда үн канча метр аралыкка таралат?

183. $800 - 640 : 8$ $89 - 9 \cdot 6 + 8$ $210 + 90 \cdot 7$
 $54 + 27 : 9 - 6$ $480 - 80 \cdot 5$ $75 - 5 + 9 \cdot 2$

184. Үлгүгө карап туюнтылардын маанилерин эсепте:

Үлгү:

$$1. (384 \overset{1}{+} 529) \overset{3}{-} (617 \overset{2}{-} 458) = 754$$
$$\begin{array}{r} 1) + 384 \\ \hline 529 \\ \hline 913 \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 2) - 617 \\ \hline 458 \\ \hline 159 \\ \hline 754 \end{array}$$
$$3) \quad \begin{array}{r} .. \\ - 913 \\ \hline 159 \\ \hline 754 \end{array}$$

$$2. (333 \overset{1}{-} 189) \overset{3}{\cdot} (813 \overset{2}{-} 807) = 864$$
$$\begin{array}{r} 1) - 333 \\ \hline 189 \\ \hline 144 \end{array}$$
$$2) 813 - 807 = 6$$
$$3) \quad \begin{array}{r} \times 144 \\ \hline 6 \\ \hline 864 \end{array}$$

$$379 + 94 \cdot 4$$
$$499 + 208 \cdot 2$$

$$(539 + 285) - (451 - 196)$$

$$50 \cdot 100 : 10$$
$$90 : 10 \cdot 100$$
$$(734 - 389) : (509 - 506)$$



- 185.** Көп орунду санды жазуу жүзүндө кошуу жана кемитүү үч орундуу санды кошуу жана кемитүү сыйктуу аткарылат.

Handwritten addition and subtraction problems on a grid:

$$\begin{array}{r} + 8567 \\ \hline 1129 \\ \hline 9696 \end{array}$$
$$\begin{array}{r} - 35147 \\ \hline 23956 \\ \hline 11191 \end{array}$$

Мындайча түшүндүрүлөт:

Бирдиктерди кошомун ..., кемитетин ...

Ондуктарды кошомун ..., кемитетин ...

Жүздүктөрдү кошомун ..., кемитетин ...

Миндиктерди кошомун ..., кемитетин ...

Түшүндүрүлөрдү улант.

- 186.** Чыгарууну мамыча түрүндө жазып, амалдарды аткар:

$$\begin{array}{r} 394\ 056 \\ + 108\ 712 \\ \hline 656\ 112 \\ + 274\ 578 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 740\ 315 \\ - 526\ 478 \\ \hline 504\ 102 \\ - 271\ 354 \end{array}$$

- 187.** Райондо 3 китеңкана, ал эми шаарда болсо андан 4 эсे көп китеңкана бар. Шаарда канча китеңкана бар?

- 1) Маселени чыгар.
- 2) Маселе эки усул менен чыккандай кылыш суроо кой.

- 188.** Кинотеатрда биринчи катарда 8, ал эми экинчи катарда биринчи катарга караганда 2 эсе көп, үчүнчү катарда болсо экинчи катарга караганда 2 ге көп жай ээлениди. Үчүнчү катарда канча жай ээлениген?

189. $(528 + 642) - (743 - 587) \mid (500 - 720 : 8) - 844 : 4$

190. CD кесинди AB кесиндиңден канча эсе қыска?
 AB кесинди CD дан канча сантиметрге узун?



191. Ыңгайлуу усул менен эсепте:

$$3 + 91 + 9 + 97 + 9 \mid 58 + 220 + 80 + 42$$

$$334 + 41 + 19 + 6 + 50 \mid 41 + 44 + 49 + 46 + 22$$



Кошуу жана кемитүүнү текшерүүнүн түрдүү усулдарын эске ал (193-бетке кара).

192. $534 + 2\ 749 + 301\ 815$ көрүнүшүндөгү мисалдарды түрдүүчө усулдар менен чыгарууга болот:

I усул	II усул
$ \begin{array}{r} 2\ 749 \\ + 534 \\ \hline 3\ 283 \end{array} $	$ \begin{array}{r} 301\ 815 \\ + 3\ 283 \\ \hline 305\ 098 \end{array} \quad \begin{array}{r} 301\ 815 \\ + 2\ 749 \\ \hline 305\ 098 \end{array} $

193. Эсепте жана эсептөөлөрдү кошуу амалы аркылуу текшер:

$$3\ 805 + 24 + 8\ 195 \mid 802\ 904 + 23\ 050 + 50\ 749$$

194. Дүкөндөн ар бири 200 сумдан 7 кашык жана 150 сумдан 10 вилка сатып алышы. Төмөнкү туонтмаларды эсептеп эмнени билүүгө болот:

$$\begin{array}{l|l|l}
 200 \cdot 7 & 10 - 7 & 200 \cdot 7 + 150 \cdot 10 \\
 150 \cdot 10 & 200 - 150 & 150 \cdot 10 - 200 \cdot 7
 \end{array}$$

195. 1) Убакыт бирдиктери жадыбалын кайтала:



$$1 \text{ час} = 60 \text{ мин} \quad 1 \text{ мин} = 60 \text{ с} \quad 1 \text{ сутка} = 24 \text{ часа}$$

2) 2 часа; 3 часа 20 минут; 480 с на минутарда;
4 сутки; 2 сутки 2 часы на частарда түннөт.

196. Маселелерди сааттан пайдаланып чыгар:

1) Тыныгуу саат 9 дон 15 минут өткөндө башталды жана 9 дон 25 минут өткөндө аяктады.
Тыныгуу канча минутка созулган?

2) Тыныгуу саат 10 дон 10 минут өткөндө башталды жана 20 минутка созулду. Тыныгуу качан аяктады?

3) Сабак 45 минутка созулду. Сабак саат 11 ден 25 минут өткөндө аяктады. Сабак качан башталган?

197.

$$84\ 389 + 527\ 697$$

$$581\ 427 + 269\ 658$$

$$7\ 046 - 639$$

$$84 : 6$$

$$91 : 7$$

$$57 : 3$$

$$96 : 32 \cdot 27$$

$$32 \cdot 3 : 8$$

$$66 : 33 \cdot 46$$

 **198.** Талаага 120 кг буудай үрөнү чачылды жана андан 8 эсे көп түшүм алышынды. Канча килограмм буудай жыйнап алышынды?

199. Чыгарылышын түшүндүр:

$\bullet \begin{array}{r} 910 \\ \hline 400 \\ \hline 47 \\ \hline 353 \end{array}$	$\bullet \begin{array}{r} 9910 \\ \hline 1000 \\ \hline 521 \\ \hline 479 \end{array}$	$\bullet \begin{array}{r} 99910 \\ \hline 60003 \\ \hline 284 \\ \hline 59719 \end{array}$
---	--	--

$$200. \quad 700 - 64$$

$$7\ 000 - 748$$

$$2\ 000 - 796$$

$$20\ 000 - 846$$

$$50\ 003 - 534$$

$$64\ 004 - 25\ 069$$

201. Кардар килограммы 400 сумдан 2 кг картошка жана 160 сумга кызылча сатып алды. Ал сатуучуга 1000 сум берди. Кардар канча кайрым алат?

202. Складда 4 т кум шекер бар болчу. Бир дүкөнгө 1 265 кг, экинчисине андан 375 кг га көп кум шекер жөнөттү. Складда канча килограмм кум шекер калды? (Тоннаны килограмм менен туяңт.)

203. $24\ 894 - (12\ 504 + 9\ 847)$ $480 : 8 \cdot 6$

204. Бир эркектер топусун тигүү үчүн 3 дм кара сатин сарпталды. Ушундай 12 м сатинден канча топу тигүүгө болот?

205. Тийинди менен калдыкты тап, натыйжаны текшер:


 $85 : 7$ $567 : 4$ $813 : 7$

Түз сыйыктардын параллелдиги

206. Мисалдарда амалдардын аткарылуу тартибин түшүндүр:

$$\begin{array}{ll} 60 - 42 + 50 - 8 & 64 : 8 \cdot 5 : 4 \\ 60 - 36 : 6 + 30 & 70 + 30 - 8 \cdot 4 \end{array}$$

207.




Кандай ойлойсун, электр зымдар, темир жолдун рельстери бири-бири менен кесилишеби?

- 208.** Канча улантылса да бири-бири менен кеси-лишпеген AB жана CD түз сызыктары **параллель түз сызыктар** деп аталат жана төмөнкүдөй белгиленет: $AB \parallel CD$ же $CD \parallel AB$.




- 209.** Сенин оюңча, сүрөттөгү кайсы сызыктар параллель?



- 210.** Дептердин чакмагынан пайдаланып: 1) кызыл калем менен; 2) көк калем менен каалагандай эки параллель түз сызық чий.

- 211.** Дептерде бири-биринен 3 см аралыкта жайлашкан эки параллель түз сызық чий.
Параллель түз сызыктарда жаткан кесиндилиер **параллель кесиндилиер** деп аталат.

- 212.** Тик бурчтуктун кайсы жактары параллель экендигин жаз.



213. Курулушка 60 ц кум жана андан 5 эсе аз цемент алып келишти. Кумдан канча центнерге аз цемент алып келишкен?

214. $35 \cdot 100 : 10$ $70\ 004 + (63\ 001 - 54\ 735)$
 $812 \cdot 1\ 000 : 100$ $40\ 704 - (9\ 358 + 8\ 247)$

215. 1) 192-беттен кошууда сандар өз ара кандайча байланышканын оку жана жадыбалды толтур:

Кошуулуучу	24	45			2 997	3 071
Кошуулуучу			127	408		
Сумма	99	200	427	909	8 999	7 102

2) Тендененин чыгарылышы менен текшерилишин түшүндүр:

$$\begin{array}{l} x + 240 = 360 \\ x = 360 - 240 \\ x = 120 \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{Tekshirish:} \\ 120 + 240 = 360 \\ 360 = 360 \end{array}$$

216. Тенденелерди үлгү боюнча чыгар:

1) $(42 + x) + 30 = 100$ 2) $16 + (x + 25) = 80$

Үлгү: $(x + 186) + 127 = 542$

$$\begin{array}{r} 542 \\ - 127 \\ \hline 415 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 415 \\ - 186 \\ \hline 229 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} x + 186 = 415 \\ x = 415 - 186 \\ x = 229 \end{array}$$

Текшерүү:

$$(229 + 186) + 127 = 415 + 127 = 542$$

$$\begin{array}{r} + 229 \\ + 186 \\ \hline 415 \end{array} \quad \begin{array}{r} + 415 \\ + 127 \\ \hline 542 \end{array} \quad 542 = 542$$

217. Маселени теңдеме түзүп чыгар.

Эгерде белгисиз санга 420 саны кошулса, 600 алынат. Ошол белгисиз санды тап.

Мына минтип ой жүгүрт: белгисиз санды х тамгасы менен белгилейбиз. х санга 420 ны кошсок, 600 алынат:

$$x + 420 = 600$$

Чыгарууну аякта.

218. Трактордун бакында 60 л күйүүчү май бар.

Трактор бир saatta 6 л күйүүчү май сарптайт. Эгерде трактордо 24 л күйүүчү май калган болсо, анда ал канча saat иштеген?

219. Saat канча убакытты көрсөтүп жатат?

Бир жарым saat मурда канча убакытты көрсөткөн? Чейрек saatтан кийин кайсы убакытты көрсөттөт?



220. $800 - 80 : 4 \cdot 5$ $42 : 6 \cdot (385 - 285)$ $7500 + 0$

$$600 - 200 \cdot 2 : 4$$
 $84 : 7 \cdot (932 - 922)$ $9100 - 0$

221. Тийинди менен калдыкты тап, натыйжаны текшер:

$$317 : 9$$

$$806 : 8$$

$$911 : 7$$

222. 1) 193-беттен кемитүүдө сандар өзара кандаи чай байланышканын оку жана жадыбалды толтур:

Кемүүчү						
Кемитүүчү	123	234	143	507	401	306
Айырма	411	564	237	402	472	404

2) Төңдеменин чыгарылышын жана текшерилүшин түшүндүр:

$$x - 240 = 510$$

Текшерүү:

$$x = 510 + 240$$

$$750 - 240 = 510$$

$$x = 750$$

$$510 = 510$$

223. Төңдемелерди үлгү боюнча чыгар:

$$1) (x - 11) - 10 = 40$$

$$2) (x - 20) - 30 = 50$$

Үлгү: $(x - 35) - 64 = 72$

$$x - 35 = 72 + 64$$

$$\begin{array}{r} 72 \\ + 64 \\ \hline 136 \end{array}$$

$$x - 35 = 136$$

$$\begin{array}{r} 136 \\ + 35 \\ \hline 171 \end{array}$$

$$x = 136 + 35$$

$$\begin{array}{r} 136 \\ + 35 \\ \hline 171 \end{array}$$

$$x = 171$$

Текшерүү: $(171 - 35) - 64 = 136 - 64 = 72$

$$\begin{array}{r} 171 \\ - 35 \\ \hline 136 \end{array} \quad \begin{array}{r} 136 \\ - 64 \\ \hline 72 \end{array}$$

$$72 = 72$$

224. Эсептөөлөрдү аткар, кемитүнү кошуу менен, кошууну болсо кемитүү менен текшер:

$$706 + 839\ 119$$

$$620\ 001 - 472\ 536$$

$$2\ 013 + 442\ 726$$

$$800\ 211 - 56\ 724$$

225. Эгерде $a = 58\ 072$; $a = 64\ 404$; $a = 50\ 207$ болсо, анда $100\ 000 - a$ түюнтманын маанисин тап.

226. 2 аш кашык 480 сум, ал эми 3 чай кашык болсо 240 сум турат. Аш кашык чай кашыктан канча эсе кымбат турат?

227.

$$80 + 630 : 9 \cdot (10 + 990) \quad | \quad 2\ 700 : (4 + 5) + (240 - 90)$$

228. Айдоочу чиркемелүү жүк машинасында 12 т дан алып келди. Чиркемеде 8 т дан бар болчу. Жүк машинасынын өзүндө канча тонна дан болгон?



Берилген маселеге тескери болгон эки маселе түз (оозеки).

229. 1) 192-бетке кара. Кемитүүдө сандар өз ара кандайча байланышканын оку жана жадыбалды толтур:

Кемүүчү	100	350	462	7 820	67 531
Кемитүүчү					
Айырма	30	220	108	935	10 432

2) Төңдеменин чыгарылышын жана текшерилишин түшүндүр:

$$500 - x = 350$$

$$x = 500 - 350$$

$$x = 150$$

Текшерүү:

$$500 - 150 = 350$$

$$350 = 350$$

230. Төңдемелерди үлгү боюнча чыгар:

$$1) 90 - (x + 20) = 60 \quad 2) 100 - (x - 10) = 80$$

$$\text{Үлгү: } 750 - (x + 130) = 90$$

$$x + 130 = 750 - 90$$

$$x + 130 = 660$$

$$x = 660 - 130$$

$$x = 530$$

$$750 - 660 = 90$$

$$- 90 \quad - 130$$

$$660 \quad 530$$

Текшерүү: $750 - (530 + 130) = 750 - 660 = 90$.

231. 1) Убакыт бирдиктери жадыбалын кайтала:

$$1 \text{ жыл} = 12 \text{ ай}$$

$$1 \text{ кылым} = 100 \text{ жыл}$$

2) 2 жылды; 5 жыл 6 айды айларда;

300 жыл; 900 жылды кылымдарда туюнтылганда.

232. Маселелерди салыштыр жана амалдар боюнча аткар

- 1) Бир капта 27 кг, экинчи капта болсо андан 24 кг га көп картошка бар болчу. Экинчи каптагы картошка 3 кг дан кылып пакеттерге салынды. Канча пакет керек болгон?
- 2) Бир капта 27 кг, экинчисинде болсо андан 24 кг га көп картошка бар болчу. Бардык картошка 3 кг дан кылып пакеттерге салынды. Канча пакет керек болгон?

233. Имараттардын ар бири канчанчы жылда курулган?



234. Кат ташуучу 35 катты таратууга тийиш эле. Ал бир нече катты таратып болгондон кийин анда дагы 20 кат калды. Кат ташуучу канча катты таратып болгон?

235. $70\ 002 - (253 + 16\ 309)$

$875\ 131 + 34\ 915 - 680\ 173$

$100 - 68 : 17 \cdot 20$

$(54 + 46) : 50 \cdot 12$

236. 1) Убакыт бирдиктеринин жадыбалын кайтала:

1 кылым = 100 жыл

1 жыл = 12 ай

1 сутка = 24 saat

1 saat = 60 мин

1 мин = 60 с

Бир жыл 365 же 366 сутка

Бир ай 30 же 31 сутка

(февраль 28 же 29 сутка)

2) 4 000 см; 14 км; 8 900 см ди метрлерде;

63 ц; 32 т; 357 т ны килограммдарда;

3 saat; 2 saat 42 мин ту минуттарда туюнт.

237. Жактарынын узундуктары 13 мм жана 37 мм болгон тик бурчтуктун периметрин тап. Жообун сантиметрлерде түюнт.

238. Түшүрүп калтырылган кашааларды ордуна кой:



$$500 - 720 : 8 + 210 = 200 \quad | \quad 350 : 7 \cdot 2 + 36 = 7$$

239. Куруучулар көп кабаттуу үйлөрдөгү 1 638 батирди куруп тапшырышты. Алардан бир бөлмөлүү батирлер 125, эки бөлмөлүү батирлер бир бөлмөлүү батирлерден 6 эсे көп, калгандары болсо үч бөлмөлүү батирлер эле. Куруучулар канча үч бөлмөлүү батир куруп тапшырышкан?

240. $14\ 826 + 7\ 007 + 32\ 509 \quad | \quad 7\ 200 - 315 \cdot 3 + 526$
 $50\ 945 - 3\ 874 - 22\ 085 \quad | \quad 3\ 405 + 489 \cdot 4 - 4\ 078$

241. Түшүрүп калтырылган сандарды жаз:

 $8 \text{ т} 2 \text{ ц} = \square \text{ ц} \quad | \quad 726 \text{ см} = \square \text{ м } \square \text{ см}$
 $2 \text{ saat } 30 \text{ мин} = \square \text{ мин} \quad | \quad 65 \text{ мин} = \square \text{ saat } \square \text{ мин}$

242. Көптөгөн маселелерди чыгарууда маанилери ар түрдүү чен бирдиктери менен туюнтулган чондуктар менен амал аткарууга туура келет. Эгерде эсептөөлөр оңой болсо, анда алар оозеки аткарылат.

$$\begin{aligned} 5 \text{ saat } 37 \text{ мин} + 21 \text{ мин} &= 5 \text{ saat } 58 \text{ мин}, \\ 5 \text{ кг} + 650 \text{ г} &= 5 \text{ кг } 650 \text{ г}. \end{aligned}$$

Жазма эсептөөлөрдө чондуктардын мааниси бирдей чен бирдиктеринде туюнтулат жана алар менен амалдарды аткаруу сандар менен аткарылган сыйктуу аткарылат. Мисалы:

$$136 \text{ м } 45 \text{ см} + 28 \text{ м } 95 \text{ см} = 165 \text{ м } 40 \text{ см}$$

$136 \text{ м } 45 \text{ см} = 13\ 645 \text{ см}$ $28 \text{ м } 95 \text{ см} = 2\ 895 \text{ см}$ $16\ 540 \text{ см} = 165 \text{ м } 40 \text{ см}$ же $24 \text{ т } 805 \text{ кг} - 7 \text{ т } 926 \text{ кг} =$ $= 16 \text{ т } 879 \text{ кг}$ $16\ 879 \text{ кг} = 16 \text{ т } 879 \text{ кг}$	$\begin{array}{r} + 13\ 645 \\ 2\ 895 \\ \hline 16\ 540 \end{array}$ $\begin{array}{r} - 24\ 805 \\ 7\ 926 \\ \hline 16\ 879 \end{array}$
--	--

243. Эсептөөлөрдү оозеки аткарып, натыйжаны жаз:

$95 \text{ км } 090 \text{ м} - 70 \text{ км}$ $24 \text{ км } 057 \text{ м} + 30 \text{ м}$	$6 \text{ м } 84 \text{ см} - 3 \text{ см}$ $4 \text{ м } 16 \text{ см} + 80 \text{ см}$
---	---

244. Мисалдарды мамыча түрүндө чыгар:

$$\begin{array}{l} 326 \text{ м } 47 \text{ см} + 19 \text{ м } 84 \text{ см} \\ 118 \text{ м } 06 \text{ см} - 92 \text{ м } 32 \text{ см} \end{array}$$

245. Чарба мамлекетке келишим боюнча 4 860 т пахта берүүгө тийиш. Баштап 4 500 т, андан кийин анын тогуздан бир бөлүгүнчө пахта тапшырды. Чарба мамлекетке келишимдегиден канча тонна көп пахта берген?

246. Текшер, амалдар туура аткарылганбы? Эгерде туура эмес болсо, анда кашааларды кой, натыйжада барабардык туура болсун:



$$\begin{array}{ll} 40 \cdot 8 - 6 : 2 = 200 & 40 \cdot 8 - 6 : 2 = 317 \\ 40 \cdot 8 - 6 : 2 = 157 & 40 \cdot 8 - 6 : 2 = 40 \end{array}$$

247.

$$\begin{array}{ll} 88 : 44 \cdot 32 & 30\ 091 - (8\ 008 - 952) \\ 55 : 11 \cdot 12 & 82\ 002 - (24\ 382 + 9\ 634) \end{array}$$

248. Тийинди менен калдыкты тап, натыйжаны текшер:



$$216 : 7 \quad 586 : 4 \quad 185 : 3$$


249. Эсертөөлөрдү оозеки аткар.

$$\begin{array}{ll} 6 \text{ кг } 400 \text{ г} + 300 \text{ г} & 7 \text{ кг } 500 \text{ г} - 230 \text{ г} \\ 4 \text{ м } 30 \text{ см} - 3 \text{ м} & 8 \text{ км } 020 \text{ м} - 6 \text{ км} \end{array}$$

250. Мисалдарды мамыча түрүндө жаз жана амалдарды аткар.

$$\begin{array}{l} 28 \text{ км } 250 \text{ м} - 13 \text{ км } 140 \text{ м} \\ 3 \text{ saat } 50 \text{ мин} - 45 \text{ мин} \\ 2 \text{ saat } 18 \text{ мин} + 3 \text{ saat } 32 \text{ мин} \\ 14 \text{ т } 360 \text{ кг} + 620 \text{ кг} \end{array}$$

251. Кызыл тегерекчелер алтоо болуп, көк тегерекчелерден 3 кө аз. Көк тегерекчелер кызыл тегерекчелерден 3 кө ...



252. Маселенин шартын жана чыгарылышын салыштыр:



7 китеп



? , 4 кө аз



7 китеп, 4 кө аз



?

- 1) Текчеде 7, портфелде андан 4 кө аз китеп бар. Портфелдеги китептер канча?
- 2) Текчеде 7 китеп болуп, портфелдегиден 4 кө көп. Портфелдеги китептер канча?

253. Эки тигүүчү 96 дан көйнөк тигүү үчүн буюртма алды. Алардан бири бир жумада 12, ал эми экинчиси болсо 16 көйнөк тикти. Тигүүчүлөрдөн кайсы бири жумушту мурда жана канча жумага мурда аяктайт?

254.

Жагынын узундугу 5 см болгон квадраттын пери метрин тап.

255.

$$3\ 004 + (40\ 011 - 38\ 092)$$

$$72\ 001 - (14\ 008 + 7\ 807)$$



$$80\ 042 - (58\ 315 - 33\ 099)$$

$$630 + 700 : 100 \cdot 4$$

$$400 - 30 \cdot 3 + 110$$

$$640 : 8 + 25 \cdot 4$$

256. Маселелер жуптуктарынын шарттарын салыштыр. Ар бир маселеде чоң же кичине санды табуу керектигин түшүндүр жана чыгар.

1



? , 4 кө аз

9

2



6

? , 3 кө көп

- 1) Вазадагы бир гүлдестеде 9 ромашка, экинчисинде болсо андан 4 кө аз ромашка бар. Экинчи гүлдестеде канча ромашка бар?
- 2) Вазадагы бир гүлдестеде 9 ромашка бар, бул экинчидегиден 4 кө көп. Экинчи гүлдестеде канча ромашка бар?
- 2) Керимде 6, Вазирада болсо андан 3 кө көп шар бар. Вазирада канча шар бар?
- 2) Керимде 6 шар бар, бул Вазирадагыдан 3 кө аз. Вазирада канча шар бар?

257. Түрүндөлөр:

- 1) тонна жана центнерлерде: 85 ц, 134 ц, 4 090 ц;
- 2) дециметр жана сантиметрлерде: 96 см, 88 см, 31 см;
- 3) saat жана минуттарда: 65 мин, 126 мин, 248 мин;
- 4) килограмм жана граммдарда: 4 024 г, 8 050 г.

258. Тенденце түзүп чыгар:

- 1) 300 санын бир нече бирдикке чоңойтуп, 670 алынды. Белгисиз санды тап.
- 2) 1 000 санын бир нече бирдикке азайтып, 790 алынды. Белгисиз санды тап.

259. Бир трактор үчүн бир күнгө 24 л күйүүчү май ажыратылат. Эгерде бир күндө 19 л күйүүчү май сарпталса, 14 күндө канча күйүүчү май үнөмдөлөт?

260. Чыгарууну мамыча түрүндө жазып, амалдарды аткар:

$$\begin{array}{r} 5 \text{ км } 635 \text{ м} + 9 \text{ км } 038 \text{ м} \\ 75 \text{ м } 06 \text{ см} - 14 \text{ м } 32 \text{ см} \end{array} \quad \begin{array}{r} 6 \text{ т } 1 \text{ ц} - 2 \text{ т } 3 \text{ ц} \\ 5 \text{ кг } 068 \text{ г} - 4 \text{ кг } 524 \text{ г} \end{array}$$

Үлгү:

$\begin{array}{r} + 8 \text{ км } 675 \text{ м} \\ + 9 \text{ км } 794 \text{ м} \\ \hline 17 \text{ км } 1469 \text{ м} \end{array}$	$\begin{array}{r} - 11 \text{ кг } 075 \text{ г} \\ - 4 \text{ кг } 986 \text{ г} \\ \hline 6 \text{ кг } 089 \text{ г} \end{array}$
---	--

261. Эгерде $a = 489\,004$ жана $b = 356\,749$ болсо, $a + b$ жана $a - b$ түрүндөлөрдин маанилерин эсепте.

262. 6 ящик ак канттын массасы 48 кг. Эгерде 1 ящик конфет 1 ящик ак канттан 3 кг га оор болсо, анда 8 ящик конфеттин массасы канча?


263. Жадыбалдан пайдаланып, түртмалар түз жана алардын маанилерин эсепте:

a	b	c	$a : c + b$	$a : b \cdot c$
64	16	8	$64 : 8 + 16$	
90	18	3		

264. Төндемелерди чыгар:

$$(2\ 000 + x) - 972 = 3\ 564 \quad | \quad (7\ 002 - x) - 160 = 5\ 348$$

265. Фигуралардагы жалпылыкты көрсөт. 3-фигуранын башка фигуралардан кандай айырмасы бар?



266. $16 \cdot 4 + 92$

$$55\ 709 + 315 + 4\ 482$$

$$100 - 17 \cdot 5$$

$$61\ 001 - 48\ 564 - 10\ 565$$

267. Маселелерди төндеме түзүп чыгар:

1) Эгерде 184 саны белгисиз санга азайтырылса, 125 алынат. Ошол белгисиз санды тап.



2) Эгерде белгисиз сан 184 кө азайтырылса, 125 алынат. Ошол белгисиз санды тап.

268. 8 куурчак үчүн 4000 сум төлөндү. Ушундай 3 куурчак канча турат?

269. 1) 5 пальто жана 4 плащка бирдейден бардыгы болуп 54 топчу кадалды. Ар бир кийимге канчадан топчу кадалган?



2) 5 пальто жана 4 плащка 54 топчу бирдейден кадалды. Бардык пальтолорго жана бардык плаштарга канчадан топчу кадалган?

270. Каталыкты тап жана туура чыгарылышты жаз:

$$84 : 21 = 3 \text{ (калд. 21)} \quad | \quad 71 : 8 = 7 \text{ (калд. 15)}$$

271. $200\ 500 - 43 \cdot 5$ | $23 \cdot 9 + 15\ 008$ | $95 : 5$

272. Жол курулушуна биринчи күнү 620 т, экинчи күнү биринчи күндөгүдөн 197 т га аз, үчүнчү күнү экинчи күндөгүдөн 86 т га аз кум алып келишти. Үчүнчү күнү канча тонна кум алып келишкен?

273. Туюнт:

минуттарда: 2 saat, 8 saat, 60 с, 4 saat 40 мин;
секунддарда: 3 мин, 9 мин, 1 мин 10 с.

274. Түшүрүп калтырылган сандарды коюп чык:

$$5 \text{ м} = \square \text{ мм}$$

$$4 \text{ м } 3 \text{ dm} = \square \text{ дм}$$

$$5 \text{ м} = \square \text{ см}$$

$$4 \text{ м } 03 \text{ см} = \square \text{ см}$$

$$5 \text{ м} = \square \text{ дм}$$

$$4 \text{ м } 030 \text{ мм} = \square \text{ мм}$$

$$2\ 000 \text{ см} = \square \text{ м}$$

$$37\ 000 \text{ м} = \square \text{ км}$$

275. Складдан ар бириnde 3 т дан 15 машина буудай алып кетиши. Ошондон кийин складда 60 т буудай калды.

Төмөнкү амалдарды аткарып эмнени билүүгө болот:

$$3 \cdot 15;$$

$$60 : 3;$$

$$3 \cdot 15 + 60;$$

$$60 - 3 \cdot 15;$$

$$15 + 60 : 3 ?$$

276. Ўйдүн ээси огороддон түшкө чейин 4 чака, түштөн кийин 2 чака помидор терди. Анын терген бардык помидорлору 60 кг чыкты.

Үйдүн ээси түшкө чейин канча килограмм помидор терген? Түштөн кийинчи?

277. План буюнча фабрика 350 пальтоңу 10 күндө тигүүгө тийиш эле. Фабриканын жумушчулары күндө нормадагыдан 2 ге көп пальто тигүү менен пландык тапшырманы ашыгы менен аткарышты. 10 күндө фабрикада канча пальто тигилген?

278. $248\ 906 + 30\ 812 + 127\ 854$

$$305\ 061 - (216\ 714 - 19\ 369)$$

$$4 \text{ т} 064 \text{ кг} - 990 \text{ кг}$$

$$(2 \text{ ц} - 50 \text{ кг}) : 2$$

279. Бирдей 5 кутунун массасы 30 кг. Ошондой 30 кутунун массасы канча?


280. $10 \text{ ц} 08 \text{ кг} - 4 \text{ ц} 12 \text{ кг}$

$$12 \text{ км} 750 \text{ м} + 4 \text{ км} 075 \text{ м}$$

$$47\ 650 - 857 - 6\ 599$$


$$5\ 538 - (14 + 778)$$





Ылдамдык. Убакыт. Аралық

281.1) Велосипедчи 48 км аралыкты саатына бирдей ылдамдык менен жүрүп, 4 саатта басып өттү. Ал бир саатта канча километр жол жүргөн?



Саатына 12 км – бул велосипедчинин ылдамдығы. Кыскача жазылышы: **12 км/саат**. 4 саат – велосипедчинин сарптаган убакыты. 48 км – велосипедчи басып өткөн аралық. Кыймыл ылдамдығының кыскартып жазылышы: км/саат, км/мин, км/с, м/мин, м/с.

- 2) Самолёт 10 минутта 110 км аралыкты учуп өтөт. Самолёт ар бир минутта канча километр аралыкты учуп өтөт?
- 3) Төмөнкү туяңтмалар эмнени билдиришин түшүндүр:
 - а) жөө адамдын ылдамдығы 5 км/саат;

- б) поезддин ылдамдығы 60 км/саат;
 в) мотоциклчинин ылдамдығы 45 км/саат;
 г) ракета 7 260 м/с ылдамдық менен учат.

- 282.** 1) Вертолёт ар бир саатта бирдей аралыкты үчуп, 2 саатта 460 км аралыкты өттү. Ал кандай ылдамдық менен укан?
- 2) Велосипедчи бирдей ылдамдық менен жүрүп, 39 км аралыкты 3 саатта басып өттү. Ал кандай ылдамдық менен аракеттенген?
- 3) Вертолёттун, велосипедчинин ылдамдығы менен кыймыл убакыты жана алардан ар биригинин басып өткөн жолу жазылған жадыбалды көрүп чык:

	Ылдамдық	Убакыт	Аралык
	230 км/саат	2 саат	460 км
	13 км/саат	3 саат	39 км

Эгерде убакыт менен аралык белгилүү болсо, анда ылдамдыкты кантит табууга болот?

Кыймыл ылдамдығын табуу үчүн аралыкты убакытка бөлүү керек.

- 283.** Үч цистернада 10 427 л бензин бар болчу. Бириңчи цистернада 4 574 л, экинчисинде бириңчисинdegиге караганда 1 696 л аз бензин бар. Үчүнчү цистернада канча литр бензин бар?

284. $320 \cdot 3 + 810 : 9$ $658 \cdot 9$ $32\ 700 - 24\ 713$
 $5\ 000 - 410 \cdot 2$ $907 \cdot 5$ $11\ 004 - 9\ 376$

285.

Жадыбалды толтур:

<i>a</i>		16	28	35
<i>b</i>	4	5	3	
<i>a · b</i>	40			70




$$\text{Үлгү: } 40 : 4 = 10$$

<i>a</i>	64	64	64	
<i>b</i>	8		4	16
<i>a:b</i>		32		6

$$64 : 8 = 8$$

- 286.** Женіл автомобиль 4 саатта 240 км аралыкты басып өттү. Жүк машинасы 3 саатта 120 км аралыкты басып өттү. Женіл автомобилдин ылдамдығы жүк машинасының ылдамдығынан канчага көп?

- 287.** Жөө адам 4 км/саат ылдамдық менен 3 саат жүрдү. Жөө адам канча аралыкты басып өттү?



Эгерде кыймыл ылдамдығы жана убакыт белгилүү болсо, анда аралык кандай табылат?

Аралыкты табуу үчүн ылдамдыкты убакытка көбөйтүү керек.

- 288.** Маселелерди жадыбалга жаз жана чыгар:

- 1) Мотоциклчи 40 км/саат ылдамдық менен жүрдү. Ал 2 саатта канча аралыкты басып өтөт?

	Ылдамдык	Убакыт	Аралык

2) Ташбака 4 м/мин ылдамдык менен аракеттениди. Ал 3 минутта канча аралыкты басып өттө?



3) Тай 20 м/мин ылдамдык менен жүрдү. Тай 10 минутта канча аралыкты басып өттү?

$$289. \begin{array}{l} 210 \cdot 4 - 88 : 44 \\ 140 \cdot 5 + 51 : 17 \end{array} \quad \begin{array}{l} 137 \cdot 4 \\ 861 : 3 \end{array} \quad \begin{array}{l} 1809 : 9 \\ 253 \cdot 6 \end{array}$$

290. Ар бир чиймеде $ABCD$ төрт бурчтугун:



1) эки төрт бурчукка; 2) төрт бурчук мөнен үч бурчукка бөлгөн кесиндини тап:



$$291. \begin{array}{l} 400 - 540 : 6 + 80 \cdot 3 \\ 1\,000 - 190 \cdot 3 - 120 \cdot 2 \end{array}$$

292. Жадыбалды толтур:

a	60 817	43 108	80 000
b	14 925	916	9 834
$a + b$			
$a - b$			



293. Вертолёт 4 saat бою 200 км/саат ылдамдык менен, 2 saat 230 км/саат ылдамдык менен учту. Бул убакытта кандай аралыкты учуп өттү? Ал баштапкы ылдамдык менен канча километрге көп аралыкты учуп өттү?



Жүргүнчү автобуста 90 км жол жүрдү. Автобус 45 км/саат ылдамдык менен жүрсө, жүргүнчү канча saat жолдо болгон? Маселени жадыбалга жаз жана чыгар:

Ылдамдык	Аралык	Убакыт

Эгерде ылдамдык менен аралык белгилүү болсо, анда убакыт кандай табылат?

Кыймылдын убактысын табуу үчүн аралыкты ылдамдыкка бөлүү керек.

- 294.** Ташкент менен Самарканда шаарларынын ортосундагы аралык 300 км ге барабар. Эгерде поезд 60 км/саат ылдамдык менен жүрсө, ал бул аралыкты канча убакытта басып өтөт?
- 295.** Кайык 6 saatta 66 км аралыкты сүзүп өтөт. Анын ылдамдыгы 4 км/саатка азайса, ал ошол убакыттын ичинде канча километр аралыкты өтөт?
- 296.** Туюнт:

- 1) километр жана метрлерде: 4 098 м; 45 981 м;
- 2) тонна жана килограммдарда: 28 691 кг; 2 790 кг;
- 3) тыйында: 7 сум 08 тыйын; 469 сум 20 тыйын;
- 4) секунддарда: 5 мин 56 с; 8 мин 20 с.



297. $19 \cdot 4 + 77 : 7$ $54 \cdot 172 - 286 \cdot 3$
 $39 : 3 + 28 \cdot 3$ $28 \cdot 001 - 342 \cdot 2$

- 298.** Төө 4 күндө 80 км жол жүрдү. Төө кандай ылдамдык менен жүргөн?

Берилген маселеге тескери маселе түз, аларды жадыбалга жаз жана чыгар:

Үлдамдық	Убакыт	Аралық
?	4 күн	80 км
<input type="checkbox"/>	?	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	?

299. Чабандес 3 саатта 36 км «Spark» автомобиль болсо 2 саатта 120 км аралыкты басып өттү.

1) «Spark» тын үлдамдыгы чабандестин үлдамдыгынан канчага көп?

2) «Spark» тын үлдамдыгы чабандестин үлдамдыгынан канча эсе көп?

300. Бала 3 күндө 30 беттен, кийин дагы 40 бет китең окуду. Эгерде китең 200 беттен турса, бала дагы канча бетти окушу керек?

301. $3 \cdot (16 + 17) \cdot 10$ $732 \cdot 7$ $4\,048 : 8$

$6\,000 - 34 \cdot 2$ $636 : 6$ $903 \cdot 4$

302. $328 \text{ км } 040 \text{ м} - 179 \text{ км } 825 \text{ м}$

$3 \text{ кг } 054 \text{ г} + 7 \text{ кг } 820 \text{ г}$

303. Китең шкафынын 4 текчесине 26 дан, ал эми 3 текчесине болсо 30 дан китең коюлган. Китең шкафына бардыгы болуп канча китең коюлган?

304. $47 \text{ сум } 50 \text{ тыйын} - 18 \text{ сум } 75 \text{ тыйын}$

$5 \text{ т } 423 \text{ кг} + 2 \text{ т } 908 \text{ кг}$





КӨБӨЙТҮҮ ЖАНА БӨЛҮҮ

Бир орундуу санга көбөйтүү

305. 1) Эки сандын көбөйтүндүсүн бирдей кошуулуучуларды кошуу менен эсептөөгө болот.

Мисалы: $6 \cdot 5 = 30$, анткени $6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 30$.

2) Барабардыктар эмне үчүн туура экендигин түшүндүр:

$$25 \cdot 4 = 25 + 25 + 25 + 25$$

$$a \cdot 7 = a + a + a + a + a + a + a$$

3) Барабардыктардын эмне үчүн туура экендигин түшүндүр:

$$17 \cdot 4 = 4 \cdot 17$$

$$8 \cdot 26 \cdot 3 = 26 \cdot 3 \cdot 8$$

4) Барабардыктардын эмне үчүн туура экендигин түшүндүр:

$$(7 + 4 + 5 + 3) \cdot 2 = 7 \cdot 2 + 4 \cdot 2 + 5 \cdot 2 + 3 \cdot 2$$

(Көбөйтүүнүн сага белгилүү болгон касиеттерин эсте. 192-бетке кара.)

306. Эсептөөлөрдү түшүндүрүү менен аткар:

$$\begin{array}{r} \times 65 \\ 7 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \times 215 \\ 4 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \times 196 \\ 5 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \times 318 \\ 3 \\ \hline \end{array}$$

- 307.** Тигүүчүлүк фирмасында 150 м шайы бар. Андан бирдей 50 көйнөк тигүүгө болот. 90 м шайы иштетилди. Төмөнкү туюнтымаларды эсептеп, эмнени билүүгө болот:
- $$150 - 90 \quad 150 : 50 \quad 90 : (150 : 50)$$
- $$(150 - 90) : (150 : 50) \quad 90 - (150 - 90)$$

- 308.** Сүрөттөрдү кара жана текстти оку.



Күн космосто жарық нурларын таратат. Алар бардык багыттарда чексиз алыстыкка чейин барат. Дилшат күн менен бир нече шооланын сүрөтүн тартты. Бардык шоолаларды тартууга болобу? Жообунду түшүндүр. Адатта, шоола мындайча сүрөттөлөт:



А чекити — шооланын башаты болуп саналат. В чекити болсо шооладагы ар кандай чекитти туюнтушу мүмкүн. Шооланын чеги жок. Шооланы каалагандай багытта чийсе болот. Ал түрдүү багыттарда чексиз улантыла берет.

- 309.** $275 \cdot 3$ $13 \text{ т } 040 \text{ кг} - 8 \text{ т } 600 \text{ кг}$
 $326 \cdot 2$ $26 \text{ м } 74 \text{ см} + 18 \text{ м } 37 \text{ см}$

310. Жадыбал боюнча маселе түз жана аны чыгар:



Ылдамдык	Убакыт	Аралык
15 км/саат		45 км
12 км/саат		?

311. Эсептөө усуулун түшүндүр:

$$\begin{aligned}6\ 348 \cdot 4 &= (6\ 000 + 300 + 40 + 8) \cdot 4 = \\&= 6\ 000 \cdot 4 + 300 \cdot 4 + 40 \cdot 4 + 8 \cdot 4 = \\&= 24\ 000 + 1\ 200 + 160 + 32 = 25\ 392\end{aligned}$$

6	3	4	8				
×		4					
<hr/>							
2				5	3	9	2

Ар кандай көп орундуу санды бир орундуу санга көбөйтүү үч орундуу санды көбөйтүү сыяктуу аткарылат; адегенде бирдиктер, андан кийин ондуктар, жүздүктөр ж.у.с. көбөйтүлөт.

312. Эсептөөлөр кандай аткарылганын түшүндүр:

5	2	1	4					
×	6							
<hr/>								
3				1	2	8	4	

3	1	5	4	6					
×	7								
<hr/>									
2				2	0	8	2	2	

1	2	3	5	6	7				
×	4								
<hr/>									
4				9	4	2	6	8	


313. Эмгек сабагы үчүн 900 сумга ар бир барагы 90 сумдан ак кагаз, 1 200 сумга ар бири 100 сумдан түстүү кагаз сатып алынды. Эмгек сабагы үчүн бардыгы болуп канча барак кагаз сатып алынды?

Маселени туяңтма түзүп чыгар.

Маселенин суроосун өзгөрт, натыйжада ал төмөнкү туяңтма боюнча чыгарылсын:

$$1200 : 100 - 900 : 90$$

314. Сүрөттөн шоолаларды тап жана аларды айт:



Шоола кесиндиiden эмнеси менен айырмаланат?

315.

$$(10 \text{ т} - 6 \text{ ц}) : 2$$

$$(2 \text{ м} - 80 \text{ см}) : 4$$

$$8234 \cdot 5$$


$$62758 \cdot 4$$

$$1000 \cdot 8 : 4$$

$$1000 \cdot 6 : 100$$

316.

Ар бир тик бурчтук канча чакмакка бөлүнгөнүн эки усул менен сана:



317. Чыгарууну түшүндүр:

$$\begin{array}{r} \times 709 \\ 6 \\ \hline 4254 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \times 80306 \\ 9 \\ \hline 722754 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \times 60038 \\ 7 \\ \hline 420266 \end{array}$$

318. Көбөйтүүнү түшүндүрүү менен аткар:

$$3048 \cdot 9$$

$$50003 \cdot 8$$

$$45004 \cdot 7$$

319. 1) Жазууларды карап чык жана көбөйтүү кандай аткарылганын түшүндүр:

$$8 \text{ км} 056 \text{ м} 4 = 32 \text{ км} 224 \text{ м}$$

$$\begin{array}{r} 8056 \\ \times 4 \\ \hline 32224 \end{array}$$


$$8 \text{ км} 056 \text{ м} = 8056 \text{ м}$$

$$32224 \text{ м} = 32 \text{ км} 224 \text{ м}$$

2) Чыгар: 2 т 074 кг · 5; 14 ц 15 кг · 7

320. Сүрөттө әмнени көрүп жатасың?

1) Кайсы көпөлөк гүлдөн алыста конуп отурат? Жообунду негизде.



2) Алдыңа окуучулар сыйзығының кой жана анын шкаласына кара. Эсептин башталышын түүнткан сандын каршысындагы штрихти тап. Штрихтердин каршысындагы сандарды айт. Сыйзыгытын шкаласында кайсы эң чоң сан жазылган? Шкаланын 0 дөн 1 ге чейин, 1 ден 2 ге чейин, 2 ден 3 кө чейин ж. у. с. шкаланын аягына чейин кесиндилиерин көрсөт.

321. Эгерде $a = 3$; $a = 30$; $a = 300$ болсо, $a \cdot 10 + 560$ түүнтманын маанисин тап.

322. $75\ 602 \cdot 3 + 14\ 856 \cdot 4$ 36 кг 257 г · 5
 $2\ 007 \cdot 9 - 3\ 016 \cdot 2$ 15 ц 16 кг · 6

323. Көбөйтүүчүлөрдүн ордуларын алмаштырып, андан кийин көбөйтүр:

$$3 \cdot 368 \quad | \quad 4 \cdot 8\ 012 \quad | \quad 6 \cdot 12\ 005 \quad | \quad 7 \cdot 8\ 009$$

324. Машина түшкө чейин 2 saat журдү, түштөн кийин болсо ушундай ылдамдық менен дагы 4 saat журдү. Ал бардыгы болуп 300 км жол журдү. Машина түшкө чейин канча километр жана түштөн кийин канча километр жол жүргөн?

325. Мотоциклчи 4 саатта 240 км аралыкты басып өттү. Эгерде мотоциклчи ылдамдыгын 8 км/саат-ка чоңойтсо, анда ал ошол убакытта канча ара-лыкты басып өтөт?

Маселени эки усул менен чыгар.

326. 1) Чексиз узун сыртқычтын шкаласын көз алдыңа элестетип көр. Бул шкаланы шоолага окшотууга болот.



Шооланын атын айт. Шооланын (эсептин) башталышын көрсөт. Ал кайсы тамга менен белгиленген?

Каалагандай эки коншулаш чекиттин ортосундагы кесиндини чене. Ал эмнеге барабар?

OХ шооласы сандуу же координата шооласы, ошондой эле, сандар огу деп аталат.

O чекити — шооланын башталышы.

0 дөн 1 ге чейин болгон кесинди бирдик кесинди деп аталат.

OХ шооласында анын узундугу 1 см ге тен.

2) Бирдик кесиндинин узундугу 2 см, 1 см, дептердин үч чакмагына тен болгон OХ шооласын чий.

327.

Биригинин узундугу 4 см 6 мм, экинчиси биринчишинен 2 эсе узун жана үчүнчүсү экинчисинен 4 см ге кыска болгон үч кесинди чий.

328.

$$72\ 030 - (3\ 745 + 14\ 075) = 24\ 005 \cdot 7$$



$$86\ 000 - 72\ 419 - 9\ 068$$

$$= 6 \cdot 3\ 856$$

329. 1) Чыгарылышын түшүндүр:

$$240 \cdot 5 = 24 \text{ онд.} \cdot 5 = 120 \text{ онд.} = 1\ 200$$

$$400 \cdot 3 = 4 \text{ жүзд.} \cdot 3 = 12 \text{ жүзд.} = 1\ 200$$

$$13\ 000 \cdot 2 = 13 \text{ минд.} \cdot 2 = 26 \text{ минд.} = 26\ 000$$

2) Мындаи әсептөө әмне үчүн оңойлуугун түшүндүр:

$\begin{array}{r} 480 \\ \times 9 \\ \hline 4320 \end{array}$	$\begin{array}{r} 7500 \\ \times 6 \\ \hline 45000 \end{array}$	$\begin{array}{r} 97000 \\ \times 3 \\ \hline 291000 \end{array}$
---	---	---

330. Мамыча түрүндө жазып, әсепте:

$$2\ 500 \cdot 4$$

$$30\ 900 \cdot 5$$

$$80\ 020 \cdot 7$$

Эсте сакта! Көбөйтүүнү мамыча түрүндө жазганда көбөйтүүчүлөр бир-биринин астына жазылып, нөлдөр четте (оң жакта) калат.

331. Дүкөнгө биринчи күнү 118 м 60 см, экинчи күнү биринчи күндөгүдөн 62 м 70 см ге аз, үчүнчү күнү болсо биринчи жана экинчи күндөрү биргеликте алып келингенден 84 м 40 см ге аз кездеме алып келиши. Дүкөнгө ошол үч күндүн ичинде бардыгы болуп канча кездеме алып келишкен?

332. $5\ 023 \cdot 9 + 32\ 601$

$$6 \cdot 24\ 745 - 19\ 805 \cdot 4$$



333. Каз, тоок жана күрпү таразада тартылды. Каздын массасы 4 кг 950 г, ал эми тооктун массасы каздын массасынан 2 кг 130 г га аз, күрпүнүн массасы болсо каз менен тооктун биргеликтеги массасынан 1 кг 840 г га көп чыкты. Күрпүнүн массасы канча?



334. 1) 193-беттен көбөйтүүдө сандар өз ара
кандаи чын байланышканын оку жана жады-
балды толтур:

Көбөйтүүчү	94		42			84
Көбөйтүүчү		23	3	7	15	
Көбөйтүндү	94	46		84	60	0

335. Төңдемелердин чыгарылышын жана текше-
рилишин түшүндүр:

$$a) x \cdot 9 = 45$$

$$x = 45 : 9$$

$$x = 5$$

Текшерүү:

$$5 \cdot 9 = 45$$

$$45 = 45$$

$$b) x \cdot 3 + 50 = 170$$

$$x \cdot 3 = 170 - 50$$

$$x \cdot 3 = 120$$

$$x = 120 : 3$$

$$x = 40$$

Текшерүү:

$$40 \cdot 3 + 50 = 120 + 50 = 170$$

$$170 = 170$$

336. Төңдемелерди чыгар:

$$x \cdot 8 = 48$$

$$4 \cdot x = 32$$

$$x \cdot 11 - 30 = 36$$

337. Туюнтыманы эсептөөнүн тууралыгын текшер:

$$\begin{array}{r} 1 \quad \quad \quad 4 \quad \quad \quad 2 \quad \quad \quad 5 \quad \quad \quad 3 \\ 7 \cdot 91\,203 - 856 : 4 + 708 : 3 = 638\,443 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1) \times 91\,203 \\ \hline 7 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2) \quad \quad \quad 856 \quad | \quad 4 \\ \hline 5 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3) \quad \quad \quad 708 \quad | \quad 3 \\ \hline 6 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} - 4 \\ \hline 16 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} - 9 \\ \hline 18 \end{array}$$

$$4) \quad \begin{array}{r} - 638\ 421 \\ 214 \\ \hline 638\ 207 \end{array}$$

$$5) \quad \begin{array}{r} + 638\ 207 \\ 236 \\ \hline 638\ 443 \end{array}$$



338. Периметри 32 см ге барабар квадрат чий. Ошондой периметрлүү тик бурчтук чий.

- 339.** $7\ 000 - 624 \cdot 3$ $50\ 403 \cdot 7 + 8\ 032 \cdot 9$
 $924 + 492 \cdot 8$ $100\ 000 - 4\ 564 \cdot 9$

340. Кыш кыноочу бир күндө 1000 кыш кыноого тиши. Ал күндүн биринчи жарымында 487 кыш кынады, бул анын күндүн экинчи жарымында кынаганынан 18 ге аз. Кыш кыноочу күндүк планды аткарганбы?


341. Ташкент менен Бекабад шаарларынын ортосундагы аралык 144 км. Автобус бул аралыкты 3 саатта басып өтөт. Жеңил машина болсо бул жолду 72 км/саат ылдамдык менен басып өтөт. Кайсы машинанын ылдамдыгы чоң жана канчага чоң?

- 342.** Маселелерди теңдеме түзүп чыгар:
- 1) Белгисиз сан 8 эсे чоңойтулса, 1 392 алынат. Белгисиз санды тап.
 - 2) Ойлонгон сан 8 ге азайтырылса, 3 485 алынат. Кандай сан ойлонгон?

343. $(2\ 456 + 52) : 4 \cdot 3$ 12 кг 067 г · 4
 $861 : 7 + 9 \cdot 3\ 092$ 5 сутка 14 саат · 8



344. $ABCD$ төрт бурчтунун жактарын миллиметрде чене жана анын периметрин тап.



345. $a + b$ жана $a - b$ туюнтымаларынын маанилериңін a жана b лардың берилген маанилериnde әсепте:



1) $a = 626\ 546$ жана $b = 90\ 049$

2) $a = 99\ 891$ жана $b = 46\ 059$

Бир орундуу санга бөлүү

346. Эки сандын тийиндисин көбөйтүү амалынан пайдаланып табууга болот: ал үчүн бөлүүчүгө көбөйтүлгөндө бөлүнүүчү алынган санды табуу керек.



Мисалы: $60 : 5 = 12$, анткени $12 \cdot 5 = 60$.

Барабардыктардын тууралыгын көбөйтүүдөн пайдаланып текшер:

$$75 : 5 = 15 \quad 80 : 20 = 4 \quad 720 : 8 = 90$$

347. Калдықтуу бөлүү кандай аткарылганын түшүндүр.

$$\begin{array}{r} 59 | 7 \\ 56 | 8 \\ \hline 3 \end{array}$$

Текшерүү:
 $3 < 7$; $87 = 56$
 $8 \cdot 7 + 3 = 59$



Эсте сакта! Калдықтуу бөлүүнүн туура аткарылганын текшерүү үчүн тийинди бөлүүчүгө көбөйтүрүлөт жана натыйжага калдык кошулат.

348. Калдықтуу бөлүүнү текшерүү менен аткар:

$$20 : 3 \quad 83 : 9 \quad 70 : 6$$




Эсте сакта! Калдык ар дайым бөлүүчүдөн кичине болот.

349. Эгерде помидор 6 кг дык ящиктерге салынса, 5 ящик керек болот. Помидорду 10 кг дык канча ящикке салса болот?



350. Ар бир фигурадагы квадрат сантиметрлерди сана. Алардын аяныты канча квадрат сантиметрге барабар?



351. $640 : 8$ | $72 : 18$ | $80 : 5$ | $3\ 083 \cdot 7 + 9\ 806 \cdot 9$
• $270 : 3$ | $95 : 19$ | $55 : 5$ | $50\ 604 \cdot 6 - 274\ 325$

352. Натыйжа кандай алынганын түшүндүр:

$$0 : 85 \mid 0 : 16 \mid 34 : 1 \mid 93 : 1 \mid 57 : 57 \mid 90 : 90$$

353. Чыгаруунун туура экендигин түшүндүр:

$$(14 + 49 + 21) : 7 = 14 : 7 + 49 : 7 + 21 : 7 = 12$$
$$(15 + 30 + 18 + 9) : 3 = 15 : 3 + 30 : 3 + 18 : 3 + 9 : 3 = 24$$

354. 1) Бөлүү кандай аткарылганын түшүндүр:

$$684 : 2 = (600 + 80 + 4) : 2 = 600 : 2 + 80 : 2 + 4 : 2 = 300 + 40 + 2 = 342$$

$$825 : 3 = (600 + 210 + 15) : 3 = 600 : 3 + 210 : 3 + 15 : 3 = 200 + 70 + 5 = 275$$

2) Бул мисалдардын чыгарылышын мамыча түрүндө жазып, тийиндини тап.

355. 1) Чыгарылышын мамыча түрүндө жазып, амалды аткар:

$$508 : 2$$


$$852 : 3$$

$$784 : 4$$

$$630 : 5$$

2) Бөлүнү көбөйтүү менен текшер.

356. Жусуп 3 банка, Салим 5 банка алманын ширесин сатып алды. Сатып алғандары үчүн Салим Жусупка караганда 1400 сумга көп акча төлөдү. 1 банка алманын ширеси канча турат? Жусуп канча акча төлөгөн? Салим канча акча төлөгөн?



Чыгарылышы:

$$1) 5 - 3 = 2 \text{ (банка)}$$

$$2) 1400 : 2 = 700 \text{ (сум)}$$

$$3) 700 \cdot 3 = 2100 \text{ (сум)}$$

$$4) 700 \cdot 5 = 3500 \text{ (сум)}$$

Текшерүү:

$$\begin{array}{r} 3500 \\ - 3000 \\ \hline 500 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2100 \\ - 2000 \\ \hline 100 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1400 \\ - 1000 \\ \hline 400 \end{array}$$

Ар бир амалды аткаруу менен эмнени билип алдың?

357.

$$\begin{array}{l|l|l|l} 460 : 2 & 550 : 5 & 0 : 124 & 6000 - (500 + 243 \cdot 4) \\ 930 : 3 & 560 : 7 & 372 : 1 & 2894 + (800 - 94 \cdot 7) \end{array}$$

358. Поезд 316 км жолду өтүшү керек эле. Ал 109 км жолду өттү. Поезд дагы өткөнүнөн канча километрге көп жолду өтүүгө тийиш?

359. Көп орундуу санды бир орундуу санга жазма бөлүү үч орундуу санды бир орундуу санга бөлүү сыйктуу аткарылат.

Үч орундуу сан бир орундуу санга кандай бөлүнгөнүн түшүндүр. Эми төрт орундуу сан бир орундуу санга кандай бөлүнүшүн көрүп чыгабыз:

$ \begin{array}{r} 8562 \\ - 6 \\ \hline 25 \\ - 24 \\ \hline 16 \\ - 15 \\ \hline 12 \\ - 12 \\ \hline 0 \end{array} $	$ \begin{array}{r} 2854 \\ \times 3 \\ \hline 8562 \end{array} $
---	---

Түшүндүрүү: 8 562 ни 3 кө бөлүү керек.

Миндиктерди бөлөбүз:

8 мин — **бириңчи толуксуз бөлүнүүчү.** 8 саны 3 кө бөлүнөт. Демек, тийиндиде миндер, жүздөр, ондор жана бирлер, б.а. 4 цифра болот. Ар бир цифранын ордуна чекит коюп чыгууга болот.

Бөлөбүз: $8 : 3 = 2$ мин болот.

Көбөйтөбүз: $2 \cdot 3 = 6$ — ушунча минди бөлдүк.

Кемитебиз: $8 - 6 = 2$ ушунча минди бөлбөдүк.

Калдыкты бөлүүчү менен салыштыра-

быз: калдык (2) бөлүүчү (3) төн кичине.

Демек, бөлүүнү улантууга болот.

Жұздұктөрдү бөлөбүз:

2 миңд. – бул 20 жүзд. жана 5 жүзд., бардығы 25 жүзд.

Бул екінчи толуксуз бөлүнүүчү.

Бөлөбүз: $25 : 3$ – тийиндиे 8 жүз болот.

Түшүндүрүүнү улант. Текшерүү кандайча аткарылганын түшүндүр.



- 360.** Бөлүнү мамыча түрүндө жазып, түшүндүрүү менен аткар:

$$8\ 635 : 5 \quad | \quad 5\ 032 : 4 \quad | \quad 9\ 042 : 2$$

- 361.** Жаңы жыл арчасы үчүн Насиба бирдей баадагы 7 оюнчук, Карима болсо ошондой 9 оюнчук сатып алды. Сатып алынган оюнчуктар үчүн Карима Насибага караганда 1 060 сумга көп акча төлөдү. Насиба сатып алган оюнчуктар үчүн канча акча төлөгөн? Карима сатып алган нерселери үчүн канча акча төлөгөн?

- 362.** Самолётто 145 жүргүнчү үчүн отургуч бар. Самолёттун 4 рейсине 514 чыпта сатылды. Бул рейстерге дагы канча чыпта сатууга болот?

- 363.** Берилген маалыматтар боюнча тик бурчуктардын периметрлерин жана аянттарын эсепте:



364.

$$7\ 242 : 3$$

$$7\ 940 : 4$$

$$7\ 146 : 6$$

$$7\ 406 : 7$$


$$9 \cdot 4\ 058$$

$$6 \cdot 3\ 240$$

$$747 : 747$$

$$482 : 1$$

365. Тик бурчтук 3 тик бурчтукка бөлүндү. Көркөтүү ченөөлөрдү аткар жана ар бир тик бурчтуктун аянын эсепте.



- 366.** 1) Жагы 1 м болгон квадрат бул **квадрат метр** деп аталат. Ал аянтты өлчөөнүн жаңы, кыйла чоң бирдиги саналат. Сандар менен келгенде квадрат метр сөзү кыскартып жазылат: 14 кв м; 14 м².
- 2) Бөлмөнүн узуну 4 м, туурасы болсо 3 м. Бөлмөнүн аянын квадрат метрлерде түйнүт.
- 3) Класстык бөлмөнүн узуну менен туурасын чене. Анын аянын квадрат метрлерде тап.

367. Огороддон ар бири 11 килограммдан 4 ящик бадыраң, бирдей 5 ящикте помидор терип алышынды. Бардыгы болуп 89 кг помидор жана бадыраң терип алышынды. Ар бир ящикке канча килограммдан помидор салынган?

368. Тең капиталдуу жана тең жактуу үч бурчтуктардын периметри бирдей. Тең жактуу үч бурчтуктун жактары 18 см, тең капиталдуу үч бурчтуктун негизи болсо 20 см. Тең капиталдуу үч бурчтуктун капитал жагын тап.

369. 1) Чыгарылыштарды мамыча түрүндө жаз:

$$5\ 372 : 4 \quad | \quad 97\ 055 : 7 \quad | \quad 732\ 415 : 5$$

2) Калдыктуу бөлүүнү аткар:

$$70 : 9 \quad | \quad 50 : 8 \quad | \quad 21 : 13 \quad | \quad 23 : 17$$

370. Калдыктуу бөлүүнү аткар:

$$51 : 6 \quad | \quad 85 : 9 \quad | \quad 13 : 5 \quad | \quad 12 : 7$$

371. Узундугу 7 см, туурасы болсо андан 2 см ге

 кыска болгон тик бурчтук чий. Куду ушундай периметрлүү квадрат чий.

372.  Ыч орундуу сандын бир орундуу санга кандайча бөлүнгөнүн түшүндүр. Төрт орундуу сандын бир орундуу санга бөлүнүшүн көрүп чык.

$\begin{array}{r} 3764 \\ - 36 \\ \hline 16 \\ \hline 0 \end{array}$	$\begin{array}{r} 57246 \\ - 54 \\ \hline 32 \\ - 30 \\ \hline 24 \\ \hline 0 \end{array}$
--	--

Түшүндүрүү: 5 724 тү 6 га бөлүү керек.

5 минди 6 га бөлсөк, 0 мин алышат, бирок сандын башталышында 0 жазылбайт.

Жүздүктөрдү бөлөбүз.

57 жүздүк – **бириңчи толуксуз бөлүнүүчү.**

Демек, тииндиде жүздүктөр, ондуктар, бирдиктер болот.

Бөлөбүз: $57 : 6 = 9$ — тииндиде 9 жүздүк болот.

Көбөйтөбүз: $9 \cdot 6 = 54$ — ушунча жүздү бөлбөлдүк.

Көмитебиз: $57 - 54 = 3$ — ушунча үч жүздү бөлбөдүк.

Калдыкты бөлүүчү менен салыштыра-
быз: калдык (3) бөлүүчү (6) дан кичине.
 Демек, бөлүүнү улантууга болот.
 Түшүндүрүүнү улант. Чыгарылышын текшер.

373. Түшүндүрүп чыгар жана текшер:

$$1\ 856 : 4$$

$$38\ 576 : 4$$

$$134\ 542 : 2$$


$$3\ 234 : 7$$

$$61\ 384 : 8$$

$$247\ 932 : 3$$

374. 118 беттүү кители окуучу кыз баштап ар күнү 16 беттен 4 күн, кийинки күндөрү болсо 18 беттен окуп бүтүрдү. Окуучу кыз кители канча күндө окуп бүткөн?

375. Берилген маалыматтардан пайдаланып, дарбыз, коон жана ашкабакка канчадан аянт ажыратылганын аныкта:



374.

4 000 сумга бирдей 5 стол сатып алынды. Куду ушундай баада 6 китең шкафын сатып алуу үчүн канча акча керек болот?

376.



$$19\ 284 : 6$$

$$24\ 948 : 7$$

$$(8\ 014 - 7\ 945) \cdot 9$$

$$25\ 016 : 4$$


$$26\ 120 : 8$$

$$8 \cdot (2\ 356 + 6\ 127)$$

378. 1) Жүк жана жеңил машиналар 1 саатта
канча километрге жакындашат? 2 сааттасы?
6 сааттасы?



2) Жүк поезді менен тез жүрчү поезд 1
саатта бири-биринен канча километрге
алысташат? 2 сааттасы? 6 сааттасы?



379. Жагы 1 мм болғон квадрат **квадрат миллиметр** деп аталат. Бул аяңтын чен бирдиги. Сандар менен келгенде квадрат миллиметр сөзү кыскартып жазылат: 72 кв.мм, 9 мм².

Тасманың узундугу менен туурасын миллиметрлерде чене. Анын аяңтын тап.




380. Аялдар көйнөгүнүн жээгине тик бурчтук
формасында тасма тигип чыгылды. Тасманың туурасы 20 мм, ал эми узуну болсо 400
мм. Тасманын аяңтын тап.

381. Сүрөттөр боюнча маселелер түз жана аларды чыгар. Толук жоопту айт.



?



500 сум,
4 эссе арзан

2)



8 кг,
5 кг га оор



?

382.	$894 : 3$	$5\ 536 : 8$	$10\ 703 : 7$	$37\ 284 : 4$
	$980 : 4$	$4\ 655 : 5$	$39\ 258 : 6$	$43\ 668 : 9$

Үч орундуу сандын бир орундуу санга кантип бөлүнгөнүн 372-мисалдан оку. Мисалдардын чыгарылышын төмөнкү план боюнча тушундүр:

- 1) Бириңчи толуксуз бөлүнүүчү ...
- 2) Бөлөбүз: ...
- 3) Көбөйтөбүз: ...
- 4) Кемитеиз: ...
- 5) Калдыкты бөлүүчү менен салыштырабыз: ...
- 6) Экинчи толуксуз бөлүнүүчү

383. Сандарды сандуу шооланын жардамында салыштырууга болот.



OA кесиндинин узундугу 5 бирдик кесиндиге барабар, OB кесиндинин узундугу болсо 7 бирдик кесиндинин узундугуна барабар. Шоолада A чекити B чекитинен солураакта жатат. OA кесинди OB кесиндиiden кичине, 5 саны 7 санынан кичине.

В чекити *А* чекитинен оңураакта жатат, *ОВ* кесинди *OA* кесиндиiden чоң, 7 саны 5 санынан чоң.

- 384.** 1) Саякатчылар ар бириnde 40 кишиден эки автобус жана ар бириnde 5 кишиден төрт жеңил машинада жолго чыгышты. Автобуста жеңил машинадагыга караганда канча эсе көп саякатчы жолго чыккан?
- 2) $40 \cdot 2 + 5 \cdot 4$ туюнтуу менен чыгарылғандай кылып маселенин суроосун өзгөрт.

- 385.** Курулган көп кабаттуу үйлөрдүн бириnde 48 батир, ал эми экинчисинде болсо 36 батир бар. Жаңы жылда 54 батирдин ээлери көчүп киришти. Дагы канча батир бош турат?

386. $10\ 572 : 4$ $55\ 488 : 6$ $7 \cdot 4\ 045$ $749 : 749$
 $20\ 881 : 7$ $18\ 992 : 8$ $9 \cdot 3\ 480$ $452 : 1$

- 387.** Жадыбалды толтур:



a	80		84	48	1	
b	16	7		1	1	35
$a : b$		12	12			0

- 1) Бөлүүчү менен тийинди белгилүү болсо, бөлүнүүчү кандайча табылат?
- 2) Бөлүнүүчү менен тийинди белгилүү болсо, бөлүүчү кандайча табылат?
- 3) Төңдемелерди чыгарууну, текшерүүнү түшүндүр:

$$x : 4 = 15 \quad 90 : x = 18 \quad x : 4 - 60 = 120$$

$$x = 154 \quad x = 90 : 18 \quad x : 4 = 120 + 60$$

$$x = 60 \quad x = 5 \quad x : 4 = 180$$

$$x = 1804$$

$$x = 720$$

Текшерүү:
 $60 : 4 = 15$
 $15 = 15$

Текшерүү:
 $90 : 5 = 18$
 $18 = 18$

Текшерүү:
 $720 : 4 - 60 =$
 $= 180 - 60 = 120$
 $120 = 120$

388. Төндемелерди чыгар:

$42 : x = 2$

$x \cdot 16 = 48$

$x \cdot 13 = 39$

$x - 18 = 54$

$90 - 60 : x = 87$

$80 : x + 4 = 8$

389. $4\ 376 : 8$ | $9\ 478 : 7$ | $34\ 172 : 4$

390. Саякатчылар кайыкта 52 км сүзүштү. Баштап 4 saat 7 км/саат ылдамдық менен, андан кийин 8 км/саат ылдамдық менен жүрүштү. Саякатчылар жолдо бардығы болуп канча убакыт болушкан?

391. $(2\ 000 - 1\ 705) \cdot 9$ | $8\ 000 - (4\ 536 + 160 \cdot 3)$

392. Чыгарылышын мамычага жазып, тийиндини тап:

$24\ 759 : 3$

$7\ 948 : 4$

$3\ 190 : 5$

$4\ 152 : 6$

393. $(30\ 000 - 9\ 864) \cdot 3$ | $0 \cdot 4$ | $356 : 1$ | $639 : 639$



$30\ 000 - 9\ 864 \cdot 3$

$0 : 4$

$843 \cdot 1$

$1 \cdot 524$

394. 382-көнүгүүдө көрсөтүлгөн пландан пайдаланып, бөлүүнү түшүндүр:


$ \begin{array}{r} 27208 \\ - 24 \\ \hline 32 \\ - 32 \\ \hline 0 \\ 0 \\ 0 \end{array} $	$ \begin{array}{r} 35637 \\ - 35 \\ \hline 6 \\ 0 \\ \\ 63 \\ 63 \\ \hline 0 \end{array} $
---	--

395. Тийиндини тап, натыйжанын туура экендигин көбөйтүү менен текшер:

$$1740 : 6 \quad | \quad 7680 : 8 \quad | \quad 2745 : 9 \quad | \quad 2535 : 5$$

396. Базадан ар биринде 7 кг дан 32 куту печенье жана 9 кг дан бир нече куту конфет жөнөтүлдү. Бардыгы болуп печенье жана конфеттен биргеликте 449 кг жөнөтүлдү. Канча куту конфет жөнөтүлгөн?

397. AB шоолада жаткан чекиттерди жана бул шоолада жатпаган чекиттерди айт.



398. $(5000 - 3893) : 9$ | $8000 - (2778 + 439 \cdot 6)$
 $3063 + 5094 \cdot 8$ | $2145 + (7070 - 900 : 3)$

399. Төңдемелерди чыгар жана аларды текшер:

$x : 15 = 3$ | $72 : x = 3$ | $18 : x + 16 = 18$

400. Түшүндүрүү менен чыгар жана натыйжаны текшер:

$$142\ 800 : 4 \quad | \quad 29\ 004 : 6 \quad | \quad 509\ 700 : 5$$

401. Токарь 100 тетик даярдады. Баштапкы 3 сааттын ар бир саатында 12 ден, кийинки ар бир саатта 16 дан тетик даярдалган. Ал канча saat 16 дан тетик даярдаган?

Чыгарылышы:

- 1) $12 \cdot 3 = 36$ (тет.) 3) $64 : 16 = 4$ (саат)
2) $100 - 36 = 64$ (тет.)

Ар бир амал менен эмнени билип алганыңды түшүндүр.

- 402.** Жадыбалдан пайдаланып, маселе түз жана чыгарууну аякта.


Баасы	Саны	Наркы
25 сум	6 кг	
?	3 кг	270 сум

Чыгарылышы:

- 1) $25 \cdot 6 = 150$ (сум)
- 2) $270 - \square = \square$ (сум)
- 3) $\square : \square = \square$ (сум)

- 403.** Бир капта 48 кг, экинчисинде болсо 36 кг кум шекер бар. Бардык кум шекер бирдей 42 пакетке салынды. Ар бир каптагы кум шекерди салуу үчүн канчадан пакет керек болгон?


- 404.** M, K, A, B чекиттерине кайсы сандар туура келет?



Сандуу (координата) шооланын чекитине туура келген сан ошол чекиттин **координатасы** болот.

Чекит	Координата	Жазылышы
O	0	$O(0)$
M	2	$M(2)$
A	6	$A(6)$

405. Чегирткелер конгон чекиттердин координаталарын оку.



Кайсы чекит солураакта: $M(2)$ би же $B(8)$ би?

Кайсы чекит онураакта: $K(6)$ бы же $C(11)$ бы?

406. Биригинин жагы 3 см 9 мм, экинчисинин жагы 4 см 3 мм болгон эки квадрат чий жана аларды кыркып ал. Ар бир квадраттын периметрин тап.

407. $74\ 196 : 4$ | $29\ 571 : 3$ | $172\ 942 : 2$ | $748\ 915 : 5$
 $80\ 080 : 8$ | $15\ 009 : 3$ | $27\ 063 : 9$ | $96\ 180 : 2$

408. Эгерде сүрөттөгү saat 15 минут илгерилген болсо, так убакытты эсепте. Эгерде 20 минут артта калсачы?



409. 45 054 санын 9 га бөлүп, бир окуучу тийиндиде 506 санын, экинчи окуучу 5 006 санын, ал эми үчүнчү окуучу болсо 56 санын алды. Алардан кайсы бири мисалды туура аткарганын текшер.



Көп орундуу санды бир орундуу санга бөлүүдө тийиндинин жазылышында канча цифра болушун мурдатан аныктап алган он. Бул бөлүүдө катага жол коюунун алдын алат.

- 410.** 382-көнүгүүдө көрсөтүлгөн пландан пайдаланып, бөлүнү түшүндүр:

$\begin{array}{r} 436 \\ - 4 \\ \hline 3 \\ - 0 \\ \hline 36 \\ - 36 \\ \hline 0 \end{array}$	$\begin{array}{r} 5412 \\ - 54 \\ \hline 1 \\ - 0 \\ \hline 12 \\ - 12 \\ \hline 0 \end{array}$
---	---

- 411.** Адегенде бөлүүдө канча цифра алынышын аныкта. Аны бөлүү менен текшер:

$693 : 3$	$3\ 295 : 5$	$7\ 812 : 6$	$7\ 620 : 4$
$772 : 4$	$4\ 884 : 6$	$8\ 012 : 4$	$10\ 005 : 5$

- 412.** Жагы 1 км болгон квадрат **квадрат километр** деп аталат. Ал аянт өлчөмүнүн жаңы, кыйла чоң бирдиги саналат. Сандар менен келгенде квадрат километр сөзү кыскартып жазылат: 2 кв. км, 7 km^2 .

- 413.** Жагы 5 м болгон квадрат формасындағы бөлмөгө узуну 4 м, туурасы болсо 3 м болгон тик бурчтук формасындағы шырдак салынды. Бул бөлмөнүн канча квадрат метрин шырдак каптабайт?

414. $1\ 792 + 5\ 628 : 7$	$86\ 886 - 4\ 437 : 9$
$(1\ 792 + 5\ 628) : 7$	$(86\ 886 - 4\ 437) : 9$

415. $68\ 000 \text{ м} = \square \text{ км}$
 $\square \text{ кг} = 64 \text{ т}$

$92\ 800 \text{ тыйын} = \square \text{ сүм}$
 $\square \text{ кг} = 279 \text{ ц}$

416. 1) 382-көнүгүүдө көрсөтүлгөн пландан пайдаланып, бөлүү кандай аткарылганын түшүндүр:

$\begin{array}{r} 31507 \\ - 28 \\ \hline 450 \\ - 35 \\ \hline 0 \\ - 35 \\ \hline 0 \\ - 0 \\ \hline 0 \end{array}$	$\begin{array}{r} 54246 \\ - 54 \\ \hline 2 \\ - 0 \\ \hline 24 \\ - 24 \\ \hline 0 \end{array}$
---	--

2) Бөлүүнүн кыска жазылышы менен жогорудагы жазууну салыштыр жана айырмасын түшүндүр:

$\begin{array}{r} 31507 \\ - 28 \\ \hline 450 \\ - 35 \\ \hline 0 \\ \dots \\ - 35 \\ \hline 0 \end{array}$	$\begin{array}{r} 54246 \\ - 54 \\ \hline 2 \\ - 0 \\ \hline 24 \\ - 24 \\ \hline 0 \\ \dots \\ - 24 \\ \hline 0 \end{array}$
---	---

417. 1) Чыгарбастан туруп барабардыктардан кайсылары туура эмес экендигин айт:

$$63\ 126 : 7 = 9018 \quad | \quad 50\ 600 : 8 = 6\ 325$$

$$35\ 133 : 7 = 519 \quad | \quad 90\ 470 : 5 = 1\ 894$$

2) Чыгаруудагы каталыкты тап.

418. 1) Жадыбалды көрүп чык:

Ылдамдык	12 км/саат	36 км/саат
Аралык	60 км	216 км

2) Жадыбалдагы маалыматтардан пайдаланып, туюнталар эмнени билдиришин түшүндүр:

$$60 : 12 \\ 216 : 36$$

$$36 : 12 \\ 36 - 12$$


$$60 : 12 + 216 : 36 \\ 216 : 36 - 60 : 12$$

419. 1) Маселелердин чыгарылыштарын салыштыр:

Оператор биринчи күнү 35 бет, экинчи күнү 42 бет текст терди. Ал саатына бирдей өнүм менен иштеп, бул ишке 11 saat сарптауды. Оператор ушул эки күндө канча saatтан иштеген?

2) Оператор эки күндүн ичинде 70 бет текст терди. Ал биринчи күнү 4 saat, экинчи күнү 6 saat иштеди. Оператор ар күнү канча беттен текст терген?

420. Сүрөттөрдөн пайдаланып, кайсы тик бурчуктун аяны чоң жана канча квадрат сантиметрге чоң экендигин аныкта:



421. Кандай чекит 5; 9; 11 координатага ээ?



422. Үч saat бою лотерея чыпталары сатылды. Биринчи saatта 40, экинчи saatта биринчи saatтагыга караганда 4 кө аз, үчүнчү saatта


экинчи сааттагыга караганда 4 эсे аз лотерея чыпталары сатылды. Үчүнчү саатта канча лотерея чыптасы сатылган?

423. $3\ 615 - 2\ 743$ $8\ 435 : 7$ $523\ 200 : 5$
 $872 \cdot 600$ $104\ 640 - 96\ 205$ $1\ 205 \cdot 3$


424. Фигуранын аянын табуу үчүн палеткадан пайдаланылат. Ал квадрат сантиметрлерге бөлүнгөн тунук пластинка. Сүрөттө палетка фигуранын үстүнө коюлган. Фигуранын аянын табуу үчүн биринчи кезекте ошол фи-гурада канча толук квадрат сантиметрлер жайлашканын аныктайбыз. Алар 25 экен. Андан кийин толук болбогон квадрат сантиметрлерди санайбыз. Алар 18. Бул санды 2 ге бөлөбүз. Болжол менен 9 толук квадрат чыкты. Демек, бул фигуранын аяны төмөнкүдөй болот:

$$25 + 9 = 34.$$


Жообу: фигуранын аяны 34 см^2 ге барабар.



425. Палеткадан пайдаланып, берилген фигура-лардын аянттарын эсепте:



426. Сүрөттө көрсөтүлгөн фигуралардын аянттарын жана периметрлерин тап:



427. Эки кутучада 16 арча оюнчугу бар. Биринчи кутуча 350 сум, экинчи кутуча 450 сум турат. Эгерде оюнчуктардын баасы бирдей болсо, анда ар бир кутучада канчадан оюнчук бар?

428. $4\ 184 : 8 + 1\ 912 : 8$

$(665 - 665) \cdot 7 + 12 \cdot 10$

429.

Тенденмелерди чыгар:

$$50 - 4 \cdot x = 14 \quad | \quad 87 : x = 58 - 55 \quad | \quad 200 - x \cdot 2 = 162$$

430.

$$24\ 120 : 8 + 6\ 095$$

$$10\ 980 : 9 - 999$$

$$4\ 090 : 5 \cdot 7$$

$$7\ 020 \cdot 3 : 9$$

431.

1) Эки велосипедчи бир убакытта бири-бирин көздөй жолго чыкты. Алардын жолу-гушканга чейин сарптаған убакыты жөнүндө әмне десе болот?

Эсте сакта! Эгерде телолор бир убакытта бири-бирин көздөй жүре башташса, алар жолугушканга чейин бирдей убакыт кыймылда болушат.

2) Бухара жана Навоий шаарларынан бир убакытта бири-бирин көздөй эки автобус жолго чыгып, бир saatтан кийин жолугушту. Жолугушканга чейин ар бир автобус канча saat жолдо болгон?

432.

Велосипедчи 5 saatta 65 km, мотоциклчи болсо 4 saatta 208 km аралыкты басып өттү. Мотоциклчинин ылдамдығы велосипедчинин ылдамдығынан канча километрге көп? Велосипедчинин ылдамдығы мотоциклчинин ылдамдығынан канча эсе аз?

433.

Аяңт чен бирдиктерин эсте!

$$1 \text{ см}^2 = 100 \text{ мм}^2$$

$$1 \text{ м}^2 = 100 \text{ дм}^2$$

$$1 \text{ дм}^2 = 100 \text{ см}^2$$

$$1 \text{ м}^2 = 10\ 000 \text{ см}^2$$

$$1 \text{ дм}^2 = 10\ 000 \text{ мм}^2$$

$$1 \text{ км}^2 = 1\ 000\ 000 \text{ м}^2$$

434.

«Чакмактарды» толтур:

$$400 \text{ дм}^2 = \square \text{ м}^2$$


$$3\ 000 \text{ см}^2 = \square \text{ дм}^2$$

$$700 \text{ см}^2 = \square \text{ дм}^2$$

$$9 \text{ м}^2 = \square \text{ дм}^2$$

435. 7 кутуда 42 түстүү карандаш бар. Ошондой 9 кутуда канча түстүү карандаш бар?

436. Шоолада $A(25)$; $B(31)$ чекиттеринин ортосунда жайлышкан чекиттердин координаталарын айт.




437. Эгерде самолёт 540 км/саат ылдамдык менен учса, ал 3 saatta канча аралыкты басып өтөт?

438. $39\ 072 : 4 : 3$ $350\ 647 - 36\ 008 \cdot 5$
 $30\ 960 : 9 - 2\ 891$ $120\ 094 \cdot 7 - 609\ 304 : 4$

Координаталар бурчу


439. 1) Биз силер менен сандар шооласында чекиттердин координаталарын табууну билебиз.





Сандар шооласында координаталары менен белгиленген чекиттерди айт.

2) «Ойлоп тап» оюну. Сүрөткө кара. Коён көрүүчүлөрдөн кайсыларынын ортосунда отурганын көрсөт. Карышкыр кайсы жаныбарлардын ортосунда отурат? Кайсы жаныбар коёндон ондогу, кайсы жаныбар карышкырдан солдогу орунда отурат? Маймыл жана арстандын чыпталарында кандай цифралар болот?

Кандайдыр нерсенин жайлышкан ордун так айтуу үчүн анын координаталар торундагы координаталары көрсөтүлөт.




Координаталар тору төмөнкүдөй чийилет. O чекити (координатанын башаты) тандалат жана андан өз ара перпендикуляр эки OX жана OY сандуу шоолалар жүргүзүлөт. Бул шоолалар **координата оқтору** деп аталат. Ар кандай чекиттин жайлашкан орду эки координата менен аныкталат: биринчи координата OX горизонталдуу оқ боюнча, экинчиси OY вертикальдуу оқ боюнча.




Мисалы, A чекитинин биринчи координатасы 2, экинчи координатасы 4. Бул төмөнкүдөй жазылат: $A(2; 4)$.

K чекити $(3; 0)$, M чекити $(0; 6)$, координаталар башаты O чекити болсо $(0; 0)$ координаталарга ээ. Калган чекиттердин координаталарын оку.


- 440.** 1) Эки айылдан бир убакытта эки жөө адам жолго чыгып, 3 saatтан кийин жолугушту. Алардан бири 3 км/саат ылдамдық менен, экинчиси 4 км/саат ылдамдық менен жүрдү. Айылдардын ортосундагы аралык канча?



- 2) Ортодогу аралык 21 км болгон эки айылдан бир убакытта бири-бирин көздөй эки жөө адам жолго чыкты. Бири 3 км/саат ылдамдық менен, экинчиси 4 км/саат ылдамдық менен жүрдү. Алар канча saatтан кийин жолугушат?



- 3) Ортодогу аралык 21 км болгон эки айылдан бир убакытта бири-бирин көздөй эки жөө адам жолго чыкты жана 3 saatтан кийин жолугушту. Алардан биринин ылдамдығы 3 км/саат. Экинчисинин ылдамдығын тап.



441. Жактары 6 дм жана 4 дм болгон тик бурчтук менен жагы 5 дм болгон квадраттын периметри жана аянын эсепте. Бул фигуралардын периметрлерин, андан кийин аяңтарын салыштыр.

442.

 $20\ 000 - 780 : 3 \cdot 9$ $3 \cdot 32\ 024 - 47\ 989$	$3\ \text{м} 20\ \text{см} : 8\ \text{см}$ $14\ \text{м} 7\ \text{дм} : 7\ \text{дм}$
--	--

443. Жадыбалды көрүп чык:

Жадыбалда берилген маалыматтардан пайдаланып, төмөнкү тууントмалар эмнени билдиришин түшүндүр:

1 топчунун баасы	40 сум	80 сум
Сатып алынган наркы	2400 сум	1600 сум

$$\begin{array}{lll} 1) 2400 : 40 & 3) 80 : 40 & 5) 2400 : 40 + 1600 : 80 \\ 2) 1600 : 80 & 4) 80 - 40 & 6) 2400 : 40 - 1600 : 80 \end{array}$$

444. Эки шаардан бир убакытта эки поезд жолго чыкты жана 4 saatтан кийин жолугушту. Биринчи поезддин ылдамдыгы 50 км/саат, экинчисиники 70 км/саат. Эки шаардын ортосундагы аралыкты тап.

Маселенин түрдүү усул менен чыгарылышын көр, ар бир амал менен эмне табылганын түшүндүр.



Чыгарылышы:

1-усул

$$\begin{aligned} 1) 50 \cdot 4 &= 200 \text{ (км)} \\ 2) 70 \cdot 4 &= 280 \text{ (км)} \\ 3) 200 + 280 &= 480 \text{ (км)} \end{aligned}$$

Жообу: 480 км

2-усул

$$\begin{aligned} 1) 50 + 70 &= 120 \text{ (км/саат)} \\ 2) 120 \cdot 4 &= 480 \text{ (км)} \end{aligned}$$

Жообу: 480 км

445. Ортодогу аралық 90 км болгон эки шаардан бир убакытта бири-бирин көздөй эки велосипедчи жолго чыкты. Биринчи велосипедчинин ылдамдығы 8 км/саат, ал эми әкінчи велосипедчинин ылдамдығы 10 км/саат. Велосипедчилер канча саattan кийин жолугушат?

Чыгаруунун планы:

- 1) 1 саатта велосипедчилер бир-бирине канча аралықка жакындашат?
- 2) Велосипедчилер канча саattan кийин жолугушат?

446. Ортодогу аралық 44 км болгон эки айылдан бир убакытта бири-бирин көздөй эки велосипедчи жолго чыкты жана 2 саattan кийин жолугушту. Алардан биринин ылдамдығы 12 км/саат.

Әкінчисинин ылдамдығын аныкта.

Мындағы әсептөөлөрдү аткарып, әмнени билип алууга болот:

1-үсүл

- 1) $122 = \square$
- 2) $44 - 24 = \square$
- 3) $20 : 2 = \square$

2-үсүл

- 1) $44 : 2 = \square$
- 2) $22 - 12 = \square$

447. Тийиндінин жазылышында канча цифра алғынышы керектигин мурдатан аныкта жана бөлүүнү аткар:

$2\ 895 : 3$	$52\ 184 : 8$	$165\ 578 : 7$	$180\ 052 : 2$
$1\ 434 : 6$	$46\ 185 : 5$	$368\ 356 : 4$	$477\ 189 : 9$

448. Шаарда 240 машина үчүн 2 таксомотор паркы бар. Дагы ошондой 3 парк курулуп жатат. Эгерде бардык парктарда бирдей санда машина боло турган болсо, анда жаңы парктарга канча машина жайгаштырылат?

449. $14\,042 : 7$ | $6 \cdot (2\,001 - 948 + 137)$ | $6 \cdot 9 : 3$
 $27\,522 : 9$ | $9\,800 - (560 - 496) \cdot 8$ | $8 \cdot 8 : 4$


450. 1) Карышкыр менен коён бир убакытта бир чекиттен карама-каршы жактарга чуркап кетиши. Эгерде карышкырдын ылдамдығы 40 км/саат, ал эми коёндун ылдамдығы 30 км/саат болсо, анда алар 1 саатта бири-биринен канча километрге алысташат?



2) Бир шаардан бир убакытта эки турист карама-каршы жактарга жолго чыкты. Бириңчи турист саатына 5 км, әкинчisi 4 км ылдамдық менен жүрдү. 5 сааттан кийин алардын ортосундагы аралық канча километрге барабар болот?

Чыгаруунун планы:

1. 1 сааттан кийин туристтердин ортосундагы аралық канча километр болот?
2. 5 сааттан кийинчи?



451. Станциядан эки электропоезд бир убакытта карама-каршы багытта жолго чыкты. Бириңчи электропоезддин ылдамдығы 80 км/саат, ал эми әкинчисинин ылдамдығы андан

5 км/саатка аз. 3 сааттан кийин алардын ортосундагы аралық канча километр болот?

452. $(48\ 096 : 8 + 204) \cdot 7$ | $450\ 918 : (2 + 63 : 9)$

453. Тендерлерди чыгар:

$$64 - 16 \cdot x = 32 \quad | \quad x : 15 + 32 = 32 \quad | \quad 720 - x = 630$$

$$90 : x = 2 \cdot 9 \quad | \quad 14 \cdot x + 19 = 47 \quad | \quad x : 12 = 8$$




454. $x \cdot 3 = 480 - 90$ | $x : 2 - 480 = 0$ | $150 : x = 3$

455. Жадыбал боюнча маселе түз жана аны чыгар:


Ылдамдык	Убакыт	Аралық
45 км/саат	Бир убакытта	90 км
13 км/саат		?

456. 1) Темир жол станциясынан бир убакытта кара-ма-каршы багыттарда эки жүк поезді жолго чыкты. Эгерде биринчи поезд 50 км/саат ылдамдык менен, ал эми экинчи поезд 40 км/саат ылдамдык менен аракеттense, 3 сааттан кийин алардын ортосундагы аралық канча болот?




2) Темир жол станциясынан бир убакытта кара-ма-каршы багытта эки жүк поезді жолго чыкты. Эгерде биринчи поезд 50 км/саат жана экинчи поезд 40 км/саат ылдамдык менен аракеттense, анда канча сааттан

күйин алардын ортосундагы аралық 270 км болот?



3) Темир жол станциясынан бир убакытта карама-каршы бағытта еки жүк поезді жолго чыкты жана 3 саattan күйин алардын ортосундагы аралық 270 км болду. Эгерде поезддерден бири 50 км/саат ылдамдық менен аракеттөнген болсо, анда әкинчи поезддин ылдамдығын тап.



457. Үйдө еки бөлмө болуп, бөлмөлөрдөн бириңин узуну 5 м, туурасы 3 м, әкинчисиники 4 м жана 3 м. Эгерде 1 м² полго 100 г сыр сарпалса, бул еки бөлмөнүн полун сырдоо үчүн канча сыр керек болот?

458. $24\ 708 \cdot 4 - 24\ 708 : 4$ | $(24\ 708 \cdot 4 - 24\ 708) : 4$

459. Саякатчылар 65 км/саат ылдамдық менен 2 saat поездде, андан күйин 40 км/саат ылдамдық менен 3 saat автобуста жүрүшту. Ошол уба күттүү ичинде алар канча аралыкты өтүшкөн?



460. 43 м 08 см = □ см

8 мин 7 с = □ с

3 saat 30 мин = □ мин

3 844 кг = □ т □ кг

784 мм = □ см □ мм

906 см = □ дм □ см



461. Бир пункттан бир убакытта карама-каршы багытта эки жөө адам жолго чыкты. Бириңин ылдамдығы 4 км/саат, әкинчисиники 5 км/саат. 2 saatтан кийин жөө адамдардың ортосундагы аралық канча болот?

$$4 \cdot 2 + 5 \cdot 2$$


$$(4 + 5) \cdot 2$$

Чыгаруунун эки усуулун тең түшүндүр.

462. Тик бурчтук формасындагы бактың узундугу 40 м, ал эми анын туурасы болсо андан 10 м ге кысса. Бактың аянынын үчтөн бир бөлүгүн алма дарактары, калган бөлүгүн башка мөмөлүү дарактар дарактар ээлеген. Башка мөмөлүү дарактар канча аянтты ээлеген?

463. Айылдан шаарды көздөй жөө адам жана аны менен бир убакытта шаардан кыштакты көздөй велосипедчи жолго чыкты. Айыл менен шаардың ортосундагы аралық 34 км. Жөө адам менен велосипедчи 2 saatтан кийин жолугушту. Жөө адам 4 км/саат ылдамдык менен жүргөн болсо, велосипедчинин ылдамдыгын тап.

464. Тик бурчтуктун аяны менен жактарынан бири белгилүү болгондо, анын әкинчи жагы кандай табылганын түшүндүр:



$$x \cdot 6 = 60$$

$$x = 60 : 6$$

$$x = 10$$

Жообу: 10 см.

$$9 \cdot x = 45$$

$$x = 45 : 9$$

$$x = 5$$

Жообу: 5 см.

465.

Эки буудай оруучу комбайн 4 саатта 448 т буудай орду. Бир ушундай комбайн 5 саатта канча тонна буудай орот?

466.

$$81\ 147 : 3$$

$$245\ 351 - 245\ 351$$

$$597 : 597$$



$$14\ 079 \cdot 8$$

$$19\ 251 : 9$$

$$308\ 479 + 56\ 814$$

$$24\ 906 + 28\ 408$$

$$0 : 6\ 349$$

$$7\ 184 \cdot 0$$


Нөлдөр менен аякtagан сандарга көбөйтүү

467. Канча апельсин бар экендигин аныктоону түрдүү усулдардан пайдаланып түшүндүрүп бер:

$$3 \cdot (4 \cdot 2) = 24$$

$$(3 \cdot 4) \cdot 2 = 24$$

$$(3 \cdot 2) \cdot 4 = 24$$



Санды көбөйтүндүгө көбөйтүүнү түрдүү усулдар менен аткарууга болот:

$$1) 7 \cdot (8 \cdot 5) = 7 \cdot 40 = 280$$

Көбөйтүндүнү эсептөө жана аны санга көбөйтүү.

$$2) 7 \cdot (8 \cdot 5) = (7 \cdot 8) \cdot 5 = 56 \cdot 5 = 280$$

$$3) 7 \cdot (8 \cdot 5) = (7 \cdot 5) \cdot 8 = 35 \cdot 8 = 280$$

Санды әкинчи көбөйтүүчүгө көбөйтүү жана натыйжаны биринчи көбөйтүүчүгө көбөйтүү.

468. 1) Эсепте:

$$6 \cdot (5 \cdot 4) = 6 \cdot 20 = \square$$

$$6 \cdot (5 \cdot 4) = (6 \cdot 5) \cdot 4 = \square$$

$$6 \cdot (5 \cdot 4) = (6 \cdot 4) \cdot 5 = \square$$

2) Мисалдарда эмне үчүн бирдей натыйжа алынганын түшүндүр.

469. Натыйжаны ыңгайлуу усул менен эсепте:

$$17 \cdot (10 \cdot 2) \quad 25 \cdot (2 \cdot 4) \quad 14 \cdot (3 \cdot 5)$$

470. Туюнталарды белги жана амалдардын жардамында жаз жана алардын маанилерин тап:

- 1) 7 км 308 м жана 9 сандарынын тийиндисин 2 ге бөлүү;
- 2) 8 кг 480 г жана 8 сандарынын тийиндисин 3 кө көбөйтүү.

$$\text{Үлгү: } (3\ 544 \text{ м } 66 \text{ см} : 7) : 2 = 253 \text{ м } 19 \text{ см}$$

$$3\ 544 \text{ м } 66 \text{ см} = 354\ 466 \text{ см}$$

$$\begin{array}{r} 354\ 466 \\ \hline 35 \\ - 44 \\ \hline 42 \\ - 26 \\ \hline 21 \\ - 14 \\ \hline 56 \\ - 56 \\ \hline 0 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 50\ 638 \\ \hline 4 \\ - 10 \\ \hline 10 \\ - 6 \\ \hline 6 \\ - 3 \\ \hline 2 \\ - 18 \\ \hline 18 \\ \hline 0 \end{array}$$

$$25\ 319 \text{ см} = 253 \text{ м } 19 \text{ см}$$

471. Сүт саткан аял ар биринде 3 литрден 3 банка сүт сатты. Эгерде 1 литр сүт 700 сум турса, банкалардагы бардык сүт канча сум турат?

472. $243\ 600 : 7$



$$1\ 804 \cdot 2 \cdot 10 + 8\ 631$$

$$320 \cdot 4 \cdot 100 - 29\ 075$$

473. Эсептөө усулуң түшүндүр:

$$19 \cdot 40 = 19 \cdot (4 \cdot 10) = (19 \cdot 4) \cdot 10 = 76 \cdot 10 = 760$$

$$24 \cdot 15 = 24 \cdot (5 \cdot 3) = (24 \cdot 5) \cdot 3 = 120 \cdot 3 = 360$$

$$24 \cdot 15 = 24 \cdot (5 + 10) = 24 \cdot 5 + 24 \cdot 10 = 120 + 240 = 360$$

474. Чыгарууну аякта, эсептөө усулдарын салыштыр:

$$14 \cdot 50 = 14 \cdot (5 \cdot 10) = \square \quad | \quad 16 \cdot 18 = 16 \cdot (10 + 8) = \square$$

$$14 \cdot 12 = 14 \cdot (10 + 2) = \square \quad | \quad 16 \cdot 80 = 16 \cdot (8 \cdot 10) = \square$$

475. 473-көнүгүүдөгү эсептөө усулдарынан пайдаланып төмөнкү мисалдарды чыгар:

$$12 \cdot 20 \quad | \quad 12 \cdot 15 \quad | \quad 14 \cdot 60 \quad | \quad 14 \cdot 17$$

476. Бир алманын массасы 100 г болуп, ал экинчи алманын массасынан 2 эсе аз. Эки алманын массасын тап.

477. Эсепте:

$$75 \text{ м } 24 \text{ см} : 9 \quad | \quad 6 \text{ сум} : 5 \text{ тыйын}$$

$$6 \text{ кг } 375 \text{ г} : 5 \quad | \quad 70 \text{ дм} : 2 \text{ см}$$

478. 127 432 жана 93 599 сандарынын суммасын жана айырмасын тап.

479. «Тегерекчелүү» мисалдарды чыгар:

$$605 + 29\ 897 \quad | \quad 30\ 502 - 13\ 478$$



$$5\ 445 : 9$$

$$17\ 024 \cdot 6$$

$$34\ 048 - 28\ 603$$


$$102\ 144 : 3$$

Графиктер

480. Жыл сайын Карышкырдын туулган күнүндө Коён анын боюн сантиметрде ченеп, белгилеп коёт.



Карышкырдын боюнун
өсүү графиги



Карышкырдын боюнун өсүү графигин көрүп чык жана суроолорго жооп бер.

Эмне үчүн чекиттер бири-бири менен ийри сызыктар жардамында туташтырылган?

Карышкыр 1 жашка чыкканда анын боюнан дай болгон? 3 жаштачы? 4 жаштачы? 6 жаштачы?

Акыркы бир жылда Карышкырдын бою өстүбү?

Карышкырдын бою 40 см болгондо, ал канча жашта болчу? 50 см болгондоочу? 70 см болгондоочу? 75 см болгондоочу?


Карышкыр:

- а) 1 жаштан 3 жашка чейин;
- б) 3 жаштан 7 жашка чейин канча сантиметр өскөн?

481. Капта 48 кг сабиз бар болчу. 4 күн ар жолу бирдейден сабиз алынгандан кийин капта 32 кг сабиз калды. Күнүгө капитан канча килограммдан сабиз алынган?

482. $37\,009 - 1\,108 \cdot 8 + 4\,508$ 2 т : 8 кг

483. Чокуларынан бири А чекитинде болгон көп бурчтукут айт.



484. Теңдемелерди чыгар:

$$654 + x = 810$$

$$720 - x = 426$$

$$35 \cdot x = 0$$

$$x : 27 = 0$$

485.

$$3\,725 : 5$$

$$61\,376 : 8$$

$$108\,120 : 4$$

486. Геологдор 144 км жол жүрүштү. Алар баштап 60 км/саат ылдамдык менен 2 saat машинада жүрүштү, андан кийин калган жолду 8 км/саат ылдамдык менен атта басып өтүштү. Алар канча убакыт атта жүрүшкөн?

487. Көбөйтүү усулун түшүндүр:

$$425 \cdot 40 = 425 \cdot (4 \cdot 10) = 425 \cdot 4 \cdot 10 = 17\,000$$

$$47 \cdot 800 = 547 \cdot (8 \cdot 100) = 547 \cdot 8 \cdot 100 = 437\,600$$

Чыгарууну төмөнкүдөй жазууга болот:

$\begin{array}{r} 425 \\ \times 40 \\ \hline 17000 \end{array}$		$\begin{array}{r} 547 \\ \times 800 \\ \hline 437600 \end{array}$
---	--	---

488. Түшүндүрүү менен чыгар:

$$\begin{array}{l|l|l|l} 526 \cdot 50 & 659 \cdot 70 & 3042 \cdot 200 & 2307 \cdot 400 \\ 384 \cdot 30 & 291 \cdot 90 & 2709 \cdot 300 & 4122 \cdot 200 \end{array}$$

489. Китеңканага жаңы китең келди. Китеңканачы 3 текчеге 45 тен китең койгондон кийин дагы 80 китең калды. Китеңканага канча китең келген?

490. Тендерди чыгар:

$$x : 50 = 81 - 9 \quad | \quad 2x + 356 = 900 \quad | \quad x - 206 = 100 + 45$$

491.

$$\begin{array}{l|l|l|l} 605 \cdot 30 & 7043 \cdot 70 & 806 \cdot 200 & 1487 \cdot 40 \\ 328 \cdot 90 & 694 \cdot 600 & 456 \cdot 500 & 6391 \cdot 20 \end{array}$$

 **492.** Аяны 56 см² жана бир жагынын узундугу 8 см болгон тик бурчтук чий.

493. Дүкөндө 360 м кездеме бар болчу. Бириңчи күнү кездеменин төрттөн бир бөлүгү, экинчи күнү калган кездеменин бештен бир бөлүгү сатылды. Экинчи күнү кездеменин канча метри сатылды?

Чыгаруунун планы:

- 1) Бириңчи күнү канча метр кездеме сатылды?
- 2) Канча метр калды?
- 3) Экинчи күнү канча метр кездеме сатылды?

494. Тик бурчтук формасындағы бактын узундугу 20 м, туурасы 10 м. Бак майданынын жары-

мын алмурат дарактары ээлеген. Алмурат дарактары ээлеген майдандын аятын аныкта.

495. Төндемелерди чыгар:


$$54 \cdot x + 96 = 204$$

$$780 : (x - 7) = 78$$

$\text{Үлгү: } (139 - x) : 8 = 14$ $139 - x = 14 \cdot 8$ $139 - x = 112$ $x = 139 - 112$ $x = 27$	Текшерүү $(139 - 27) : 8 = 14$ $112 : 8 = 14$ $14 = 14$
--	---

496. Карышкыр менен Коён чуркоо мелдешин өткөрүштү. Карышкыр менен Коёндуң кыймыл графигин көрүп чык жана суроолорго жооп бер.

Кыймыл графиги



Карышкыр менен Коён кандай аралыкты чуркап өтүүгө тийиш эле?

Алардан кайсы бири мараага чейин жетип келди?

Карышкыр канча секунд жана Коён канча секунд чуркады?

Карышкыр мараага чейин канча метр жетип келе албады?

Графиктен алардан кайсы бири тезирээк чуркаганын билип алууга болобу?

300 метрди Карышкыр канча секундда жана Коён канча секундда чуркап өтөт?

Биринчи 10 секундда Карышкыр кандай аралыкты жана Коён кандай аралыкты өттү?

- 497.** Тик бурчтуктун периметри 36 см, жактарынан биринин узундугу 12 см. Тик бурчтуктун аян тын тап.

- 498.** Эсепте:

$$17\ 600 : 4$$

$$17\ 600 \cdot 4$$

$$575 \cdot 5$$

$$575 : 5$$

$$(63\ 144 - 7\ 191) : 3$$

$$63\ 144 - 7\ 191 : 3$$

- 499.** Чыгарууну түшүндүр:

$$\begin{aligned} 1) \quad & 40 \cdot 70 = \\ & = 4 \text{ онд} \cdot (7 \cdot 10) = \\ & = (4 \text{ онд} \cdot 7) \cdot 10 = \\ & = 28 \text{ онд} \cdot 10 = \\ & = 280 \text{ онд} = 2\ 800 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) \quad & 800 \cdot 500 = \\ & = 8 \text{ жүзд.} \cdot (5 \cdot 100) = \\ & = (8 \text{ жүзд.} \cdot 5) \cdot 100 = \\ & = 40 \text{ жүзд.} \cdot 100 = \\ & = 4\ 000 \text{ жүзд.} = 400\ 000 \end{aligned}$$

Нөл менен аяктаган көп орундуу сандар төмөнкүдөй көбөйтүрүлөт:

$$\begin{array}{r} \times 6\ 400 \\ 90 \\ \hline 576\ 000 \end{array} \qquad \begin{array}{r} \times 3\ 170 \\ 300 \\ \hline 951\ 000 \end{array}$$

- 500.** Түшүндүрүү менен чыгар:
- | | | |
|------------|------------|-------------|
| 4 800 · 40 | 1 840 · 30 | 2 040 · 400 |
|------------|------------|-------------|
- 501.** Оозеки эсепте жана жоопторун гана жаз:
- | | |
|-----------|------------|
| 400 · 30 | 250 · 200 |
| 400 · 600 | 7 000 · 40 |
| 90 · 200 | 60 · 900 |
| 300 · 700 | 50 · 2 000 |
- 502.** Кинотеатрдын чоң залында ар биринде 28 отургучтан 30 катар, кичине залында ар биринде 18 отургучтан 20 катар бар. Кинотеатрдын эки залында бардыгы болуп канча отургуч бар?
- 503.** $6\,845 + 34 \cdot (91 - 89) \quad | \quad 10\,332 : 4 + 36\,846 : 9$
- 504.** Тенденмелерди чыгар:
- 760 – $x = 312$
 - $x : 10 = 230$
 - $x \cdot 10 = 450$
 - $670 : x = 670$
- 505.** Чыгар жана натыйжаны текшер:
-  $56\,792 + 42\,009$ $80\,014 - 72\,935$


Диаграммалар. Жадыбалдар

- 506.** Карышкыр менен Коён өздөрүнүн мектебиндеги төртүнчү класс окуучуларынын кызыгуулары жөнүндө маалымат чогултушту. Алар натыйжаларды жадыбалга жазып, Аюуга беришти.



Кызыгуу	Класс	
	4 а	4 б
Спорт	15	10
Музыка	5	5
Сүрөт	10	—
Театр	15	25
Бий	5	20
Окуу	25	5

Аюу натыйжаларды төмөнкүдөй түүнттү.



Эмне үчүн Аюу диаграммадан пайдаланууну чечти?

Диаграмманы көрүп чык жана суроолорго жооп бер.

Кайсы класстын окуучулары театрга көбүрөөк кызыгышат? Спорткочу? Окуугачы? Бийгечи?


Кайсы класста бир да окуучу сүрөт тартууга кызыкпайт?

Ар бир класста канча окуучу музыкага кызыгат? Газета, журнал, маалыматнаама, энциклопедияларда ар түрдүү маалыматтарды берүү үчүн **жадыбалдар, диаграммалар** жана **графиктерден** пайдаланылат. Алар маалыматтарды кыска жана көргөзмөлүү жеткирүүгө жардам берет.

507. Велосипедчи түшкө чейин 3 saat, түштөн кийин 2 saat жолдо болду. Ал түшкө чейин 42 km жол жүрдү. Эгерде велосипедчи түштөн кийин ылдамдығын 2 km ге ашырган болсо, анда ал бардыгы болуп канча километр жол жүргөн?

508. $13\,048 : 4 \cdot 2 - 756 - 2\,875$ 46 949 : 7

- 509.** 1) С бурчун ичине алган бардык фигура-ларды жаз.
2) BCD жана BKD үч бурчтуктары үчүн жалпы болгон жакты жаз.



510. Тигүү фабрикасында 3 күн күндө 112 ден көйнөк тигилди. Кийинки 5 күндүн ар бириnde 126 дан көйнөк тигилди. Бардыгы болуп канча көйнөк тигилген?

511. Мисалдарды чыгар, чыгаруунун тууралыгын көбөйтүү менен текшер:



$14\,812 : 4 \quad 351\,540 : 7$

512. Түшүндүрүү менен чыгар:

$809 \cdot 60$

$826 \cdot 400$

$410 \cdot 200$

513. $408 \cdot 300 \mid 1\,75 \cdot 230 \mid 49\,700 : 7 \mid 581 \cdot 200 : 7$

514. Квадрат сантиметрлерде туюнт:

3 дм^2

4 м^2

900 мм^2

515. $(53 + 28) \cdot (24 - 19) \quad | \quad 8\,115 : 5 - 1\,806 : 3$

516. Бирдей эки автобуста 56 отургуч бар. Ошондой 5 автобуста канча отургуч бар?



517. Дүкөнгө телевизор, магнитофон жана компьютер алып келишти. Алардын биргеликтеги саны 296 ны түзөт. Ошолордон 78 и магнитофон, компьютер болсо магнитофондон 2 эсे көп, калгандары телевизор. Дүкөнгө канча телевизор алып келишкен?

518. $286 \cdot 300$ | $63 \cdot 500 : 3$ | $954 \cdot 40$ | $21\,420 : 9$



519. Маселелерди чыгар, алардын шарттарын жана чыгарылыштарын салыштыр.

1) Дүкөндө бир күндө 8 банка чиенин жана ошондой 10 банка алманын вареньеси сатылды, мында алманын вареньеси чиенин вареньесине караганда 4 кг га көп сатылды. Бир күндө ар бир вареньеден канча килограммдан сатылган?

2) Дүкөндө бир күндө 16 кг чиенин вареньеси жана 20 кг алманын вареньеси сатылды, мында алманын вареньеси чиенинина караганда 2 банкага көп сатылды. Эгерде банкалар бирдей болсо, ар бир вареньеден канча банкадан сатылган?

520. Бир жөөктөн 3 кап, экинчи жөөктөн 4 кап картошка алынды. Бардык картошканын массасы 315 кг. Ар бир жөөктөн канча килограммдан картошка алынган?

521. $9\,583 : 7$ | $20\,364 : 3$ | $100\,040 - 3\,805 \cdot 8$

522. Велосипедчи 3 saat жол жүргөндөн кийин, дагы 48 км жол жүрүшү керек. Эгерде бардык жол 84 км болсо, ал кандай ылдамдык менен жүргөн?

**523.**

204 012 : 6 | 7 · 27 004 | 361 809 : 3 | 9 · 12 030

**524.** Барабардыктардын тууралыгын түшүндүр:

$$6 \cdot 8 \cdot 5 = 5 \cdot 6 \cdot 8$$

$$7 \cdot 9 \cdot 4 = 7 \cdot (9 \cdot 4)$$

$$35 \cdot 4 \cdot 10 \cdot 3 = 35 \cdot 10 \cdot 4 \cdot 3$$

$$6 \cdot 2 \cdot 9 \cdot 5 = (6 \cdot 9) \cdot (2 \cdot 5)$$



Эсте сакта! Көбөйтүүчүлөрдүн ордун түрдүүчө усулдар менен алмаштырууга жана топтоштурууга болот.

Мисалы: $7 \cdot 2 \cdot 500 \cdot 9 = (7 \cdot 9) \cdot (500 \cdot 2)$

525. Көбөйтүндү кандай эсептелгенин түшүндүр:

$$50 \cdot 49 \cdot 2 = 49 \cdot 50 \cdot 2 = 49 \cdot 100 = 4\,900$$

$$7 \cdot 25 \cdot 8 \cdot 4 = (7 \cdot 8) \cdot (25 \cdot 4) = 56 \cdot 100 = 5\,600$$

526. Ыңгайлуу усул менен эсепте:

$$9 \cdot 25 \cdot 7 \cdot 4 | 16 \cdot 7 \cdot 10 \cdot 5 | 45 \cdot 4 \cdot 2 \cdot 5 | 25 \cdot 8 \cdot 9 \cdot 4$$

527. Бирдей болгон 4 бөлүк ак жип жана 6 бөлүк ошондой көгүлтүр жип бирдей баада сатып алынды. Бардык жиптер үчүн 9 600 сум төлөнди. Бир бөлүк жип канча сум турат? Бардык ак жиптер канча сум турат? Бардык көгүлтүр жиптер канча сум турат?**528.**

Эгерде $a = 6\,412$ жана $b = 4$ болсо, $a \cdot b$ жана $a : b$ туюнталарынын маанисин тап.

**529.** Амалдарды аткар:

$$35\,532 : 9 \cdot 4 + 15\,618 \cdot 3$$

$$21\,476 : 7$$

$$(294\,883 - 49\,295 - 294) : 7$$

$$16\,272 : 8$$

$$60\,001 - 13\,284 : 9$$

$$24\,348 : 6$$

530. Эки шаардан бири-бирин көздөй бир убакытта эки велосипедчи жолго чыкты. Жолу-гушканга чейин биринчиси 24 км, ал эми экинчиси болсо 2 эсे көп аралыкты басып өттү. Төмөнкү түүнтмалар эмнени билдирет?

1) $24 \cdot 2$ | 2) $24 \cdot 2 + 24$ | 3) $24 \cdot 2 - 24$

531. Бир дүкөнгө 18 ящик, экинчисине ошондой 15 ящик жашылча алып келишти. Экинчи дүкөнгө биринчисине караганда 24 кг га аз жашылча алып келишти. Ар бир дүкөнгө канча килограммдан жашылча алып келишкен?

532. Фергана жана Кокон шаарларынын ортосундагы аралык 170 км. Бул шаарлардан бири-бирин көздөй бир убакытта эки мотоциклчи жолго чыкты. Биринчи мотоциклчи жалпы жолдун ондон бир бөлүгүн, экинчиси бештен бир бөлүгүн басып өттү. Ошол убакытта алар жолугушабы? Эгерде жолугушпаса, алар ошол убакытта бири-биринен кандай аралыкта болушкан?

533. $36\ 016 : 2 + 50\ 045 : 5$ | $8\ 016 : 8 - 816 : 8$
 $1\ 327 \cdot 4 + 1\ 027 \cdot 6$ | $407 \cdot 5 - 9\ 018 : 9$

534. Эгерде $a = 884$ болсо, $(a \cdot 9 - a : 2) \cdot 3$ түүнтмалынын маанисин тап.

535. $1\ 307 \cdot 2$ | $37\ 206 : 3$ | $6\ 010 \cdot 8$ | $2\ 418 : 6$
 $20\ 418 \cdot 3$ | $672 : 3$ | $6\ 408 : 2$ | $6\ 008 \cdot 3$


536. Чыгар жана натыйжаны текшер:

 $256\ 008 + 300\ 174$ | $90\ 021 - 44\ 536$

Нөлдөр менен аяктаған сандарга бөлүү

537.

12 коёнду түрдүү усулдар менен барабар топторго кандай бөлүүгө болорун түшүндүр: Эми 12 санын 3 жана 2 сандарынын көбөйтүндүсүнө бөлүүнүн түрдүү усулдарын түшүндүр:



$$1) 12 : (3 \cdot 2) = 12 : 6 = 2$$

Көбөйтүндүгү эсептелет жана сан ошол көбөйтүндүгө бөлүнөт.

$$2) 12 : (3 \cdot 2) = (12 : 2) : 3 = 6 : 3 = 2$$

Сан экинчи көбөйтүүчүгө бөлүнөт жана на-
тыйжа бириńчи көбөйтүүчүгө бөлүнөт.

$$3) 12 : (3 \cdot 2) = (12 : 3) : 2 = 4 : 2 = 2$$

12 саны бириńчи көбөйтүүчүгө бөлүнөт жа-
на натыйжа экинчи көбөйтүүчүгө бөлүнөт.

538. Эсепте:

$$30 : (3 \cdot 5) = 30 : 15 = \square$$

$$28 : (7 \cdot 2) = 28 : 14 = \square$$

$$30 : (3 \cdot 5) = (30 : 3) : 5 = \square$$

$$28 : (7 \cdot 2) = (28 : 7) : 2 = \square$$

$$30 : (3 \cdot 5) = (30 : 5) : 3 = \square$$

$$28 : (7 \cdot 2) = (28 : 2) : 7 = \square$$

Эмне үчүн ар бир на-
тыйжалар алынганын

мамычада бирдей на-
түшүндүр.

539. Натыйжаны ыңгайлуу усул менен эсепте:

$$80 : (5 \cdot 4)$$

$$140 : (4 \cdot 7)$$

$$360 : (10 \cdot 2)$$

$$90 : (6 \cdot 3)$$

$$270 : (9 \cdot 6)$$

$$7200 : (100 \cdot 9)$$

540. Саякатчылар 90 км жолду өтүүнү болжошкон.

Бир күн жолдо болушкандан кийин алар дагы биринчи күнү өткөн жолдорунун жарымынча жол жүрүү керектигин билип калышты. Саякатчылар дагы канча километр жол жүрүшү керек?

541. Китеп 100 беттен турат. Окуучу кыз биринчи күнү анын 75 бетин, ал эми экинчи күнү болсо биринчи күнү окуганынын бештен бир бөлүгүн окуду. Окуучу кыз китептин дагы канча бетин окушу керек?

 **542.** $620 \cdot 400$

$$780 \cdot 90$$

$$50\ 050 - 8\ 000$$

$$3\ 600 \cdot 30$$

$$490 \cdot 40 : 8$$

$$20\ 881 : 7$$

543. Бөлүү кандай аткарылганын түшүндүр:

$$240 : 60 = 240 : (10 \cdot 6) = 240 : 10 : 6 = 4$$

$$640 : 16 = 640 : (8 \cdot 2) = 640 : 8 : 2 = 40$$

$$5\ 600 : 700 = 5\ 600 : (100 \cdot 7) = 5\ 600 : 100 : 7 = 8$$

544. Чыгарууну оозеки түшүндүр:

$$800 : 40$$

$$2\ 400 : 30$$

$$4\ 200 : 600$$

545. $280 : 70$

$$720 : 90$$

$$540 : 36$$

$$490 : 70$$

$$300 : 15$$

$$720 : 45$$

$$1\ 400 : 700$$

$$6\ 300 : 900$$

546. Устаканада 1 971 м кездеме бар болчу. 1 095 м кездеме аялдардын костюмун тигүү үчүн сарпталды. Балдардын костюмуна аялдардын костюмуна сарпталгандын бештен бир бөлүгү сарпталды. Канча кездеме калган?

547.

Тигүүчү биринчи күнү 3 бирдей жаздык кап, экинчи күнү болсо 4 ошондой жаздык кап тики. Ал бардыгы болуп 14 м кездеме сарптады. Тигүүчү биринчи күнү канча метр кездеме сарптаган?

548.

$$2\ 340 \cdot 80 - 164\ 840 \quad 16\ 130 : 10 \cdot 9$$



$$2\ 943 + 205\ 480 : 8$$

$$5\ 600 : 700 \cdot 4$$

549.

Калдыктуу бөлүү кандай аткарылганын карап чык:



$$1) 274 : 10$$

$$2) 457 : 100$$

$$274 : 10 = 27 \text{ (калд. 4).}$$

$$457 : 100 = 4 \text{ (калд. 57)}$$

Түшүндүрүү:

274 саны 10 го калдыксыз бөлүнбөйт. 400
270 ти 10 го бөлсөк, тийинди 27,
калдык 4 болот.

457 саны 100 ге калдыксыз бөлүнбөйт. 400
дү 100 ге бөлсөк, тийинди 4, калдык 57
болот.

Текшерүү:

$$27 \cdot 10 + 4 = 274$$

$$4 \cdot 100 + 57 = 457$$

550.

Тийинди жана калдыкты тап. Текшер:

$$386 : 10$$

$$6\ 247 : 100$$

$$72\ 835 : 1\ 000$$

$$1\ 254 : 10$$

$$53\ 913 : 100$$

$$263\ 924 : 1\ 000$$

Ар бир бөлүнүүчүдө, тийиндиде боло турган цифралардын астына бирден, калдыкта боло турган цифралардын астына экиден сыйзык сыйз. Эмнени билдин?

551.

Бирдей 5 канистрала 90 л бензин бар болчу. Бир автомобильге 54 л бензин, экинчисине 36 л бензин куюлду. Биринчи автомобильге канча канистра бензин куюлду? Экинчисинечи?

552. $x : 20 = 180 : 9$ | $100 + x \cdot 20 = 240$ | $60 + 360 : x = 100$

553. Эгерде $a = 300$ болсо, $160 \cdot a - a \cdot 8$ түүнтманын маанисин тап.


554. 6 койдон бир жылда 36 кг жүн алынат.
24 кг жүн канча койдон алынат?

555. $(827 + 453) \cdot 70$ | $10\ 297 : (403 - 396)$

$580 \cdot (356 + 244)$ | $425 \cdot 2 \cdot 600$

$(50\ 103 - 35\ 073) : 9$ | $50 \cdot 76 \cdot 2 \cdot 10$

556. Эки түрмөк жүн жиптен 3 калпакча токууга болот. 8 түрмөк ошондой жиптен канча калпакча токууга болот?



Түшүндүрүү: Ар бир жуп түрмөк жиптен 3 калпакча чыгышы белгилүү. Эгерде биз 8 түрмөктө канча жуп түрмөк бар экендигин билсек, маселени чыгара алабыз. Бириңчи суроону төмөнкүдөй түүнчүүга болот: 8 түрмөктө канча жуп түрмөк бар?
Маселе чыгарууну аякта.

557. 1) 10 литр сүттөн 2 кг каймак алынат. 50 литр сүттөн канча килограмм каймак алынат?

2) 100 кг ундан 135 кг нан бышырылат. 500 кг ундан канча килограмм нан бышырылат?

558. Наабайканага түшкө чейин 4 200 кг жана түштөн кийин 2 800 кг ун алып келишкен. Бардык ун 100 кап болду. Наабайканага түшкө чейин канча кап жана түштөн кийин канча кап ун алып келишкен?

559. Калдыктуу бөлүүнү аткар жана текшер:

$$2\ 783 : 10 \quad 48\ 509 : 100 \quad 317\ 461 : 1\ 000$$

560. Тенденме түз жана чыгар:

- 1) белгисиз сандан 380 ди кемиткенде 70 алынат;
- 2) белгисиз санды 60 ка көбөйтүрүлгөндө 540 алынат;
- 3) белгисиз санды 10 го бөлгөндө тийиндиде 700 алынат.

561. $38\ 412 : 6$ | $840\ 192 : 6$ | $709 \cdot 6 - 13\ 200 : 100$
 $24\ 056 : 8$ | $751\ 410 : 9$ | $53\ 060 : 10 + 478 \cdot 2$

562. 1) Чыгарууну түшүндүр, натыйжаны эсепте:

$$540 : 90 = 540 : (9 \cdot 10) = 540 : 10 : 9 = \square$$

$$7\ 200 : 800 = 7\ 200 : (8 \cdot 100) = 7\ 200 : 100 : 8 = \square$$

2) Калдыктуу бөлүүнү минтип аткарууга болот:

$\begin{array}{r} 41860 \\ - 3606 \\ \hline 58 \end{array}$	$\begin{array}{r} 2510600 \\ - 24004 \\ \hline 110 \end{array}$
---	---

Түшүндүрүү:

418 ди 60 ка бөлүү керек.

Бөлөбүз: 418 ди адегенде 10 го, алынган санды (41 ди) 6 га бөлөбүз. 6 чыгат.

Көбөйтөбүз: 6 ны 60 ка. 360 алынат.

Кемитебиз: 360 ты 418 ден. 58 калат.
58 — бул калдык.

Калдыкты бөлүүчү менен салыштырабыз: 58
кичине 60 тан.

Демек, бөлүү туура аткарылган.

Жообун окуйбүз: тийинди 6, калдык 58.


Текшерүү: $58 < 60$, $6 \cdot 60 + 58 = 418$.

563. 2 510 ду 600 гө кандай бөлгөнүндү жазууга
карап түшүндүр.

564. Калдыктуу бөлүүнү аткар:

$$157 : 30 \quad | \quad 174 : 50 \quad | \quad 670 : 300 \quad | \quad 1900 : 600$$

565. «Neksiya» автомобили 100 км жолго 8 л
бензин сарптайт. Ал 400 км жолго канча
литр бензин сарптайт?



566. Окуучулардын эки тобу 8 себет сабиз
терди. Биринчи топ 39 кг, экинчи топ 65 кг
сабиз терди. Ар бир топ канча себеттен
сабиз терген?

567. $167\ 004 + 320 \cdot 3 : 4 \quad 7\ 720 : 8 \cdot 30$

$910\ 000 - 548 \cdot 2 : 8 \quad 2\ 682 : 9 \cdot 60$



568. 1) $5\ 520 : 80$ бөлүү кандай аткарылганын көрүп чык:

$\begin{array}{r} 55\ 20 \\ - 48\ 0 \\ \hline 7\ 20 \\ - 7\ 20 \\ \hline 0 \end{array}$	$\begin{array}{r} 14\ 160 \\ - 12\ 0 \\ \hline 2\ 16 \\ - 2\ 00 \\ \hline 1\ 60 \\ - 1\ 60 \\ \hline 0 \end{array}$
---	---

Түшүндүрүү: $5\ 520$ ны 80 ге бөлүү керек.

552 ондук – **биринчи толуксуз бөлүнүүчү**. Демек, тийинди ондуктар жана бирдиктер, башкача айтканда 2 цифра болот.

Бөлөбүз: 552 ни 80 ге. Ал үчүн 55 ти 8 ге бөлөбүз, 6 чыгат – тийинди ошончо ондук болот.

Көбөйтөбүз: 80 ди 6 га, 480 чыгат – ошончо ондукту бөлдүк.

Кемитебиз: 480 ди 552 ден, 72 чыгат – ошончо ондук бөлүнбөдү.

Калдыкты бөлүүчү менен салыштырабыз: 80 ден кичине ондуктар калды ($72 < 80$).

720 бирдик – **экинчи толуксуз бөлүнүүчү**.

Бөлөбүз: 720 ны 80 ге. Ал үчүн 72 ни 8 ге бөлөбүз. 9 чыгат – тийинди ошончо бирдик болот.

Көбөйтөбүз: 80 ди 9 га, 720 чыгат. Бардык бирдиктер бөлүндү.

Жообун окуйбүз: тийинди 69 га барабар. Текшерүү кандай аткарылганын түшүндүр.

2) 14 160 ты 40 ка кандай бөлгөнүбүздү жазып түшүндүр.

569. Жогорудагы берилген түшүндүрүлөр боюнча чыгар:

$$2\ 340 : 30$$

$$5\ 360 : 40$$

$$12\ 350 : 50$$

570. Эки жүк автомашинасында 80 т картошка алыш келинди. Биринчи машинада 30 т, ал эми экинчисинде болсо калган картошка алыш келинди. Машиналарга бирдей оордукта жүк жүктөлөт. Машиналар бардығы болуп 16 жолу каттады. Мында ар бир машина канча жолу каттаган?

571. Термез менен Денавдын ортосундагы ара-лык 180 км. Бул эки шаардан бири-бирин көздөй бир убакытта эки автобус жолго чыкты. Автобустардан бири бардык жолдун жарымын, экинчisi болсо жалпы жолдун үчтөн бир бөлүгүн өткөн учурда автобустардын ортосундагы ара-лык канча болот?

572. 18 л сүт 4 илеген жана 5 банкага куюлду. Илеген менен банкалардын сыйымдуулугу бирдей. Банкаларда канча литр сүт болгон?

573. Төңдемелерди чыгар:


$$170 + 540 : x = 260$$

$$100 + x : 40 = 115$$

574. Бөлүү кандай аткарылганын түшүндүр:

$\begin{array}{r} 68600700 \\ - 630098 \\ \hline 5600 \\ 5600 \\ \hline 0 \end{array}$	$\begin{array}{r} 238500900 \\ - 1800 \\ \hline 5850 \\ 5400 \\ \hline 4500 \\ 4500 \\ \hline 0 \end{array}$
--	--

575. $32\ 800 : 800$ $42\ 300 : 900$ $249\ 500 : 500$

576. Мектептин короосунан гүлзар үчүн 60 м^2 жер ажыратылды. Бул жалпы короонун бештен бир бөлүгүн түзөт. Жалпы мектеп короосунун аянын канча?

577. Ташбака менен үлүл карама-каршы бағытта аракеттенип жатышат. Эгерде ташбаканын ылдамдыгы $22\text{ см}/\text{мин}$, ал эми үлүлдүн ылдамдыгы $14\text{ см}/\text{мин}$ болсо, 2 минуттан кийин алардын ортосундагы аралык канча болот?

578. Эгерде $c = 308$, $d = 90$; $c = 627$, $d = 400$; $c = 7060$, $d = 8$ болсо, $c \cdot d$ туюнтымасынын маанисин тап.

579.

$$55\ 140 : 630 + 560 \cdot 400 \mid 720 - (300 - 420 : 6)$$



580. 72 л бензин 4 канистраға тенден куюлду. 90 л бензинди кую үчүн ошондой канистрадан канча керек болот?

581.

1) Чыгарууну түшүндүр:

$$\begin{array}{r} - 28800 \Big| 80 \\ - 240 \quad \underline{360} \\ \hline - 480 \\ - 480 \\ \hline - 0 \\ \hline 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} - 364200 \Big| 600 \\ - 3600 \quad \underline{607} \\ \hline - 420 \\ \hline 0 \\ - 4200 \\ \hline 4200 \\ \hline 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} - 285600 \Big| 70 \\ - 280 \quad \underline{4080} \\ \hline - 56 \\ \hline 0 \\ - 560 \\ \hline 560 \\ \hline - 0 \\ \hline 0 \end{array}$$

2) Мисалдарды чыгаруунун кыскараак жазылышын түшүндүр:

$$\begin{array}{r} 28800 \Big| 80 \\ 240 \quad\quad\quad 360 \\ \hline 480 \\ 480 \\ \hline 0 \end{array} \dots$$

$$\begin{array}{r} 364200 \Big| 600 \\ 3600 \quad\quad\quad 607 \\ \hline 4200 \\ 4200 \\ \hline 0 \end{array} \dots$$

$$\begin{array}{r} 285600 \Big| 70 \\ 280 \quad\quad\quad 4080 \\ \hline 560 \\ 560 \\ \hline 0 \end{array} \dots$$


582. $78\ 400 : 800$

$69\ 680 : 40$

$27\ 720 : 30$

583. Окуучу кыз биринчи кители 7 саатта, экинчи-син 5 саатта окуп чыкты. Эгерде биринчи кители экинчисине караганда 40 бетке көп болсо, окуучу кыз бир саатта канча бет кители окуган?

584. Эгин аянынын берилген өлчөмдөрү бойонча дарбыз үчүн, коон жана ашкабак үчүн ажыратылган аянатты тап.



585. Узуну 5 см, туурасы 4 см болгон тик бурчтук чий. Анын аянын тап.

586. Түюнтмаларды салыштыр:

$$420 \cdot 5 \cdot 10 \square 420 \cdot 50$$

$$650 \cdot 10 + 650 \cdot 3 \square 650 \cdot 30$$



587. Чыгарууну түшүндүр:

$\begin{array}{r} 284200700 \\ - 2800 \quad 406 \\ \hline 4200 \quad \dots \\ - 4200 \\ \hline 0 \end{array}$	$\begin{array}{r} 4160040 \\ - 40 \quad 1040 \\ \hline 160 \quad \dots \\ - 160 \\ \hline 0 \end{array}$
---	--

588. Амалдарды аткар жана текшер:

$$276\ 300 : 900 \quad | \quad 44\ 400 : 60 \quad | \quad 102\ 000 : 300$$

589. Бир айылдан эки атчан бир убакытта кара-ма-каршы багытта жолго чыкты. Бул атчандардан биринин ылдамдыгы 14 км/саат, ал эми экинчисинин ылдамдыгы 12 км/саат. Атчандар 4 saat жолдо болушса, $14 + 12$; $14 \cdot 4$; $12 \cdot 4$; $14 \cdot 4 + 12 \cdot 4$; $(14 + 12) \cdot 4$ туюнталары боюнча эмнени билип алууга болот.

590. Жалпы аяны 1750 м² болгон эки талаага мөмөлүү дарак тигилди. Бир талаага 20 түп жана экинчи талаага 30 түп дарак тигилди. Эгерде ар бир даракка бирдей өлчөмдө жер ажыратылган болсо, ар бир талаанын аянын тап.

591. $160 : 4 + 6 \cdot 2$ туюнманын маанисин тап. Анын мааниси 32 ге барабар болушу үчүн кашааларды кандай коюу керек? 10 го барабар болушу үчүнчү? 92 ге барабар болушу үчүнчү?

592. 28 м кездемеден 7 көйнөк тигүүгө мүмкүн болсо, 56 м кездемеден канча көйнөк чыгат?

593. $350 \cdot 30 : 70 \quad | \quad 354\ 000 : 200 \cdot 8 \quad | \quad 85 \cdot 5 \cdot 0$



594. Чыгарууну түшүндүр. Тийинди менен калдыкты көрсөт:

$$\begin{array}{r} - 2419 \quad | 50 \\ \underline{200} \quad | 48 \\ \underline{-419} \\ \underline{400} \\ 19 \end{array}$$

Текшерүү:
1) $19 < 50$
2) $\begin{array}{r} \times 48 \\ \underline{50} \\ 2400 \end{array}$

3) $2400 + 19 = 2419$
4) $48 \cdot 50 + 19 = 2419$

595. Калдыктуу бөлүүнү аткар жана текшер:

$$3\ 333 : 40 \qquad 1\ 307 : 20 \qquad 20\ 200 : 300$$

596. Төндемелер түз жана чыгар:

- 1) 70 санын бир нече жолу чоңойтуп, 630 алынды. 70 саны канча жолу чоңойтулган?
- 2) 720 саны бир нече жолу азайтырылды жана 80 алынды. Мында 720 саны канча жолу азайтырылган?

597. 3 алма 25 сум турат. Ошондой 6 алма канча турат?



598. Эки жөө адам бир убакытта бир айылдан карама-каршы багытта жолго чыгышты жана 3 saatтан кийин алардын ортосундагы аралык 33 км болду. Эгерде алардан биринин ылдамдыгы 5 км/саат болсо, анда экинчисинин ылдамдыгын тап.

599. Амалдарды аткар жана текшер:

 $38\ 960 : 80 \quad | \quad 780 : 60 \quad | \quad 34\ 500 : 300 \quad | \quad 83 \cdot 700$

Эки жана үч орундуу санга көбөйтүү

601.



Бардык калемдер канча?

Калемдердин жалпы санын эки усулда табууга болот:

1 - усул

$$4 \cdot (3 + 2) = 4 \cdot 5 = \\ = 20 \text{ (калем)}$$

2 - усул

$$4 \cdot (3 + 2) = 4 \cdot 3 + 4 \cdot 2 = \\ = 12 + 8 = 20 \text{ (калем)}$$

Чыгарылыштарды салыштыр жана санды суммага кантип көбөйтүүгө боловрун түшүндүр.

Эсте сакта! Санды суммага түрдүү усулдар менен көбөйтүүгө болот:

- 1) сумманы эсептеп, андан кийин санды чыккан суммага көбөйтүүгө болот;
- 2) бул санды ар бир кошулуучуга башкабашка көбөйтүрүп, алынган натыйжаларды кошсо болот.

601. Эсептөөнүн усулдарын түшүндүр:

$$7 \cdot (6 + 2) = 7 \cdot 8 = 56$$

$$7 \cdot (6 + 2) = 7 \cdot 6 + 7 \cdot 2 = 42 + 14 = 56$$

602. Үңгайлуу усул менен эсепте:

$$3 \cdot (4 + 10) \quad | \quad 8 \cdot (5 + 3) \quad | \quad 2 \cdot (40 + 7) \quad | \quad 15 \cdot (7 + 3)$$

603. Фермер жалпы массасы 1 828 кг болгон эки бирдей уй жана төрт бирдей өгүз сатты. Бир уйдун массасы 286 кг. Бир өгүздүн массасы канча?

604. Туюнталарды салыштыр:

$$7 \cdot 2 + 7 \cdot 8 \dots 7 \cdot 10$$

$$16 \cdot 10 + 16 \cdot 4 \dots 16 \cdot 40$$

605.  $12\ 460 : (3\ 079 - 3\ 059) \cdot 50$
 $(811 - 12\ 720 : 30) : 9$

606. $740 \cdot 300 - 85\ 800 : 60$


$$574\ 350 : 70 + 64 \cdot 700$$

607. Көбөйтүү кандай аткарылганын түшүндүр:
 $14 \cdot 13 = 14 \cdot (10 + 3) = 14 \cdot 10 + 14 \cdot 3 = 140 + 42 = 182$
 $60 \cdot 12 = 60 \cdot (10 + 2) = 60 \cdot 10 + 60 \cdot 2 = 600 + 120 = 720$

608. Натыйжаларды эсепте жана эсептөөнүн усулдарын салыштыр:

$$45 \cdot 18 = 45 \cdot (10 + 8) = 45 \cdot 10 + 45 \cdot 8 = \dots$$

$$45 \cdot 80 = 45 \cdot (8 \cdot 10) = 45 \cdot 8 \cdot 10 = \dots$$

609. Чарбага жардам берүү үчүн жогорку класстардан 50 окуучу алма тергени чыкты жана ар бир окуучу 20 себеттен алма терди. Эгерде бир себетке 10 кг алма батса, окуучулар бардыгы болуп канча килограмм алма теришкен?

Маселени түрдүү усулдар менен чыгар.

610. Тракторчу жумушту saat 6 дан 30 минут өткөндө баштап, 20 дан 15 минут өткөндө аяктады. Ал 1 saat 45 минут эс алды. Тракторчу канча saat иштеген?

611.

Бош чакмактарды толтур:

$$4 \text{ км } 060 \text{ м} = \boxed{} \text{ м}$$

$$1 \text{ saat } 40 \text{ мин} = \boxed{} \text{ мин}$$

$$8 \text{ т} 9 \text{ ц} = \boxed{} \text{ ц}$$

$$374 \text{ см} = \boxed{} \text{ м} \boxed{} \text{ см}$$

612.

$$227\ 340 : 6 \cdot 4 - 7\ 500 : 30$$

$$30 \cdot 70$$

$$18 \cdot 13$$



$$496\ 072 : 8 \cdot 5 - 212\ 400 : 60$$

$$30 \cdot 17$$

$$18 \cdot 30$$

613.

1) 39 саны 58 ге кантит көбөйтүлгөнүн түшүндүр:

$$39 \cdot 58 = 39 \cdot (50 + 8) = 39 \cdot 50 + 39 \cdot 8 = 2\ 262$$



a)

$$\begin{array}{r} 39 & 312 \\ \times & 8 \\ \hline 312 & \text{бириңчи} \\ & \text{толуксуз} \\ & \text{312 көбөйтүндү} \end{array}$$

б)

$$\begin{array}{r} 39 & 1\ 950 \\ \times & 50 \\ \hline 1950 & \text{же} \\ & \text{195 онд.} \\ & \text{1950 толуксуз көбөйтүндү} \end{array}$$

в)

$$\begin{array}{r} 3122 \\ + 1950 \\ \hline 2262 \end{array}$$

2262 саны 39 менен 58
дердин көбөйтүндүсү

Чыгарууну минтип
жазууга болот:

	\times	$\begin{array}{r} 39 \\ 58 \end{array}$
$\begin{array}{r} 312 \\ + 1950 \end{array}$	$+$	2262

Кыскача минтип
жазылат:

	\times	$\begin{array}{r} 39 \\ 58 \end{array}$
$\begin{array}{r} 312 \\ + 195 \end{array}$	$+$	2262

Текшерүү:

	\times	$\begin{array}{r} 58 \\ 39 \end{array}$
$\begin{array}{r} 522 \\ + 174 \end{array}$	$+$	2262

Түшүндүрүү: 39 ду 58 ге көбөйтүү керек.

Көбөйтөбүз: 39 ду 8 ге, **бириңчи толуксуз көбөйтүндү** 312 ни алабыз.

Көбөйтөбүз: 39 ду 50 ге, **экинчи толуксуз көбөйтүндү** 1 950 нү алабыз. Экинчи толуксуз көбөйтүндүнүн аяғында нөлдү жаз-

бастык кабыл алынган. Ошондуктан экинчи толуксуз көбөйтүндүнү (195 онд.) ондуктардын астынан баштап жазабыз.

Толуксуз көбөйтүндүлөрдү кошобуз.

Жообун окуйбуз: 2 262. Бул — 39 жана 58 сандарынын көбөйтүндүсү.

Текшерүү кандай аткарылганын түшүндүр.

2) Берилген жазуулар боюнча 49 ду 74 кө, 68 ди 35 ке жана 91 ди 26 га кантип көбөйтүлгөнүн түшүндүр. Ар бир учурда толуксуз көбөйтүндүнү жана акыркы натыйжаны айт:

$\begin{array}{r} \times 49 \\ 74 \\ \hline 196 \\ +343 \\ \hline 3626 \end{array}$	$\begin{array}{r} \times 68 \\ 35 \\ \hline 340 \\ +204 \\ \hline 2380 \end{array}$	$\begin{array}{r} \times 91 \\ 26 \\ \hline 546 \\ +182 \\ \hline 2366 \end{array}$
---	---	---

614. Көбөйтүр жана текшер:

$$32 \cdot 59 \quad | \quad 72 \cdot 27 \quad | \quad 64 \cdot 28 \quad | \quad 41 \cdot 84$$

615. Бир дүкөнгө 3, экинчисине болсо 4 бирдей түрмөк кездеме алып келишти. Эки дүкөнгө бардыгы болуп 672 м кездеме алып келишти. Ар бир дүкөнгө канча метрден кездеме алып келишкен?

616. Бирдей 18 цистернада куду ошондой 11 цистернадагыга караганда 350 т га көп мунаизат бар. 18 цистернада канча мунаизат бар?



617. Кардарда 1 000 сум акча бар болчу. Ал 190 сумдан 3 кг алма жана ошол баада 2 кг по-

мидор сатып алды. Анда канча акча калды?
Маселени түрдүү усулдар менен чыгар.

 618. $64\ 080 : 9 \cdot 70$ $956 \cdot 400 : 80$

$$26 \cdot (37 - 72 : 6)$$

$$57 : 19 \cdot 70$$

619. Көбөйтүндүнү кантип тапканыңды түшүндүр:

$\begin{array}{r} \times 84 \\ 39 \\ \hline 756 \\ +252 \\ \hline 3276 \end{array}$	$\begin{array}{r} \times 523 \\ 96 \\ \hline 3138 \\ +4707 \\ \hline 50208 \end{array}$	$\begin{array}{r} \times 1942 \\ 34 \\ \hline 7768 \\ +5826 \\ \hline 66028 \end{array}$
---	---	--

620. $78 \cdot 54$ $856 \cdot 43$ $406 \cdot 59$ $7\ 268 \cdot 19$

Мисалдардын чыгарылышын төмөнкү план боюнча түшүндүр:

- 1) Бирдиктердин санына көбөйтүрүп, бириңчи толуксуз көбөйтүндүнү аламын.
- 2) Ондуктардын санына көбөйтүрүп, экинчи толуксуз көбөйтүндүнү аламын.
- 3) Аларды кошуп, натыйжаны окуймун.
- 4) Жообун окуймун.

621. Тик бурчтук формасындагы спорт аяңчаларынын жадыбалда берилген өлчөмдөрүнөн пайдаланып, аяңтарын эсепте:

Тик бурчтуктун жактары	Аяңчалар	
	футбол	баскетбол
Узуну Туурасы	100 м 60 м	26 м 14 м

622. Янгиабаддан Ташкентке чейин 122 км. Автобус Янгиабаддан жолго чыгып, 48 км/саат ылдамдық менен 2 saat жүрдү. Ташкентке чейин дагы канча километр жол калды?






623.

c	8	10	17	93	246	732
$37 \cdot c$						

Бөлчөктөр

624. Сүрөттө кандай фигуralар көрсөтүлгөн?



Тик бурчтуктар бири-биринен әмнелери менен айырмаланат?

Ар бир тик бурчтук канча барабар (бирдей) бөлүктөргө бөлүнгөн.

Чындығында да биринчиси 15, экинчиси 6, үчүнчүсү бөлүккө бөлүнгөн.

Ар бир сүрөттө тик бурчтуктун кандай бөлүгү боёлгон?

Туура, биринчи сүрөттө тик бурчтуктун **он бештөн бир бөлүгү**; экинчисинде **алтыдан бир бөлүгү** боёлгон жана у. с. **Бирок муну** кандай математикалык белги менен жазууга болот?

Ал үчүн математиктер **бөлчөктөр** деп аталған сандарды ойлоп табышкан. Бөлчөктөрдү жазуу үчүн цифралар менен сыйыктардан пайдаланылат. Сыйыктын астына бир бүтүн нерсе, фигура же маани канча барабар бөлүккө бөлүнгөнүн көрсөткөн сан жазылат. Бул сан **бөлүм** деп аталат. Сыйыктын үстүндөгү сан ошондой бөлүктөн канча алынганын көрсөтөт. Бул сан **алым** деп аталат.

Эми биз бириңчи сүрөттө тик бурчтуктун $\frac{1}{15}$




бөлүгү, экинчисинде $\frac{1}{6}$ бөлүгү, үчүнчүсүндө

бөлүгү боёлгонун көрүп турабыз. Демек, эгерде бириңчи тик бурчтуктун эки бөлүгү боёлсо, анда «Тик бурчтуктун $\frac{2}{15}$ бөлүгү боёлгон» дейилет. Эгерде үч бөлүгү боёлсо, анда «Тик бурчтуктун $\frac{3}{15}$ бөлүгү боёлгон» дейилет. Эгерде тик бурчтуктун бардық бөлүктөрү боёлсо, анда бириңчисинде $\frac{15}{15}$, экинчисинде $\frac{6}{6}$, «үчүнчүсүндө болсо $\frac{12}{12}$ жана у. с. бөлчөк алынат.

Эсте сакта! Эгерде ар бир тик турчтуктун бардық бөлүктөрүн боёсок, анда бир бүтүн тик бурчтук алынат. Ошондуктан алым менен бөлүмү бирдей болгон ар кандай бөлчөк 1 ге барабар болот:

$$\frac{15}{15} = 1; \quad \frac{6}{6} = 1; \quad \frac{12}{12} = 1.$$

625. Сүрөттөр әмнеси менен бири-бирине окшойт?



626. AB кесиндини чене.



Ойлоп көр! Кесиндинин $\frac{1}{10}$ бөлүгү әмнеге барабар.

Жазуулар туура болушу үчүн чекиттердин ордуна кандай узундук өлчөмдөрүн жазуу керек?

$$1\dots = \frac{1}{10}\dots$$

$$1\dots = 10\dots$$

Эгерде төмөнкүдөй жазуу алынса, анда тапшырма туура аткарылган болот:

$$1\text{ см} = \frac{1}{10}\text{ дм}$$

$$1\text{ дм} = 10\text{ см}$$

627. Сантиметрдин $\frac{1}{10}$ бөлүгү әмнеге барабар?

$$\frac{1}{10}\text{ см} = \dots \text{ мм.}$$

Метрдин $\frac{1}{10}$ бөлүгү әмнеге барабар? $\frac{1}{10}\text{ м} = \dots \text{ дм.}$

1 м алынышы үчүн 1 км ди канча бирдей бөлүкүкө бөлүгү керек? Туура барабардыкты жаз.

$$1\text{ м} = \frac{\square}{\square}\text{ км.}$$

628. $8\ 491 \cdot 73$

$94\ 720 : 80 \cdot 96 + 89\ 994$

629. $69 \cdot 74$

$45\ 040 : 80 - 18\ 240 : 60$

$92 \cdot 55$

$283 \cdot 50 + 384 \cdot 200$

630. Бир саанчы уйдан 4 чака, ал эми экинчи саанчы болсо 6 чака сүт саап алды. Биринчи саанчы экинчи саанчыдан 16 л ге аз сүт сааган. Ар бир саанчы уйлардан канча литрден сүт саап алышкан?

631. Ар бир бөлчөккө туура келген сүрөттү танда жана бул эмнени билдиришин түшүндүр:

$$\frac{2}{6}, \frac{3}{4}, \frac{5}{7}, \frac{8}{9}, \frac{1}{4}, \frac{1}{9}, \frac{2}{7}, \frac{4}{6}, \frac{7}{7}.$$



632. Төмөнкү сүйлөмдөрдү төңдеме түрүндө жаз жана бул төңдемелерди чыгар:

а) 4 907 саны x тен 1 425 ке көп.

в) с саны 3 004 төн 68 ге аз.

б) x саны 1 562 ден 837 ге көп.

г) 5 007 саны k дан 2 001 ге аз.

633. Тамгалардын кандай маанилеринде барабарсыздыктар туура болот:

$$5 \cdot x > 20$$

$$20 - a < 15?$$

634. Жадыбалдан пайдаланып, үч жөнөкөй маселе түз, аларды чыгар:

Тик бурчтук-тун узуну	Тик бурчтук-тун туурасы	Тик бурчтук-тун аянты
16 дм 9 м ?	?	64 дм ² ? 75 см ²

635. 1) Болот 9 калем, ал эми Жолдош болсо куду ошондой 5 калем сатып алды. Сатып алгандары үчүн Болот Жолдошко караганда 400 сумга көп төлөдү. Бир калем канча сум турат?

2) Болот 9 калем, Жолдош болсо куду ошондой 5 калем сатып алды. Сатып алгандары үчүн Болот Жолдошко караганда 400 сумга көп төлөдү. Болот менен Жолдош ар бир сатып алгандары үчүн канча сумдан төлөшкөн?

636. Маселени чыгар:

Үй куруу үчүн 294 460 кыш керек болот. Ошол кыштын төрттөн бир бөлүгү алып келинди. Дагы канча кыш алып келүү керек?

637. Төңдемелерди чыгар:




$$x : 40 = 6\ 840$$

$$728\ 100 : x = 900$$

638. Ар бир сандуу шоолада A чекити менен белгиленген бөлүктөрдү жаз.





Ойлоп көр! Адегенде 0 дөн 1 ге чейин болгон кесиндинин канча бирдей бөлүктөргө бөлүнгөнүн аныкта. Андан кийин 0 дөн A чекитине чейин канча ошондой бөлүк бар экендигин көрүп чык жана бөлчөктү жаз.

Математикада 0 дөн 1 ге чейин болгон кесинди бирдик кесинди деп аталат.

- 639.** Мисалдардын чыгарылышын көрүп чык жана түшүндүр:

$ \begin{array}{r} \times 7300 \\ \hline 54 \\ \hline 292 \\ + 365 \\ \hline 394200 \end{array} $	$ \begin{array}{r} \times 9007 \\ \hline 89 \\ \hline 81063 \\ + 72056 \\ \hline 801623 \end{array} $	$ \begin{array}{r} \times 4080 \\ \hline 36 \\ \hline 2448 \\ + 1224 \\ \hline 146880 \end{array} $
--	--	--

640. $4\ 280 \cdot 57$ $8\ 040 \cdot 36$ $19\ 750 : 50 \cdot 92$

- 641.** Бир топто 42 окуучу, экинчисинде биринчи-синдегиге караганда 8 ге аз, үчүнчүсүндө болсо экинчисиндегиге караганда 4 кө көп окуучу бар. Үчүнчү топто канча окуучу бар?

- 642.** Устада узуну 65 см, туурасы 76 см болгон айнек бар болчу. Андан узундугу 52 см жана туурасы 37 см болгон тик бурчтук форма кыркып алынгандан кийин калган айнектин аятын эсепте.

643. Тендерди чыгар:







$$620 - x = 80 \quad | \quad x + 120 = 400 \quad | \quad x : 9 = 14 \quad | \quad 30 \cdot x = 270$$

644. Шаардан айылга чейин болгон аралык 20 км.

Бул аралыктын $\frac{4}{5}$ бөлүгүнө асфальт төшөлдү.

Ошол шаарга туура келген схеманы танда.



Сен канча схеманы тандадың? Эмне үчүн?

645. Тик бурчтуктун узуну 8 см, туурасы 4 см.

Ошол тик бурчтук аянынын $\frac{3}{8}$ бөлүгүн тап

Маселенин чыгарылышын Манзура төмөнкүдөй жазды:

- 1) $8 \cdot 4 = 32$ (см^2);
- 2) $32 : 8 \cdot 3 = 12$ (см^2).



Мурат болсо төмөнкүдөй:

- 1) $8 \cdot 4 = 32$ (см^2);
- 2) $32 : 8 = 4$ (см^2);
- 3) $4 \cdot 3 = 12$ (см^2).

Мурат экинчи амалды аткаруу үчүн эмнени тапканын түшүндүр.

646. $2\ 250 : 90 + 8\ 420 : 20 \quad | \quad 900\ 100 - (735 - 184) \cdot 80$

647. AB кесинди жагы болгон фигуралардын аттарын айт:



648.

$$456 \cdot 26$$

$$970 \cdot 82$$

$$4027 \cdot 53$$

$$6580 \cdot 44$$


$$320 \cdot 75 : 800$$

$$46800 : 90 \cdot 48$$

649.

а) Yч бурчтуктун периметрин;

б) тик бурчтуктун аянын эсепте:



650. Жайкы лагерде бир айда ар түрдүү дан продуктуларынан 83 кг сарпталды. Күрүч 36 кг, гречка андан 2 эсө аз сарпталды. Сарпталган продуктулардын калганын маш түздү. Канча килограмм маш сарпталган?

651. $30\,815 + 6\,050 \cdot 20 : 50$ $900 - 700 : (37 + 33) \cdot 6$

652. Тендерди чыгар:

$$900 - x \cdot 40 = 660$$

$$x : 20 = 4\,800 : 48$$

653. Жүк вагонунда 60 т буудай бар. Түшкө чейин буудайдын $\frac{2}{3}$ бөлүгү вагондон түшүрүлдү. Вагондо канча тонна буудай калды?

654. $(1\ 245 + 483) \cdot 50$ | $(4\ 804 - 1\ 336) : 4$ | $780 : 30$
 $1\ 245 + 483 \cdot 50$ | $4\ 804 - 1\ 336 : 4$ | $910 : 70$



655. Бөлүгүнү аткар жана жообун көбөйтүү менен текшер:

$6\ 200 : 50$ | $67\ 140 : 90$ | $379\ 060 : 20$

656. 375 санын эки орундуу санга көбөйтүүнү, ошондой эле бул санды үч орундуу санга көбөйтүүнү көрүп чык:

Ар бир мисалда толуксуз көбөйтүндүк кандаид алынганын түшүндүр жана алардын аттарын окуп бер.

Экинчи мисалда үчүнчү толуксуз көбөйтүндүнүн жазылышын түшүндүр.

375 жана 459 сандарынын көбөйтүндүсүн айт.


$ \begin{array}{r} \times 375 \\ 59 \\ \hline 3375 \\ + 1875 \\ \hline 22125 \end{array} $	$ \begin{array}{r} \times 375 \\ 459 \\ \hline 3375 \\ + 1875 \\ \hline 1500 \\ + 172125 \\ \hline 172125 \end{array} $
--	--

657. Көбөйтүүнү түшүндүрүп аткар:

$392 \cdot 458$ | $645 \cdot 384$ | $972 \cdot 418$ | $727 \cdot 641$

658. Окуучу сабакка даярдануу үчүн бир күнде орточо 1 saat 50 минут убакыт сарптайт. Ошол окуучу сабак даярдоо үчүн 6 күнде канча убакыт сарптайт?

659. Сандуу шоолаларды сүрөттөөдө жол коюлган каталарды тап.



660. Фабрикада 1 069 даана 18 барактуу жана 2 405 даана 12 барактуу дептер даярдалды. Бардык дептерлерде канча барак бар?

 **661.** Эгерде $c = 68$; $c = 145$ болсо, анда $376 \cdot c$ туяңтманын маанисин эсепте.


662. Көбөйтүрүү кандай аткарылганын көрүп чык:

$\begin{array}{r} 690 \\ \times 435 \\ \hline 345 \\ + 207 \\ \hline 300150 \end{array}$	$\begin{array}{r} 804 \\ \times 723 \\ \hline 2412 \\ + 1608 \\ \hline 581292 \end{array}$
--	--

663. Түшүндүрүү менен чыгар:

$$305 \cdot 621 \quad | \quad 620 \cdot 387 \quad | \quad 7820 \cdot 15 \quad | \quad 402750 \cdot 90$$

664. Ар бир сүрөттө тик бурчтуктун кандай бөлүктөрү боёлгон?



Бардык жазылган барабардыктарды туура дегенге болобу?

$$\frac{1}{2} = \frac{2}{4}, \frac{1}{2} = \frac{4}{8}, \frac{2}{4} = \frac{4}{8}, \frac{4}{8} = \frac{8}{16}, \frac{2}{4} = \frac{8}{16}.$$

665. Тигүүчүлүк фирмасына 2 топ кездеме алыш келиши. Бир топто 88 метр жана экинчи топто 108 метр кездеме болуп, алардан бирдей аялдар көйнөктөрү тигилди. Эгерде бир топтон экинчи топко караганда 5 ке аз көйнөк тигилген болсо, ар бир топтон канчадан көйнөк тигилгенин эсепте.

666. Тик бурчтук формасындагы мектеп короосунун узуну 32 м, ал эми туурасы болсо 24 м болуп, анын үчтөн бир бөлүгүн спорт аянтчасы ээлеген. Калган бөлүгү жолдор менен гүл зарлардан турат. Жолдор менен гүлзарлардын аянты канча квадрат метр?

667. Периметри берилген тик бурчтуктун периметрине барабар болгон башка тик бурчтук чий:



668. Көбөйтүү кандай аткарылганын көрүп чык:

$\begin{array}{r} \times 672 \\ 508 \\ \hline 5376 \\ + 3360 \\ \hline 341376 \end{array}$	$\begin{array}{r} \times 849 \\ 530 \\ \hline 2547 \\ + 4245 \\ \hline 449970 \end{array}$	$\begin{array}{r} \times 607 \\ 309 \\ \hline 5463 \\ + 1821 \\ \hline 187563 \end{array}$
--	--	--

Ар бир мисалдагы толуксуз көбөйтүндүлөрдү айт.

Эмне үчүн мындай учурларда эки гана толуксуз көбөйтүндү жазылышын түшүндүр.

669. Түшүндүрүү менен чыгар:

$$524 \cdot 607 \quad | \quad 321 \cdot 940 \quad | \quad (256\ 389 + 396\ 519) : 3$$

670. Эки оператор бирдей убакыттын ичинде компьютерде 99 бет текст жазды. Бириңчи оператор саатына 5 бет, экинчиси 6 бет жаза алса, ар бир оператор канча беттен жазган?

671. Бир самолёт 2 saat, экинчиси болсо 5 saat учту. Экинчи самолёт бириңчисине караганда 2 100 km ге көп аралыкты учуп өттү. Эгерде самолёттордун ылдамдыгы бирдей болсо, алардын ар бири кандай аралыкты өткөн?

672. Жазуулар туура болушу үчүн бөлчөктөрдүн арасына салыштыруу (> же <) белгилеринен ылайыктуусун кой:

$$\frac{1}{5} \dots \frac{3}{5}; \frac{8}{9} \dots \frac{6}{9}; \frac{7}{12} \dots \frac{9}{12}; \frac{4}{8} \dots \frac{3}{8}; \frac{3}{7} \dots \frac{6}{7}.$$

Ар бир бөлчөктөр жуптугуна туура келген сүрөттү танда:

- а) |-----•-----|
- б) |-----•-----|
- в) |-----•-----|
- г) |-----•-----|
- д) |-----•-----|

673.

Керектүү сандарды кой:

$$4 \text{ дм}^2 = \square \text{ см}^2$$

$$300 \text{ см}^2 = \square \text{ дм}^2$$

$$250 \text{ см}^2 = \square \text{ дм}^2 \square \text{ см}^2$$

$$2 \text{ дм } 6 \text{ см} = \square \text{ см}$$

674.

Калдыктуу бөлүүнү аткар:



$$350 : 80$$

$$800 : 90$$

$$600 : 70$$

$$290 : 40$$

675. Маселелердин чыгарылышын салыштыр:

1) Буудай орууда бир күндө бир жүк машина айдоочусу 5 жолу, экинчи айдоочу 3 жолу каттады жана ар жолу бирдей санда дан ташылды. Эгерде биринчи айдоочу экинчи айдоочуга караганда 10 т га көп буудай ташыган болсо, ар бир айдоочу канчадан буудай ташыган?

2) Бир айдоочу бир күндө 25 т жана экинчиси 15 т буудай ташыды. 1-айдоочу 2-айдоочуга караганда 2 ге көп каттаган болсо, ар бир айдоочу канча жолудан каттаган?

676. 1) 100 л сүттөн 8 кг быштак алынат. 5000 л сүттөн канча быштак алууга болот?
 2) 3 м чыт үчүн төлөнгөн акча 14 м даки үчүн төлөнгөн акчага барабар. Эгерде бир метр чыт 400 сум турса, бир метр даки канча турушун тап.

677. Аяны 80 м² ге барабар болгон тик бурчтук жактарынын узундуктары кандай болушу мүмкүн?

678. Барабарсыздыктарды текшер:

$$216 \cdot 70 > 216 \cdot 17$$

$$267 \cdot 34 < 267 \cdot (4 \cdot 8)$$

679.

$$670 \cdot 308 + 520 \cdot 805$$

$$300 \cdot 270 - 18 \cdot 2040$$

680. Адегенде көбөйтүндүдө же тийиндиде канча цифра чыгышын аныкта, андан кийин мисалдарды чыгар. Тескери амалдар жардамында жоопторду текшер:



$$7005 \cdot 4 \quad | \quad 2011 \cdot 7 \quad | \quad 1206 : 6 \quad | \quad 2808 : 4$$

Эки орундуу жана үч орундуу санга бөлүү

681. 1) 686 саны 98 ге кандайча бөлүнгөнүн көрүп чык.



$\begin{array}{r} 686 \\ 686 \\ \hline 0 \end{array}$	$\begin{array}{r} 224 \\ 224 \\ \hline 0 \end{array}$	$\begin{array}{r} 293 \\ 288 \\ \hline 5 \end{array}$
---	---	---

Түшүндүрүү: 686 ны 98 ге бөлүү керек.

Бөлөбүз: Тийиндидеги цифраны оңой табуу үчүн 686 ны 98 ге эмес, 90 го бөлөбүз.

Бөлөбүз: 686 ны 90 го. Ал үчүн 68 ди 9 га бөлөбүз. 7 чыгат. Бул сыноо цифрасы, аны түздөн-түз тийиндиге жазууга болбойт, анткени 686 ны 98 ге эмес, 90 го бөлдүк. Ошондуктан оболу 7 цифрасынын туура келиш-келбестигин текшерип көрүү керек.

Көбөйтөбүз: 98 ди 7 ге көбөйтөбүз. 686 алынат. Демек, 7 цифрасы туура тандалган. Аны тийиндиге жазабыз.

- 2) Экинчи мисалдын чыгарылышын түшүндүр. Үчүнчү мисалда бөлүүдө калдык кандай алынганын түшүндүр.
- 3) Жазуу боюнча 225 саны 75 ге кандай бөлүнгөнүн түшүндүр.

$$\begin{array}{r} - 225 \mid 75 \\ 225 \mid 3 \\ \hline 0 \end{array}$$

682. $564 : 94$ $390 : 78$ $252 : 84$ $261 : 29$

683. 84 балта даярдоо үчүн 75 кг болот сарпталды. Ошондой 336 балта даярдоо үчүн канча болот керектелет?

684. Эгин аяны тик бурчтук формасына ээ. Анын узуну 40 м, туурасы болсо 30 м. Аянттын бештен бир бөлүгүн жер-жемиш эгиндери, калган бөлүгүн картошка ээлеген. Картошка талаасынын аянын тап.

685. $(200\,000 - 8\,325 \cdot 4) : 100$ | $87 \cdot 93$ | $604 \cdot 12$



686. Калдыктуу бөлүү кандай аткарылганын карап чык:

$\begin{array}{r} 48378 \\ - 4686 \\ \hline 15 \end{array}$	$\begin{array}{r} 59284 \\ - 5887 \\ \hline 4 \end{array}$	$\begin{array}{r} 29192 \\ - 2763 \\ \hline 15 \end{array}$
---	--	---

Эки орундуу санга калдыктуу бөлүүдө да куду калдыксыз бөлүүдөгү сыйктуу ой жүргүртүлөт.

687. Тийинди жана калдыкты тап:

$$682 : 96 \quad | \quad 511 : 63 \quad | \quad 340 : 37 \quad | \quad 581 : 72$$

688. Бир автомат-станок саатына 69, әкинчи автомат-станок 84 оюнчук даярдайт. Эгерде бир күндүн ичинде 1-автомат-станок 552 оюнчук даярдаган болсо, анда әки автомат-станок биргеликтөрдө канча оюнчук даярдаган?

689. Окуучулардын әки тобу 100 кап картошка терди. Эгерде I топ 2450 кг жана II топ 2550 кг картошка терген болсо, ар бир топ канча каптан картошка терген?

690. Саякатчылар кемеде 83 саат сүзүштү. Бул убакытты сутка жана сааттарда туюнтып.

691. Тенденциелерди чыгар:


$$70\ 009 - x = 29\ 368 + 19046 \quad | \quad 4\ 214 : x = 623 : 89$$

692. Бөлүү кандай аткарылганын көрүп чык:



3	1	2	2	4		1	4	7	2	4	6		6	1	4	2	8	3
2	4		1	3		1	3	8		3	2		5	8	1		7	4
7	2		•	•		9	2		•	•		3	3	2		•	•	•
7	2					9	2					3	3	2				
0						0						0						

Түшүндүрүү: 6 142 санын 83 кө бөлүү көрек.

Бөлөбүз: 6 142 ни 83 кө эмес, 80 ге бөлөбүз.

Ондуктарды бөлөбүз: 614 онд. — бириңчи толуксуз бөлүнүүчү. Демек, тийиндиде әки цифра болот.

Бөлөбүз: 614 ту 80 ге. Ал үчүн 61 ди 8 ге бөлөбүз, 7 чыгат. Бул синоо цифрасы болгондуктан аны текшерип көрөбүз.

Көбөйтөбүз: 83 ту 7 ге. 581 алынат. 7 цифрасы туура табылган. Аны тийиндиге жазабыз.

Кемите биз: 614 төн 581 ди, 33 чыгат. Бул — калдык. Калдыкты бөлүүчүү менен салыштырабыз: $33 < 83$.

Демек, бөлүүнү улантууга болот.

Бирдиктерди бөлөбүз: 33 ондук — бул 330 бирдик, дагы 2 бирдик, бардыгы 332 бирдик. Бул экинчи толуксуз бөлүнүүчүү.

Түшүндүрүүнү улант.

Экинчи мисалдын чыгарылышын түшүндүр.

693. Бөлүүнү түшүндүрүү менен аткар:

Берилген пландан пайдалан:

- 1) Биринчи толуксуз бөлүнүүчүүнү айт. Тийиндиде канча цифра болушун аныкта.
- 2) Тийиндинин биринчи цифрасын кантип тапканыңды айт.
- 3) Экинчи толуксуз бөлүнүүчүүнү айт.
- 4) Тийиндинин экинчи цифрасын кантип тапканыңды айт.
- 5) Тийиндинин цифраларын туура тапканыңды текшер.

$$1176 : 49 \quad | \quad 5096 : 56 \quad | \quad 350428 : 700$$

694. Маселелерди чыгар, чыгарылыштарын салыштыр:

- 1) Тегирменге 39 кап буудай жана 27 кап арпа алып келишти. Тегирменге арпага кара-

ганда 840 кг га көп буудай алып келишкен. Буудайллуу жана арпалуу каптар бирдей массага ээ болсо, анда тегирменге канча килограмм буудай жана канча килограмм арпа алып келишкен?

2) Тегирменге бирдей каптарда 2 730 кг буудай жана куду ушундай каптарда 1 890 кг арпа алып келисти. Буудай арпага караганда 12 капка көп алыш келинди. Канча кап буудай жана канча кап арпа алыш келишкен?

- 695.** Дүкөнгө ар бири 50 кг дан 4 кап ун алыш келисти. Бардык ун 2 кг дан кылып пакеттерге салынды. Канча пакет керек болгон?



696.

$$124\ 440 : 60 \quad | \quad 228\ 090 : 30 \quad | \quad 4\ 273 \cdot 83 \quad | \quad 3\ 148 \cdot 75$$

- 697.** 693-көнүгүүдө берилген пландан пайдаланып, бөлүү кандай аткарылганын түшүндүр:

$$\begin{array}{r} 44\ 748 \\ - 36 \\ \hline 1243 \\ - 36 \\ \hline 87 \\ - 72 \\ \hline 154 \\ - 144 \\ \hline 108 \\ - 108 \\ \hline 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 162\ 288 \\ - 126 \\ \hline 362 \\ - 336 \\ \hline 268 \\ - 252 \\ \hline 168 \\ - 168 \\ \hline 0 \end{array}$$

- 698.** $23\ 115 : 67$ | $93\ 342 : 94$ | $293\ 017 : 71 \cdot 39$

- 699.** План боюнча токарь 27 күндө 756 тетик даярдоого тийиш болчу. Эгерде токарь күндө 36

дан тетик даярдаган болсо, анда ал планын аткара алғанбы? Маселедеги маалыматтар бойонча дагы әмнелерди билүүгө болот?


- 700.** x тамгасына төмөнкү барабарсыздык туура болгондой кандай эң чоң маанини берүүгө болот:

$$600 - x > 150 ?$$

- 701.** Тик бурчтуктун узуну 4 дм, туурасы болсо андан 1 дм 5 см ге кыска. Тик бурчтуктун периметрин жана аянын тап. (Жактарынын узундугун сантиметрлерде туюнт.)

- 702.** 1) BD кесинди жалпы жак болгон беш фигураны айт.

- 2) AE жагы кайсы фигурагалар үчүн жалпы болот?



- 703.** Бөлүү убагында тийиндинин сыноо цифрасы кээде туура келбей калат, анда аны өзгөртүү керек болот.

Түшүндүрүү: 184 тү 23 кө бөлүү керек.

Бөлөбүз: 184 тү 20 га. Ал үчүн 18 ди 2 ге бөлөбүз, 9 чыгат. 9 – сыноо цифрасы, аны текшерип көрөбүз.

Көбөйтөбүз: 23 тү 9 га, 207 чыгат, бул 84 төн чоң, демек, тийиндиде 9 дан кичи-не цифраны алуу керек.

8 ди текшеребиз. 23 тү 8 ге көбөйтүрсөк, 184 чыгат. 8 цифрасы туура келет. Демек, тийинди 8.

704. Түшүндүрүү менен чыгар:

$$273 : 39 \quad | \quad 288 : 48 \quad | \quad 168 : 28 \quad | \quad 259 : 37$$

705. Көчөнүн узуну 600 м, ал эми туурасы болсо 12 м. Ошол көчөгө асфальт төшөлдү. Ар 100 м^2 ге 3 т дан асфальт кетти. Бүткүл көчөгө канча асфальт керек болгон?

706. Түюнтма түз жана анын маанисин эсепте:

- 1) 407 жана 374 сандарынын көбөйтүндүсүн 10 578 ге азайтыр;
- 2) 2 148 жана 1 954 сандарынын айырмасын 37 ге көбөйтүр;
- 3) 1 357 жана 983 сандарынын суммасын 26 эсे чоңойтур.

707. Районго 2 жүк поездинде 1 824 т курулуш материалы алып келинди. Биринчи поездде 24 вагон, экинчи поездде болсо 33 вагон бар болчу. Ар бир поездде канча тоннадан курулуш материалы алып келинген?

708. $256\ 302 : 87 \quad | \quad 181\ 366 : 59 \quad | \quad 483 \cdot 250 : 75$



709. $45 \text{ кг } 050 \text{ г} : 85 \text{ г} \quad | \quad 3 \text{ м} : 25 \text{ см} \quad | \quad 10 \text{ т} - 10 \text{ кг}$
 $52 \text{ м } 03 \text{ см} : 43 \text{ см} \quad | \quad 2 \text{ т} : 25 \text{ кг} \quad | \quad 10 \text{ м} - 10 \text{ см}$

710. Маселелерди чыгар жана чыгарылыш усулдарын салыштыр.

- 1) Бир айдоочу жүк машинасында 128 ц, экинчи айдоочу болсо 224 ц кум алып келди. Биринчи айдоочу 3 жолу аз каттады. Ар бир айдоочу канча жолудан каттаган?

2) Эки айдоочу жүк машиналарында күм алып келишти. Бириңчиси 7 жолу, әкінчісі 4 жолу каттады. Бириңчи айдоочу 96 ц ге көп күм алып келди. Ар бир айдоочу канчадан күм алып келген?

711. Тендердемелерди чыгар:

$$x : 12 = 2040 \quad | \quad 174 : x = 29 \quad | \quad 36 \cdot x = 3600$$

712. Эгерде $b = 896$ м; $b = 3104$ кг болсо, $b : 32$ птуюнтмасының маанисін эсепте.

713. Барабардықты текшер:

$$1428 : 42 = 2856 : 84$$

$$5408 - 936 = 5208 - 736$$

714. $34872 : 8$ | $2814 : 67$ | $8900 : 50$
 $10297 : 7$ | $936 : 26$ | $41925 : 65$

715. Маселелерди чыгар жана чыгарылыштарын салыштыр:

1) Атчан бирдей ылдамдық менен 65 км жүрдү. Ал токтогонго чейин 3 saat, токтогондон кийин дагы 2 saat жүрдү. Атчан токтогонго чейин жана токтогондон кийин канча километр жүргөн?

2) Атчан токтогонго чейин 39 км, токтогондон кийин 26 км жүрдү. Ал жолдо 5 saat болду. Эгерде атчан бирдей ылдамдық менен жүргөн болсо, токтогонго чейин канча saat, токтогондон кийин канча saat жүргөн?

716. $9210 : 30$ | $7410 : 13$ | $243144 : 72$

717. Калдықтуу бөлүүнү аткар:

$$314 : 47 \quad | \quad 605 : 64 \quad | \quad 584 : 83$$

718. Кашааларды кой, барабардыктар туура болсун:



$$160 : 5 + 3 \cdot 5 = 100 \quad 160 : 5 + 3 \cdot 5 = 8$$

$$160 : 5 + 3 \cdot 5 = 175$$

719.

Түүнтмаларды салыштыр:

$$47 \cdot 10 + 47 \cdot 3 \text{ жана } 47 \cdot 10 \cdot 3$$

$$720 : 10 : 6 \text{ жана } 720 : 60$$

720. Эки поезд бир убакытта бири-бирин көздөй жолго чыкты. 1-поезддин ылдамдыгы 65 км/саат, 2-поезддин ылдамдыгы 70 км/саат. Эгерде жолугушканга чейин 2-поезд 280 км жүргөн болсо, 1-поезд канча жол жүргөн?



Ой жүгүртүүлөр

721. 1) Бөлүү кандай аткарылганын түшүндүр:

$\begin{array}{r} 42320 \\ - 414 \\ \hline 92 \\ - 92 \\ \hline 0 \\ - 0 \\ \hline 0 \end{array} \quad \cdots$	$\begin{array}{r} 21708 \\ - 216 \\ \hline 10 \\ - 10 \\ \hline 0 \\ - 108 \\ \hline 108 \\ - 108 \\ \hline 0 \end{array} \quad \cdots$	$\begin{array}{r} 190228 \\ - 190 \\ \hline 2 \\ - 2 \\ \hline 0 \\ - 22 \\ \hline 0 \\ - 228 \\ \hline 228 \\ - 228 \\ \hline 0 \end{array} \quad \cdots$
--	---	--

2) Жогорудагы кандай кыска эсептөөлөр жазылганын салыштырмалуу көрүп чык:

$\begin{array}{r} 42320 \\ - 414 \\ \hline 92 \\ - 92 \\ \hline 0 \end{array}$	$\begin{array}{r} 21708 \\ - 216 \\ \hline 108 \\ - 108 \\ \hline 0 \end{array}$	$\begin{array}{r} 190228 \\ - 190 \\ \hline 228 \\ - 228 \\ \hline 0 \end{array}$
--	--	---

722. $39\ 520 : 52$
 $164\ 807 : 29$

$30\ 668 : 34$
 $9\ 483 : 29$

723. Велосипедчи бир saat 14 км/саат, эки saat 15 км/саат жана дагы бир saat 12 км/саат ылдамдык менен жүрдү.

Маселенин шарттарынан пайдаланып, төмөнкү туонтмалар әмнени билдиришин түшүндүр:

- 1) $1 + 2 + 1$;
- 2) $14 + 15 \cdot 2 + 12$;
- 3) $(14 + 15 \cdot 2 + 12) : (1 + 2 + 1)$

724. Февраль айынын 24 иш күнүндө фабрика 5 184 жуп бут кийимин жана март айынын 27 иш күнүндө 6 426 жуп бут кийимин иштеп чыгарды. Фабрика март айында февралга караганда ар күнү канчага көп бут кийим иштеп чыгарган?

725. 1) Ой жүгүрттүү менен таанышабыз



Түлкүнүн ой жүгүрттүсү туурабы же туура эмеспи?

2) Ар бир ой жүгүртүү туурабы же жокпу:
 Ташкент—Өзбекстандын борбору.
 Февраль 30 күндөн турат.
 11—эң кичине эки орундуу сан.
 1—эң кичине сан эмес.
 Беш үчтөн чоң.
 $5 \cdot 8 = 40$ экендиги туура эмес.
 $9 + 6 = 15$ экендиги туура эмес.
 Бир ойдун туура же туура эмес экендиги жөнүндө айтылган жай сүйлөм **ой жүгүртүү** деп аталат. Каалагандай башка сүйлөм ой жүгүртүү боло албайт.


726.

Жадыбалды толтур:

a	408	1080	1632	2592	7344
$a \cdot 32$					
$a : 24$					

727. Периметри 12 см болгон квадрат чий. Ошол



квадраттын аянын эсепте.

728.

Түшүндүрүү менен чыгар:

$$149\ 850 : 37 \quad | \quad 393\ 470 : 49 \quad | \quad 120\ 600 : 18$$

$$729.\ 325\ 080 : 54 \quad | \quad 401\ 200 : 17 \quad | \quad 300\ 000 - 609 \cdot 235$$

730. Маселерди чыгар жана чыгарылыштарын салыштыр:

1) Тигүүчү биринчи күнү 10 фартук, экинчи күнү 8 фартук тики. Бардык фартуктар үчүн 36 м кездеме сарпталды. Тигүүчү күнүгө канча метрден кездеме сарптаган?

2) Тигүүчү 2 күндө 18 фартук тики. Ал бириңчи күнү 20 м, экинчи күнү болсо 16 м кездеме сарптады. Тигүүчү бириңчи күнү канча фартук тиккен? Экинчи күнүчү?

731. Сүйлөмдөрдү оку. Алардан кайсылары ой жүгүртүү болот?

Эгерде 3 ту 8 ге көбөйтсөк, 32 алынат.

$$48 : 6 = 8.$$

Саат канча болду?

Бүгүн ким келген жок?

Мен музыка мектебинде окуймун.

Мен — мыктымын.

$$18 - 6 > 3.$$

Тынчтыкты сакта!


Жаңы жылың менен!

732. Тик бурчтуктун аяны 360 см², жактарынан бири (узуну) 30 см. Периметри ошол тик бурчтуктун периметрине барабар болгон квадраттын аянын тап.

733. Жадыбал боюнча жөнөкөй маселелер түз жана аларды чыгар.

Тик бурчтуктун узуну	Тик бурчтуктун туурасы	Тик бурчтуктун аяны
?	8 см	80 см ²
30 см	?	150 см ²
40 см	10 см	?

734. Сүрөттө канча үч бурчтук берилген?



735. 1) Бөлүү кандай аткарылганын көрүп чык:



$\begin{array}{r} 2226 \\ - 2226 \\ \hline 0 \end{array}$	$\begin{array}{r} 1410 \\ - 1410 \\ \hline 0 \end{array}$
---	---

Түшүндүрүү: 2 226 санын 318 ге бөлүү керек.

Бөлөбүз: Тийиндинин цифрасын табуу ондой болсун үчүн 2 226 ны 318 ге эмес, 300 ге бөлөбүз.

Бөлөбүз: 2 226 ны 300 гө, ал үчүн 22 ни 3 кө бөлөбүз, тийиндиде 7 алынат. Бул сыноо цифрасы, аны текшеребиз.

Көбөйтөбүз: 318 ди 7 ге, 2 226 алынат. Демек, 7 цифрасы туура табылган.

2) 1 410 саны 235 ке кандай бөлүнгөнүн түшүндүр.

736. 1) Бөлүнү түшүндүрүү менен аткар:

$$5\ 216 : 652 \mid 6\ 489 : 927 \mid 7\ 506 : 834 \mid 2\ 548 : 637$$

2) Ушундай түшүндүрүү менен тийинди жана калдыкты тап:

$$986 : 252 \mid 792 : 164 \mid 3\ 816 : 5244 \mid 4\ 335 : 736$$

737. Маселелерди оку. Туюнталар кайсы маселе үчүн жазылган жана алар эмнени билдиришин айт.

1) Тик бурчтуктун узуну 15 см, туурасы болсо 3 эсө кыска. Тик бурчтуктун периметрин жана аянын тап.

2) Тик бурчтуктун узуну 15 см, туурасы болсо 3 см ге кыска. Тик бурчтуктун периметрин жана аянытын тап.

Чыгарылышы:

$$15 : 3$$

$$15 - 3$$

$$(15 + 15 : 3) \cdot 2$$

$$(15 + (15 - 3)) \cdot 2$$

$$15 \cdot (15 : 3)$$

$$15 \cdot (15 - 3)$$

738. Баш чакмактарды толтур:

$$4 \text{ км } 050 \text{ м} = \square \text{ м}$$

$$6 \text{ т } 840 \text{ кг} = \square \text{ кг}$$

$$3 \text{ сутка } 12 \text{ saat} = \square \text{ saat}$$

$$240 \text{ с} = \square \text{ мин.}$$

739.

$$17\ 052 : 28$$

$$108\ 120 : 53$$


$$5\ 085 : 565$$

$$14\ 700 : 42$$

$$212\ 520 : 69$$

$$7\ 128 : 891$$

740. Чиймеде канча тик бурчтук бар? Канча төрт бурчтук бар? Канча үч бурчтук бар?



741. 1) Бөлүү кандай аткарылганын көрүп чык:



$\begin{array}{r} 8932 \\ - 319 \\ \hline 6713 \end{array}$	$\begin{array}{r} 12780 \\ - 1420 \\ \hline 1136 \end{array}$
$\begin{array}{r} 2552 \\ - 2552 \\ \hline 0 \end{array}$	$\begin{array}{r} 284 \\ - 45 \\ \hline 1420 \end{array}$

Түшүндүрүү: 8932 ни 319 га бөлүү көрек. Тийиндиде эки цифра болот, анткени $893 > 319$.

Ондуктарды бөлөбүз: 893 ондук — биринчи толуксуз бөлүнүүчүү.

Бөлөбүз: 893 ту 300 гө, 2 чыгат. 2 — сыноо цифрасы. Аны текшерип көрөбүз.

Көбөйтөбүз: 319 ду 2 ге, 638 алынат. 2 цифрасы туура келет. Аны тийиндиге жазабыз.

Кемите биз: 893 төн 638 ди, 255 калат. Калдыкты бөлүүчү менен салыштырабыз: $255 < 319$.

Демек, бөлүүнү улантса болот.

Бирдиктерди бөлөбүз: 255 онд. — бул 2550 бирдик, дагы 2 бирдик. Бардыгы болуп 2 552 бирдик. Бул — экинчи толуксуз бөлүнүүчү.

Бөлүүнү улант.

2) 12 780 саны 284 кө кандайча бөлүнгөнүн түшүндүр.

742. $14\ 625 : 325$ | $45\ 216 : 628$ | $62\ 856 : 873$

743. $36\ 648 : 18$ | $186\ 217 : 31 + 209 \cdot 216$
 $151\ 034 : 26$ | $252\ 324 : 489 : 43 + 908$

744. Саякатчылар күн бою 22 км жол жүрүштү. Алар 3 saat 4 км/саат ылдамдык менен жүрүштү. Калган жолду 5 км/саат ылдамдык менен өтүштү. Саякатчылар канча saat жолдо болушкан?

745. Тик бурчтуктун узуну 10 см, тууrasы болсо узунунан 7 эсे чоң. Тик бурчтуктун аянты канчага барабар?

746. Эгерде $a = 306$ болсо, анда $452 \cdot a$ туюнтыманын маанисин тап.

747. Бөлүүнү аткар жана чыгарылышын текшер:

$$140\ 954 : 473 \quad | \quad 199\ 375 : 625 \quad | \quad 557\ 768 : 452$$

748. Жадыбалдагы маалыматтар боюнча түзүлгөн ар бир туюнта эмнени билдиришин түшүндүр:

Аралык	45 км	60 км
Кыймыл убакыты	3 saat	3 saat

$$45 : 3$$

$$45 + 60$$

$$(45 + 60) : 3$$

$$60 : 3$$

$$60 - 45$$

$$(60 - 45) : 3$$

749. Эки поезд бир убакытта бири-бирин көздөй жолго чыкты. Биринчи поезд 70 км/саат, экинчиси 64 км/саат ылдамдык менен жүрдү. Экинчи поезд жолугушканга чейин 192 км жолду басып өттү. Биринчи поезд жолугушканга чейин кандай аралыкты басып өткөн?

750. Төндемелерди чыгар:

$$x : 14 - 6\ 045 = 5\ 533$$

$$30\ 336 : x + 537 = 921$$

751. 1) Центнерлерде туюнт: 65 т, 800 кг, 300 кг.

2) Дециметрлерде туюнт: 70 см, 2 м, 16 м.

752. 4 т – 5 ц

$$240 \text{ кг} + 700 \text{ кг}$$

$$5 \text{ минут} - 12 \text{ мин}$$

$$450 \text{ м} + 500 \text{ м}$$

$$3 \text{ минут} - 40 \text{ с}$$

$$7 \text{ дм} - 9 \text{ см}$$

753. Тийиндинин биринчи цифрасын сыноодо 10 саны алына турган абалда сыноо цифрасын аныктоо усуулун карап чык:

$\begin{array}{r} 1080135 \\ - 10808 \\ \hline 0 \end{array}$	$\begin{array}{r} 135 \\ \times 9 \\ \hline 1215 \end{array}$	$\begin{array}{r} 135 \\ \times 8 \\ \hline 1080 \end{array}$
---	---	---

Түшүндүрүү: 1 080 ди 135 ке бөлүү керек.

Бөлөбүз: 1 080 ди 100 гө, 10 чыгат, бирок 10 саны тийиндинин сыноо цифрасы боло албайт, анткени разрядда эң чоң бирдик 9. 9 ду алабыз.

Көбөйтүрөбүз: Тешеребиз: 135 ти 9 га көбөйтүрөбүз, 1 215 чыгат, бул 1 080 ден чоң, демек, тийинди 9 дан кичине болууга тийиш. 8 ди текшерип көрөбүз.

Текшеребиз: 135 ти 8 ге көбөйтүрөбүз, 1 080 чыгат. Тийинди 8.

754. $1\ 026 : 171$ | $15\ 168 : 237$ | $125\ 256 : 408$

755. Окуучулар эки жерге помидор көчөтүн ти-гишли. Биринчи жерге экинчисине караганда 720 түпкө көп көчөт тигилди. Эгерде биринчи жердин аяны 500 м² жана экинчи жердин аяны 320 м² болсо, ар кайсы жерге канча түптөн помидор көчөту тигилгенин эсепте.

756. Кыш кыноочу эки уста чогуу иштеп, 119 920 кыш кынашты. Биринчи уста 17 күн иштеди жана ар күнү 2 860 тан кыш кынады. Калган кышты экинчи уста 23 күндө кынады. Экинчи уста ар күнү канчадан кыш кынаган?

757. Кашааларды коюп чык, натыйжада барабардыктар туура болсун:



$$180 : 5 + 4 \cdot 5 = 56$$

$$180 : 5 + 4 \cdot 5 = 100$$



$$14\ 824 : 436$$

$$57\ 342 : 114$$

$$356 \cdot 802$$

$$92\ 232 : 427$$

$$66\ 447 : 321$$

$$604 \cdot 520$$

759. Чакмактардын ордуна $>$, $<$, же $=$ белгилеринен ылайыктуусун кой:



$$7 \text{ км } 046 \text{ м } \square 460 \text{ м}$$

$$32\ 020 \text{ кг } \square 32 \text{ т } 020 \text{ кг}$$

760. Бөлүү кандай аткарылганын түшүндүр:

$\begin{array}{r} 181632258 \\ - 1806 \\ \hline 1032 \end{array} \dots$	$\begin{array}{r} 180480376 \\ - 1504 \\ \hline 3008 \end{array} \dots$
$\begin{array}{r} 1032 \\ 0 \end{array}$	$\begin{array}{r} 3008 \\ 3008 \\ 0 \end{array}$


$$761. \quad 498\ 681 : 827 \quad | \quad 145\ 070 : 163 \quad | \quad 163\ 449 : 381$$

762. Мектеп үчүн телевизор, магнитофон жана компьютер сатып алынып, бардыгына 408 000 сум төлөндү. Эгерде телевизордун баасы 112 000 сум, телевизор менен магнитофон биргеликте 211 000 сум турса, магнитофон канча турат жана компьютер канча турат?

763. 1) Күйүүчү май кую тармагынан бир убакытта карама-каршы багытта эки автомобиль жолго чыкты. Алардан биринин ылдамдыгы 60 км/саат, экинчисиники 70 км/саат. 3 saatтан кийин алардын ортосундагы аралиқ канча километр болот?

2) Маселени өзгөрт, анын чыгарылышы $(390 - 70 \cdot 3) : 3 = 60$ (км/саат) болсун.

764. Тик бурчтук формасындагы аянттын узуну 22 м, ал эми туурасы 10 м. Ошол аянттын ортосунда квадрат формасындагы бирдей эки гүлзар ажыратылды. Эгерде гүлзардын (квадраттын) жагы 6 м болсо, калган жердин аянттын тап.



765.

$$936 : 117 \quad | \quad 872 : 218 \quad | \quad 2\,562 : 427 \quad | \quad 7\,254 : 806$$

766. Тендеме түзүп чыгар:

- 1) Эгерде 1 873 санын белгисиз санга азайтырсак, 227 алынат.
 2) Эгерде белгисиз санды 60 эсе азайтырсак, 137 алынат.

767. Калдыктуу бөлүү кандай аткарылганын түшүндүр:

$\begin{array}{r} 3948684 \\ - 336 \\ \hline 588 \\ - 588 \\ \hline 6 \end{array}$	$\begin{array}{r} 290709765 \\ - 2295 \\ \hline 6120 \\ - 6120 \\ \hline 9 \end{array}$
--	---

768. Калдыктуу бөлүүнү аткар:

$$133\ 253 : 47 \quad | \quad 835\ 679 : 214 \quad | \quad 715\ 536 : 345$$

769. 26 кг 372 г : 38 – 22 кг 088 г : 44

770. Велосипедчи 4 саатта 40 км жол жүрдү.
Кайра тартканда анын ылдамдыгы саатына
2 км ге аз болду. Кайра тартканда ал канча
саат сарптады?



Төмөнкү туюнталардын кайсы бири маселенин чыгарылышына туура келет:

$$(40 : 4 - 2) + 40; \quad | \quad 40 : (40 : 4 - 2); \quad | \quad 40 : 4 + 2?$$

771. Мектеп устаканасы үчүн баштап 15, андан кийин 8 балкача алынды. Кийинки жолу мурдагыдан 1120 сумга аз акча төлөндү. Бир балкача канча турат?

772. $275 \cdot 48 - 6\ 306$ $947 + 38\ 753 : 271$
 $52\ 200 : 600 \cdot 64$ $7\ 800 : 300 \cdot 98$



773. Бычуучулар 1 айда $7\ 236 \text{ дм}^2$ булгаарыны үнөмдөштү. Эгерде ар бир жуп бут кийимге 18 дм^2 ден булгаары сарпталса, үнөмдөлгөн булгаарыдан дагы канча жуп бут кийим тигүүгө болот?

774. Жумушчу план боюнча 21 иш күнүндө бардыгы болуп 945 тетик даярдоого тийиш болчу. Бирок ал планды мөөнөтүнөн мурда – 15 иш күнүндө аткарды. Жумушчу ар күнү пландагыдан канчага көп тетик даярдаган?

775. Ортолорундагы аралык 520 км болгон эки шаардан эки поезд бир эле убакытта бири-бирин көздөй жолго чыкты жана 4 сааттан кийин жолугушту. Поезддерден биринин ыл-

дамдығы 60 км/саат. Төмөнкү түүнтмалар
эмнени билдириет:

$$1) \ 520 : 4$$

$$3) \ 60 \cdot 4$$

$$2) \ 520 : 4 - 60$$

$$4) \ 520 - 60 \cdot 4$$

- 776.** 1) Мисалдың туура аткарылганын текшерип көр. Эмне үчүн амалдар мындай тартиpte аткарылган?

$$\begin{array}{r}
 & \begin{matrix} 3 & 4 & 5 & 2 & 1 \end{matrix} \\
 1\ 508 \cdot 98 + 53\ 119 - (4\ 085 - 34\ 354 : 89) = 197\ 204 \\
 \hline
 - 34354 & \left| \begin{matrix} 89 \\ 386 \end{matrix} \right. & - \dot{4}0\dot{8}\dot{5} & \times 1508 & + 147784 & - \dot{2}009\dot{0}3 \\
 - 267 & \hline & - 386 & \hline & - 53119 & - 3699 \\
 \hline
 - 765 & & 3699 & \hline & 200903 & \hline \\
 \hline
 - 712 & & & 12064 & & 197204 \\
 \hline
 - 534 & & & 13572 & & \\
 \hline
 534 & & & 147784 & & \\
 \hline
 0 & & & & &
 \end{array}$$

- 2) Мисалдарды чыгар:

$$(988 + 2\ 715 \cdot 38) : 19 \quad | \quad (1\ 000 - 10\ 586 : 79) \cdot 25$$

777. $7\ 552 : 472$ | $2\ 002 : 143$ | $7\ 448 : 931$

$$5\ 453 : 287 \quad | \quad 6\ 600 : 264 \quad | \quad 5\ 446 : 389$$

- 778.** Бакта түшкө чейин 444 кг, түштөн кийин 348 кг алмурут терилди. Терилген алмуруттар 12 кг дан кылып ящиктерге салынды.
 Канча ящик керек болгон?

- 779.** Маселелерди чыгар жана чыгарылыштарын салыштыр:

- 1) Окуучулар эки участокton 234 кг жашылча жыйнап алышты. Биринчи участоктун аяны

48 м², ал эми экинчисинин аяны 30 м². Ар бир участоктон канча килограммдан жашылча жыйнап алынган?

2) Окуучулар бир участоктон 144 кг, экинчи участоктон 90 кг жашылча жыйнап алышты. Участоктордун жалпы аяны 78 м². Ар бир участоктун аянын тап.

780. $(47\ 926 + 50\ 378) : (2\ 101 - 1\ 845)$ | 556 928 : 304

781. Жүк машинасына жалпы массасы 3 115 кг болгон 17 мотоцикл жана 24 мотороллер жүктөлдү. Эгерде бир мотоциклдин массасы 107 кг болсо, мотороллердин массасын тап.

782. Барабарсыздыктар түз жана аларды текшер:

- 1) 7 020 жана 90 сандарынын тиийндиси 5 030 жана 4 961 сандарынын айырмасынан чоң.
- 2) 704 жана 42 сандарынын көбөйтүндүсү 26 470 жана 3 704 сандарынын суммасынан кичине.

783. Мурда токарь колдо, бир иш күнүндө 78 тетик даярдаган. Учурда автоматтын жардамында бир иш күнүндө 14 820 ушундай тетик даярдайт. Токардын учурдагы эмгек өнүмдүүлүгү мурдагыга караганда канча эсе көп?

784. $30\ 000 - 33\ 781 : 83 + 8\ 076$

 $63\ 094 + 4\ 060 \cdot 84 - 6\ 285$

785. Атасы менен эки уулу 24 түп көчөт отургузушту. Ата эки уулу канча көчөт отургузган болсо, ошончо көчөт отургузду. Уулдары

болсо өз ара бирдей санда көчөт отургузушкан. Ар бир уул канчадан көчөт отургузган?

- 786.** Көп кабаттуу үйдөгү терезелерге айнек салуу үчүн 486 айнек сарпталды. Эс алуу үйүндөгү терезелерге 432 айнек иштетилди. Эс алуу үйүндө көп кабаттуу үйгө караганда терезелер 9 га аз. Бардыгы болуп канча терезеге айнек салынган?

787. $26 \text{ т } 496 \text{ кг} : 46 = 202 \text{ м } 02 \text{ см} : 37$

788. $736\ 200 : 18 - 640\ 096 : 32 + 9\ 876 : 12$

- 789.**  Бир дүкөнгө 432 кг конфет бирдей 27 кутуда алыш келинди. Экинчи дүкөнгө куду ушундай кутуларда 848 кг конфет алыш келинди. Экинчи дүкөнгө канча куту конфет алыш келинген?

790. $10\ 920 : 39 + 608 \cdot 34 = 362 \cdot 298$
 $18\ 495 : 27 + 475 \cdot 18 = 302\ 841 : 627$

- 791.** Тик бурчтук формасындағы аяңтчанын узуну 85 м, ал эми туурасы 64 м. Ошол аяңтчага курулган үй 160 м^2 аяңтты ээлэйт. Эгерде калган жердин жарымы бак болсо, бактын аянын тап.

- 792.** Чиркемелүү автомашинада 1 080 ц сабизди ташуу керек. Ар жолу машинага 30 ц жана чиркемеге андан 2 эсе аз сабиз жүктөлөт. Бардык сабизди ташуу үчүн ошол машина канча жолу каттоого тийиш?

- 793.** 1) Аэропорттон бир убакытта эки самолёт карама-каршы жактарга карай учуп кетти. 10 минуттан кийин алардын ортосундагы аралык

270 км болду. Эгерде 1-самолёттун ылдамдыгы 15 км/мин болсо, 2-самолёттун ылдамдыгын тап.

2) $600 : 6 - 55$ туяңтасы боюнча жогорудагыга окшош маселе түз.

794. $127\ 410 : 274 + 307\ 200 : 480 - 1\ 085 : 31$



795. Дүкөндө бир күндө 24 кг алманын жана 40 кг бий алманын кыямы сатылды. Эгерде банкалар бирдей жана бий алманын кыямы 8 банкага көп сатылганы белгилүү болсо, ар бир кыямдан канча банкадан сатылган?

796. $48\ 984 : 52$ | $8\ 820 : 28$ | $10\ 000 - 284 \cdot 35$
 $91\ 375 : 43$ | $1\ 904 : 34$ | $9\ 999 + 8 \cdot 4\ 356$

797. Курулушка 120 т кум алып келүү үчүн бир жүк машинасы 40 жолу катташы керек. Башка машина болсо бул кумду 24 жолу каттаганда ташыйт. Эгерде эки машина чо-гуу иштесе, ошондо кумду ташуу үчүн алар канча жолудан катташы керек?

798. Спортчулар жатаканасында 128 баскетболчу, алардан 2 эсе аз футболчу турат.
Эгерде бир кабатта 24 төн спортчу турса, жатакана канча кабаттуу экендигин тап.

799. Поездге 756 чыптанын бардыгы сатылды. Жүргүнчүлөрдүн 36 адамдан турган бир бөлүгү 9 купелүү вагондо, калгандары болсо 8 плацкарттуу вагондо кете турган болушту. Ар бир вагондо канчадан жүргүнчү бар?

800. Тендермелерди чыгар:

$$x \cdot 36 = 4968 \cdot 7$$

$$920 : x = 1$$

$$x : 74 = 132$$

$$340 - x = 0$$


870.

$$280 \cdot 96 : 42$$

$$156750 : 75$$

$$10100 - 43268 : 58 \cdot 6$$

- 871.** 1) чокусу A чекитинде болгон бурчтарды;
2) чокусу D чекитинде болгон бурчтарды;
3) AD жак юардығына жалпы болгон көп бурчуктарды айт:



- 872.** Чыны заводунда бир уста 1920 чыныга, экинчиси 1935 чыныга гүлдүн сүрөтүн чиди. Эгерде бир күндө бир уста 320 чыныга, экинчи уста 215 чыныга гүл чийсе, кайсы уста ишти тез бүтүргөн жана канча күн мурда бүтүргөн?

- 874.** 1440 тетик даярдоо керек. Бир жумушчу бул тетиктерди 20 саатта, башка жумушчу болсо 30 саатта даярдаши мүмкүн. Эки жумушчу биргеликтө бол жумушту канча саатта аткарат?

805. Квадраттардын ордунда кайсы цифралар болушу керек?

$$\begin{array}{r} 43848 \\ - 435 \\ \hline 348 \\ - 348 \\ \hline 0 \end{array} \quad \left| \begin{array}{r} 87 \\ \hline 5\Box 4 \\ \hline \end{array} \right.$$

$$\begin{array}{r} 112144 \\ - 112 \\ \hline 144 \\ - 144 \\ \hline 0 \end{array} \quad \left| \begin{array}{r} 16 \\ \hline 7\Box\Box 9 \\ \hline \end{array} \right.$$

$$\begin{array}{r} 389120 \\ - 384 \\ \hline 512 \\ - 512 \\ \hline 0 \end{array} \quad \left| \begin{array}{r} 64 \\ \hline 6\Box 8\Box \\ \hline \end{array} \right.$$

806. Эсептөөлөрдөгү каталарды тап, аларды ондо:

$$\begin{array}{r} 32900 \\ - 282 \\ \hline 470 \\ - 470 \\ \hline 0 \end{array} \quad \left| \begin{array}{r} 94 \\ \hline 35 \\ \hline \end{array} \right.$$

$$\begin{array}{r} 51414 \\ - 513 \\ \hline 114 \\ - 114 \\ \hline 0 \end{array} \quad \left| \begin{array}{r} 57 \\ \hline 92 \\ \hline \end{array} \right.$$

$$\begin{array}{r} 6544 \\ - 48 \\ \hline 17 \\ - 16 \\ \hline 144 \\ - 144 \\ \hline 0 \end{array} \quad \left| \begin{array}{r} 16 \\ \hline 3109 \\ \hline \end{array} \right.$$

807. Дүкөндө 96 аялдар жана 75 эркектер костюму бар болчу. Күн бою аялдар костюмунун жарымы, эркектер костюмунун үчтөн бир бөлүгү сатылды. Кайсы костюмдан көп жана канчага көп сатылган?

808. $11\ 359 : 37$

$$7 \cdot 829 - 6 \cdot 493$$



Бардык өтүлгөндөрдү кайталоо үчүн көнүгүүлөр

1. Мисалдарды чыгар жана текшер:

$$692\ 503 + 243\ 497$$

$$720\ 002 - 362\ 701$$

2. $(20\ 385 - 14\ 923) + (6\ 000 - 4\ 947)$

3. $62 \cdot 24 \cdot 35 \quad | \quad 64 : 16 \cdot 85 \cdot 12 \quad | \quad 89 \cdot 65 - 74 \cdot 32$

4. $856 \cdot 48 \quad | \quad 904 \cdot 82 \quad | \quad 926 \cdot 184 \quad | \quad 805 \cdot 426$
 $2\ 550 : 34 \quad | \quad 49\ 192 : 52 \quad | \quad 90\ 628 : 326 \quad | \quad 216\ 320 : 416$

5. Натыйжаны эсепте жана чыгарылышын текшер:

$$60\ 718 + 5\ 967 \quad | \quad 20\ 016 - 9\ 324 \quad | \quad 707 \cdot 38 \quad | \quad 9\ 312 : 48$$

6. Калдыктуу бөлүүнү аткар жана чыгарылышын текшер:

$$12\ 856 : 42$$

$$68\ 032 : 54$$

$$308\ 119 : 67$$

7. $50\ 000 - (223 \cdot 89 + 14\ 807 : 67) : 4$

8. $369 \cdot 428 : 492 + 56\ 224 : 112$

9. Эгерде:

- 1) $a = 640$; $a = 720$ болсо, $a + 640$ жана $a - 640$;
- 2) $a = 1$; $a = 2$ болсо, $410 : a$ жана $410 \cdot a$

түүнтмаларынын маанилерин тап.

10. Түүнтмаларды салыштыр:

$$280 : 10 : 7 \text{ жана } 280 : 70$$

$$620 : (10 : 2) \text{ жана } 620 : 10 : 2$$

11. Ар бир мисалды барабардык көрүнүшүндө жаз:

- 1) 7 саны 9 дан 2 ге аз;
- 2) 6 саны 1 ден 5 ке көп;
- 3) 13 саны 7 ден 6 га көп;
- 4) 4 саны 12 ден 8 ге аз;
- 5) 8 саны 4 төн 2 эсө чоң;
- 6) 12 саны 4 төн 3 эсө чоң;
- 7) 6 саны 12 ден 2 эсө кичине;
- 8) 4 саны 20 дан 5 эсө кичине.

12. Тенденциелер түз жана аларды чыгар.

- 1) Эгерде белгисиз сан 45 ке чоңойтурулса, 100 алынат.
- 2) Эгерде белгисиз сан 7 эсө чоңойтурулса, 490 алынат.

13. Түүнтмаларды жаз, алардын маанилерин эсепте:

- 1) 231 жана 14 сандарынын суммасын 5 эсө азайтуу;
- 2) 890 жана 615 сандарынын суммасына 1512 жана 216 сандарынын тийиндисин кошуу.

14. Кашааларды коуп чык, натыйжада барабардыктар туура болсун:

$$98 - 14 : 2 + 5 = 47$$

$$98 - 14 : 2 + 5 = 86$$

15. Маселелерди жана алардын чыгарылыштарын салыштыр:

- 1) Дастиркондо 6 нан бар эле. Дағы бир нече нан коюлгандан кийин 14 нан болду. Канча нан коюлган?
- 2) Дастирконго 14 нан коюш керек эле. 6 нан коюлду. Дағы канча нан коюу керек?

3) Дастирконго 6 нан коюлгандан кийин дагы 8 нан коюу калды. Бардыгы болуп канча нан коюу керек эле?

16. Ортолорундагы аралык 14 км болгон эки топ бир убакытта бири-бирин көздөй жолго чыкты жана 2 сааттан кийин жолугушту. Топтордон бири 4 км/саат ылдамдык менен жүргөн. Төмөнкү туунтмалардын маанисин түшүндүр:

1) $14 : 2$

3) $4 \cdot 2$

2) $14 : 2 - 4$

4) $14 - 4 \cdot 2$

5) $(14 - 4 \cdot 2) : 2$

17. Баасы 2 630 сум болгон көздемеден 6 м сатып алуу үчүн 15 780 сум жетеби?


18. Бульдозер 3 сааттын ичинде 234 м^2 жолду тегиздеди. Эгерде ушундай өнүмдүүлүк менен иштесе, бульдозер 10 саатта канча жолду тегиздейт?

19. Белгилүү өзбек акыны Мукимиий 1851-жылы төрөлгөн жана 1903-жылы кайтыш кылган. Ал канчанчы кылымда төрөлгөн жана канча жыл жашаган?

20. Ремонтчулардын тобу 66 бөлмөнү ремонттоого тишиш болчу. Үйдүн ар бир кабатында 6 дан бөлмө бар. Бир нече кабат ремонттолгондон кийин дагы 24 бөлмө калды. Канча кабат ремонттолуп бүткөн?

21. Эгерде мотоцикл айдоочусу 76 км/саат ылдамдык менен жүрсө, ортолорундагы аралык 230 км болгон эки шаардын арасын 3 саатта өтө алабы?

- 22.** Бир жөөктөн 38 ц, ал эми экинчи жөөктөн 3 эсе көп кызылча чогултуп алынды. Бардык кызылчанын төрттөн бир бөлүгү базага жөнөтүлдү. Базага канча центнер кызылча жөнөтүлгөн?
- 23.** Сынык сыйык канча учка жана канча муунга ээ?



Окуу жылышын аягында ар бир окуучу төмөнкү көрүнүштөгү көнүгүүлөрдү аткара алууга тийиш

-
- Сандарды окуу: 1 945, 63 081, 38 804.
 - Сандарды цифра менен жазуу: жыйырма тогуз минч эки жүз элүү алты; он сөгиз минч бир жүз тогуз; алты жүз минч жети.
 - Амалдарды аткар:

$$70\ 300 - 36\ 810$$

$$4\ 209 \cdot 56$$

$$37 \cdot 204$$

$$43\ 098 + 29\ 708$$

$$3\ 528 : 24$$

$$9\ 760 : 16$$

4. Оозеки эсепте:

$$38 + 45$$

$$91 - 68$$

$$24 \cdot 3$$

$$72 : 6$$

$$57 + 0$$

$$16 \cdot 0$$

5. 4-тапшырмадагы түүнтмаларды «сумма», «айырма», «көбөйтүндү», «тийинди» сөздөрүн колдоо менен оку.

6. Төңдемелерди чыгар:

$$24 \cdot x = 7320$$

$$x + 548 = 725$$

7. 742 санын разряддык кошулуучулардын суммасы көрүнүшүндө жаз.

8. Амалдарды аткар: $168 : 28 + (183 - 97)$.

9. Төмөнкү төрт учурдун кайсы бириnde амалдарды аткаруу тартиби туура берилген:

a) $640 : 8 - 2 \cdot 30 + 16$

в) $640 : 8 - 2 \cdot 30 + 16$

б) $640 : 8 - 2 \cdot 30 + 16$

г) $640 : 8 - 2 \cdot 30 + 16$

10. Салыштыр:

а) 1 329 жана 1 330; б) 888 жана 909;

в) 3 405 жана 3 045

11. Тапшырмалардын кайсы бириндө жооп 100 дөн чоң болот:

а) $32 \cdot 3$

б) $185 - 86$

в) $306 : 3$

12. Эсептөөлөрдү аткарбай, салыштыр:

а) $27 + 64$ жана $64 + 27$ | г) $318 + 48$ жана $318 \cdot 48$

б) $56 \cdot 38$ жана $38 \cdot 56$ | д) $24 \cdot 526$ жана $25 \cdot 526$

в) $66 \cdot 1$ жана $66 \cdot 0$ | е) $990 : 33$ жана $990 : 34$

- 13.** Биринчи күнү китеңканадан 140 китең, экинчи күнү болсо 65 ке көп китең алынды. Эки күнде китеңканадан канча китең алынган?
- 14.** Шаарлардын ортосундагы аралық 390 км. Поезд биринчи шаардан экинчисин көздөй жолго чыкты. Саатына 65 км ылдамдық менен 4 saat жүргөндөн кийин поезд дагы канча жол жүрүшү керек болот?
- 15.** Бирдей үч ящикте 39 кг кара өрүк бар. 104 кг кара өрүктүү салуу үчүн ошондой ящиктерден канча керек болот?
- 16.** Окуучулар 55 дарак көчөтүн отургузушту. Көчөттөрдүн 27 син мектептин багына, калганда-рын болсо ар бир катарга 7 ден кылышп спорт аяңтасынын тегерегине отургузушту. Спорт аяңтасынын тегерегине канча катар көчөт отургузушкан?
- 17.** Эгиндерди сугаруу үчүн 39 чөлөк суу камдала-коюлду. Ар бир жөөккө 4 чөлөктөн суу куюл-гандан кийин дагы 3 чөлөк суу ашып калды. Канча жөөк сугарылган?
- 18.** Китең 140 беттүү. Лола китеңтин жарымын жа-на дагы 5 бет окууду. Лола дагы канча бет окушу керек?
- 19.** Класста 32 окуучу бар. Класстын төрттөн бир бөлүгү үч баасыз окуйт. Канча окуучу үч баасыз окуйт?
- 20.** Жактары 5 чакмак жана 10 чакмактан турган тик бурчтук чий. Тик бурчтуктун жарымын штрихте.

- 21.** Бала өзүндө бар акчанын үчтөн бири — 120 сумга дептер сатып алды. Балада баштап канча сум болгон?
- 22.** 8 015 м 8 км 150 м
 180 ц 1 т 8 ц
 200 мин 4 saat
- 23.** Төрт бурчтук чий жана анын жактарынын узундуктарын чене.
- 24.** Мектеп короосунун узуну 28 м, туурасы болсо 23 метр. Мектептин айланасын курчоо үчүн канча метр узундуктагы дубал керек?
- 25.** Дүкөнгө ар биринде 45 кг дан 9 кап ун алып келинди. Бир күндө 2 кг дан 20 пакет жана 3 кг дан 15 пакет ун сатылды. Төмөнкү туюнталар эмнени билдиришин түшүндүр:
- | | | | |
|--------|--------|--------|-----------------|
| 45 · 9 | 2 · 20 | 3 · 15 | 2 · 20 + 3 · 15 |
|--------|--------|--------|-----------------|
- 26.** Эмгек сабагы үчүн түстүү кагаз барактары даярдалды. Эгерде 40 окуучунун ар бирине 3 барактан берилсе, дагы 25 барак кагаз калат. Канча барак кагаз даярдалган?
- 27.** Арифметикалык амалдардын тартиби жөнүндөгү эрежелерди эсте жана төмөнкү туюнталардын маанилерин эсепте:
- | | |
|---------------------|--------------------------|
| 867 – 349 + 360 : 9 | 240 : 3 + 150 · 3 – 294 |
| 743 + 180 – 98 · 9 | 80 · 2 : 4 + (230 + 170) |

Шыктуу окуучулар үчүн тапшырмалар



1. Оозеки эсепте:

$$640 : 80$$

$$800 : 40$$

$$17 \cdot 5$$

$$360 : 90$$

$$380 - 80$$

$$60 + 370$$

$$370 + 30 \cdot 4$$

$$86 - 0$$

$$280 - 80 : 20$$

$$34 \cdot 0$$

2. Амалдарды аткар:

$$836 : 4 \cdot 17 - 189 + 1\ 546$$

$$(5\ 011 - 23 \cdot 65) : 12$$

$$462 \cdot 208 : 154 + 2\ 382 - 1\ 371$$

$$10\ 000 + 210\ 656 : 232 \cdot 10 + 1\ 180$$

3. Эсептөөлөрдү оозеки аткарып, жоопторун гана жаз:


$$64 \cdot 10 : 40 \cdot 7$$

$$650 : 5 - 120 + 60$$

$$600 : 100 \cdot 30 : 18$$

$$360 \cdot 2 : 90 \cdot 14 - 12$$

4. Сандуу шоолада чекиттер менен белгиленген тамгаларды жаз.



Сабыр тапшырманы төмөнкүдөй аткарды:

Жообу: 1) $A\left(\frac{3}{12}\right)$; $B\left(\frac{6}{12}\right)$; $C\left(\frac{8}{12}\right)$.

Кабыл болсо минтип аткарды:






Жообу: 2) $A\left(\frac{1}{4}\right)$; $B\left(\frac{1}{2}\right)$; $C\left(\frac{2}{3}\right)$.

5. Уста 8 саатта 96 тетик даярдады. Анын шакирти 6 саат эмгектенип ошондой тетиктен 54 тү даярдады. Алар чогуу эмгектенишип, 2 саатта канча тетик даярдашат?
6. Вагондон 380 ц көмүр түшүрүлдү. Ошондан кийин вагондо түшүрүлгөндөн 119 ц ге көп көмүр калды. Баштап вагондо канча көмүр болгон?
7. Бир велосипедчи саатына 12 км ылдамдык менен 48 км жол жүрдү. Экинчиси болсо ошол аралыкты саатына 16 км ылдамдык менен басып өттү. Биринчи велосипедчи экинчи велосипедчиге караганда канча саат көп жол жүргөн?
8. 45 л чиенин ширеси беш литрлүү жана 45 л кулпунайдын ширеси үч литрлүү банкаларга куюлду. Кайсы ширеге көбүрөөк банка керек болду?
9. Жаныштын апасы 4 үч литрлүү банкада чиенин жана куду ушундай 6 банкада кулпунайдын кыямын даярдады. Жаныштын апасы бардыгы болуп канча литр кыям даярдаган?



- 10.** Тик бурчтуктун узуну 8 дм, ал эми туурасы болсо 3 дм. Эгерде тик бурчтуктун узуну 2 эсे чоңойтурулса, анын аянын канчага чоңоёт?
- 11.** Дүкөнгө ар бир ящикте 20 дан бардыгы болуп 1 340 бөтөлкө минералдык суу жана ар бириnde 10 дон бөтөлкө болгон ошончо ящик мөмөнүн ширесин алып келишти. Дүкөнгө канча бөтөлкө мөмөнүн ширесин алып келишкен?
- 12.** Быштак даярдай турган ар бир ящикте 16 кг дан болгон 2 048 жана ар бириндe 18 кг дан болгон 216 кг быштак жөнөтүүгө даярдалды. Канча ящик быштак даярдалган?
- 13.** Сеит спорт мелдешинде бийиктикке секирди. Секирген бийиктиги өзүнүн боюнан 34 см ге төмөн жана карындашынын боюнан 1 м 5 см ге бийик болсо, Сеиттин боюн тап.
- 14.** Шарф, жемпер жана бир жуп мээлей 1 кг 200 г жүндөн токулду. Шарфка мээлейге караганда 100 г га көп жана жемперге караганда 400 г га аз жүн иштетилди. Ар бир буюмга канча граммдан жүн сарпталган?
- 15.** Наргиза менен Жылдызда 99 фотосүрөт бар болчу. Назира альбомдун ар бир бетине 5 тен, Жылдыз болсо 6 дан фотосүрөт чаптады. Эгерде альбомдордун беттери бирдей болсо, ар бир альбомго канчадан фотосүрөт чаптоого болот?
- 16.** Кайыктар токтой турган эки жерде бирдей санда кайыктар турат. Алардан 25 и сууга түшкөндөн кийин биринчи жерде 10, экинчи-

синде болсо 5 кайык калды. Ал жерде баштап
канчадан кайык болгон?




17. Баштап бардык алмалардын жарымы, андан
кийин дагы 3 өөсү желгендөн кийин, талиңкеде
12 алма калды. Баштап талиңкеде канча алма
болгон?
18. Бул фигураларда эмне жалпы? 3-фигура баш-
ка ларынан эмнеси менен айырмаланат?



19. Көп бурчтуктардан кайсы бири айланага ичтөн сыйылган?



20. Ар бир фигуранын кандай бөлүгү боёлгон?



1–4- КЛАССТАРДЫН МАТЕМАТИКА КУРСУНАН НЕГИЗГИ МААЛЫМАТТАР

Арифметикалык амалдар

	Амалдын аты. Белгиси	Түрлөө жана анын аты	Берилген жана изделген сандардын аты
+	Кошуу «+» (кошуу белгиси)	29 + 65 29 жана 65 сандарынын суммасы	+ 29 – кошулуучу 65 – кошулуучу <u>94</u> – сумма
-	Кемитүү «-» (кемитүү белгиси)	123 – 84 123 жана 84 сандарынын айырмасы	- 123 – кемүүчү <u>84</u> – кемитүүчү 39 – айырма
• ×	Көбөйтүү «·» же «×» (көбөйтүү белгиси)	97 · 3 97 жана 3 сандарынын көбөйтүндүсү	× 97 – көбөйтүүчү 3 – көбөйтүүчү <u>291</u> – көбөйтүндү
: —	Бөлүү «:» жана «—» (бөлүү белгиси)	72 : 8 72 va 8 сандарынын тиийиндиси	: 72 – бөлүнүүчү <u>8</u> – бөлүүчү 9 – тиийинди — 24 5 – бөлүүчү 20 4 – тиийинди 4 – калдык 24 – бөлүнүүчү

Амалдардын аткарылуу тартиби

Сандуу туюнтыштын касиеттери	Амал аткаруунун тартиби	Мисалдар
«+» жана «-» же «×» жана «:» нүгөнчөлүк ичине алса	Тартиби менен (солдон онго)	$48 : 6 \cdot 2 : 4 = 4$ $100 - 70 + 5 - 4 = 31$
«+» жана «-» нүгөнчөлүк ичине алса, ошондой эле «×» жана «:» нүгөнчөлүк ичине алса	Баштап берилген тартип менен «×» же «:» (солдон онго), андан кийин «+» же «-» (солдон онго) аткарылат	$240 - 80 : 4 \cdot 7 = 100$ $180 + 120 - 90 \cdot 3 = 30$ $630 : 9 + 20 - 7 \cdot 5 = 55$ $320 : 8 - 150 : 5 = 10$
Бир же бир нече жуп кашаалар катышса	Баштап кашаалуу туюнтыштын мааниси эсептелет, андан кийин 1 жана 2-эрежелер боюнча аткарылат	$900 - (200 \cdot 4 + 60) = 40$ $70 \cdot (36 - 30 + 4) = 700$ $40 + (820 - 800) \cdot 5 = 140$ $3 \cdot (77 - 75) - (13 - 9) = 2$

Кошуу амалынын касиеттери

Сөз менен туюнтуулушу	Мисалдар
Кошуулуктардын орду алмашса да сумма өзгөрбөйт	$7 + 6 = 6 + 7$ $48 + 15 + 3 = 15 + 3 + 48$
Эки жанаша кошуулучуну алардын суммасы менен ооштурса болот	$(40 + 28) + 2 = 40 + (28 + 2)$

Көбөйтүү амалынын касиеттери

Сөз менен туюнтулушу	Мисалдар
Көбөйтүүчүлөрдүн орду алмашса да көбөйтүндү өзгөрбөйт	$3 \cdot 8 \cdot 10 = 3 \cdot 10 \cdot 8$
Эки жанаша көбөйтүүчүнү алардын көбөйтүндүсү менен оштурса болот	$9 \cdot (7 \cdot 10) = (9 \cdot 7) \cdot 10$
Сумманы санга көбөйтүүдө ар бир кошулуучуну ошол санга көбөйтүрүп, чыккан натыйжаларды кошууга болот	$(6 + 5) \cdot 8 = 6 \cdot 8 + 5 \cdot 8$

Кошуу жана кемитүүдөгү көз карандылык

Амал	Мисалдар	Сөз менен туюнтулушу
Кошуу	$18 + 70 = 88$ $\underline{88 - 18 = 70}$ $88 - 70 = 18$	Эгерде суммадан бир кошулуучу кемитилсе, экинчи кошулуучу алынат
Кемитүү	$45 - 31 = 14$ $\underline{14 + 31 = 45}$ $45 - 14 = 31$	Эгерде айырмага кемитүүчү кошулса, кемүүчү алынат
		Эгерде кемүүчүдөн айырма кемитилсе, кемитүүчү алынат

Кошуу жана кемитүүнү текшерүү

Амал	Текшерүү усулдары	
	I усул	II усул
Кошуу $+ 132$ $\underline{\quad 547}$ 679	Кемитүү менен $- 679$ $\underline{- 547}$ 132	Кошуу менен $+ 547$ $\underline{+ 132}$ 679

Кемитүү - 903 - 285 618	Кошуу менен + 618 285 903	Кемитүү менен - 903 618 285
----------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------

Көбөйтүү жана бөлүүдө сандардын ортосундагы көз карандылык

Амал	Мисалдар	Сөз менен түюнтулушу
Көбөйтүү	$7 \cdot 6 = 42$ $42 : 6 = 7$ $42 : 7 = 6$	Эгерде көбөйтүндүгү көбөйтүүчү-лөрдүн бирине бөлүнсө, экинчи көбөйтүүчү алынат
Бөлүү	$28 : 7 = 4$ $4 \cdot 7 = 28$	Эгерде тийинди бөлүүчүгө көбөйтүрүлсө же бөлүүчү тийиндиге көбөйтүрүлсө, бөлүнүүчү алынат
	$28 : 4 = 7$	Эгерде бөлүнүүчү тийиндиге бөлүнсө, бөлүүчү алынат

Көбөйтүү жана бөлүүнү текшерүү

Амал	Текшерүүнүн усулдары	
	I усул	II усул
Көбөйтүү $\times 43$ $\frac{25}{215}$ $+ 86$ 1075	Бөлүү менен $\begin{array}{r} 1075 \\ - 86 \\ \hline 215 \\ - 215 \\ \hline 0 \end{array}$	Көбөйтүү менен $\begin{array}{r} 25 \\ \times 43 \\ \hline 100 \\ + 75 \\ \hline 1075 \end{array}$

<p>Бөлүү</p> $\begin{array}{r} 612 \\ - 34 \\ \hline 272 \\ - 272 \\ \hline 0 \end{array}$	<p>Көбөйтүү менен</p> $\begin{array}{r} & 34 \\ \times & 18 \\ \hline & 272 \\ + & 34 \\ \hline 612 \end{array}$	<p>Бөлүү менен</p> $\begin{array}{r} 612 \\ - 54 \\ \hline 72 \\ - 72 \\ \hline 0 \end{array}$
--	--	--

0 саны менен амалдар

Амал	Тамгада жазылышы	Сөз менен түюнтулушу. Мисалдар
Кошуу	$a + 0 = a$ $0 + b = b$	Эгерде кошулуучулардан бири 0 гө барабар болсо, сумма экинчи кошулуучуга барабар болот: $7 + 0 = 7$ $316 + 0 = 316$ $0 + 928 = 928$
Кемитүү	$c - 0 = c$	Эгерде сандан 0 кемитилсе, ошол сандын өзү калат: $65 - 0 = 65$ $349 - 0 = 349$
	$k - k = 0$	Эгерде кемүүчү менен кемитүүчү бири-бирине барабар болсо, айырма 0 гө барабар болот: $946 - 946 = 0$ $78 - 78 = 0$
Көбөйтүү	$0 \cdot b = 0$ $c \cdot 0 = 0$ $c \cdot b \cdot 0 = 0$	Эгерде көбөйтүүчүлөрдөн бири 0 гө барабар болсо, көбөйтүндү да 0 гө барабар болот: $0 \cdot 912 = 0$ $348 \cdot 0 = 0$ $564 \cdot 0 \cdot 9 = 0$


Бөлүү	$0 : b = 0$ $(b \neq 0)$ 0 гэ бөлүүгэ болбойт	<p>Эгерде 0 кандайдыр санга бөлүнсө, 0 алынат:</p> $0 : 54 = 0 \quad 0 : 987 = 0$ <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> $b : 0$ </div>
-------	--	--


1 саны менен көбөйтүү жана бөлүү

Амал	Тамгада жазылышы	Сөз менен туюнтулушу. Мисалдар
Көбөйтүү	$1 \cdot a = a$ $b \cdot 1 = b$	<p>Эгерде эки көбөйтүүчүдөн бири 1 ге барабар болсо, көбөйтүндү экинчи көбөйтүүчүгө барабар болот:</p> $1 \cdot 89 = 89 \quad 359 \cdot 1 = 359$
Бөлүү	$k : 1 = k$	<p>Эгерде сан 1 ге бөлүнсө, ошол сандын өзү алынат:</p> $34 : 1 = 34 \quad 642 : 1 = 642$
	$c : c = 1$ $c \neq 0$	<p>Эгерде бөлүнүүчү менен бөлүүчү барабар болсо, тийинди 1 ге барабар болот:</p> $89 : 89 = 1 \quad 598 : 598 = 1$


Геометриялық фигуралар жана чоңдуктар

Фигуралар	Аты, белгилениши
	A чекити, C чекити
	a түз сызығы
	b ийри сызығы
	c сынық сызық
	AB кесинди, CD кесинди







Көп бурчтуктар:
 ABC , $DENM$, $KECD$,
 $KCMD$, $ABCDE$, $MKEDOA$




Үч бурчтуктар:
 A , B , C чекиттер – үч бурчтуктун чокулары
 AB , AC , BC кесиндилир – үч бурчтуктун жактары
 $\angle BAC$, $\angle ABC$, $\angle BCA$ – үч бурчтуктун бурчтары



Төрт бурчтуктар:
Бурчтары тик болгон төрт бурчтуктар бар. Аларга **тик бурчтуктар дейилет** (3- жана 4-фигуралар)



Жактары барабар болгон тик бурчтуктар бар. Аларга **квадраттар дейилет**. Чиймедеги 4-фигура – бул квадрат



Периметр

Аяны

Көп бурчтуктун жактарынын суммасына анын периметри дейилет

ABC үч бурчтуктугунун периметри 8 см 4 мм ге барабар

DBEK төрт бурчтуктугунун периметри 10 см 1 мм ге барабар

Тик бурчтуктун аяны:

$$5 \cdot 2 = 10$$

Жообу: 10 см²

Квадраттын аяны:

$$2 \cdot 2 = 4$$

Жообу: 4 см²

 <p>Айланалар</p>	<p>O – айлананын борбору</p>
 <p>Тегеректер</p>	<p>OC – тегеректин радиусу AB – тегеректин диаметри O – тегеректин борбору</p>

Тиркеме

Микрокалькулятор менен иштегенді үйрөн



Микрокалькулятор – көп орундуу сандар менен арифметикалық амалдарды тез жана оңой аткарған жөнөкөй электрондук эсептөө машинасы.

Ага сандар 0 дөн 9 га чейин топчуларды басып киргизилет. Сандардардын үстүндө төрт арифметикалық амал төмөнкү топчулар аркылуу аткарылат:



– кошуу



– барабардык



– өчүрүү



– көбөйтүү



– бөлүү



– кемитүү

Эки сан менен арифметикалык амал аткаруу, мисалы, $6 + 9$ сумманы табуу үчүн:

1) **6** топчусун басып, биринчи кошулуучу киргизилет, таблодо 6 цифрасы көрүнөт.

2) **+** топчусу басылгандан кийин таблодо 6 санынын көрүнүшү улантылат.

3) **9** топчусу басылат жана экинчи кошулуучу киргизилет, таблодо 9 саны көрүнөт.

4) **=** топчусу басылат жана таблодо жообу көрүнөт. Андан кийин окулат, эгерде керек болсо, жазып алынат.

5) **ON/C** топчусун басып, таблодогу жазуу өчүрүлөт.

Микрокалкулятордон пайдалануу билгичтигинди кошуу жана көбейтүү жадыбалдарынан мисалдар чыгарып текшер.

1) Туюнтыманын маанисин микрокалкулятор жардамында тап:

$$43\ 298 + 794 \quad | \quad 9\ 004 - 532 \quad | \quad 3\ 381 \cdot 32 \quad | \quad 78\ 192 : 724$$

2) Микрокалкулятор жардамында амалдарды аткар жана текшер:

$$532\ 648 + 189\ 583$$

$$805\ 732 - 568\ 847$$

$$4\ 641 \cdot 23$$

$$7\ 362 : 18$$

3) Амалдарды аткар:

$$2\ 738 + 1\ 076 + 5\ 687$$

$$435 \cdot 74 : 37$$

$$4\ 688 + 3\ 385 - 6\ 956$$

$$306 \cdot 24 : 72$$

ЖООПТОР

МИНДИК

3-класста өтүлгөн материалдарды
кайталоо жана жалпылаштыруу

- 4.** 146 м. **6.** 108 түп тал. **14.** $a = 1, 2, 3, 4, 5;$
 $a > 72$ ($a = 80, 88, \dots$) **16.** 20 китең. **21.** 30 пакет. **25.**
5 ящик. **30.** 59 китең. **33.** 68 топчу.

КӨП ОРУНДУУ САНДАР

Ондук эсептөө системасы

- 38.** 594 адам. **42.** а) 805; 850, 508, 580; б) 888, 555,
880, 885, 808, 858, 588, 550, 558, 505, 585, 855, 800, 500.
43. 21, 42, 63, 84.

46. $V + I = VI$	$XX - X = X$	$XVI : II = VIII$
$XI - I = X$	$XIX - I = XVIII$	$V \cdot III = XV$
$XVIII - VIII = X$	$XI - V = VI$	$XII : VI = II$
$X + V = XV$	$VII + VIII = XV$	$IV \cdot V = XX$

- 48.** 107 л.

Көп орундуу сандарды цифралоо

- 52.** 800 дептер. **53.** 60 фотосүрөт. **55.** 705 кг. **58.**
45 ящик. **61.** 6 кг га оор; 2 эссе аз. **66.** 7 жөжө.
73. 90 гүл. **75.** 160 окуучу. **79.** 330; 16. **81.** 80 см.
86. 48 кг га көп. **88.** 450 т га көп. **96.** 84 калем.
102. 30 кг; 5 барак. **103.** 24 см. **107.** 400 кг.
113. 4000 сум. **114.** 3 түрмөк. **115.** 23 калем.

Төрт арифметикалык амал жана алардын аткарылуу тартиби

118. 17 костюм. **119.** 34 м. **142.** 60 кг. **146.** 160 кг.
148. 282 кг.

Кошуу жана кемитүү

181. 81 г. **182.** 990 м. **188.** 18. **198.** 960 кг. **201.** 40 сум.
202. 1095 кг. **204.** 40. **213.** 48 ц. **218.** 6 saat. **226.**
3 жолу. **232.** 1) 17, 2) 26. **239.** 763 батир. **245.** 140 т. **253.**
Экинчиси, 2 жума мурда. **259.** 70 л. **262.** 88 кг. **269.**
1) 6 топчу; 2) 30 жана 24 топчу. **272.** 337 т. **276.** 40 кг
жана 20 кг. **277.** 370 пальто. **279.** 180 кг.

Үлдамдык. Убакыт. Аралык

283. 2 975 л. **286.** 20 км/саатка көп. **293.** 1 260 км; 340
км. **295.** 42 км. **300.** 70 бет. **303.** 194 кител.

Бир орундуу санга көбөйтүү

313. 22 барак. **324.** 100 км, 200 км. **325.** 272 км. **331.**
264 м 60 см. **333.** 9 кг 610 г. **341.** Женцил машина, 24 км/
саатка көп.

Бир орундуу санга бөлүү

349. 3 ящик. **358.** 98 км ге көп. **361.** 3710 сум,
4770 сум. **362.** 66 чыпта. **367.** 9 кг. **368.** 17 см. **374.**
7 күн. **376.** 4 800 сум. **384.** 1) 4 эссе көп. **385.** 30 батир.
390. 7 saat. **396.** 25 куту. **403.** 24 пакет, 18 пакет. **413.**
13 м². **419.** 1) 5 saat, 6 saat; 2) 28 бет, 42 бет. **422.**
9 чыпта. **427.** 7 оюнчук, 9 оюнчук. **432.** 39 км/саат,
4 эссе. **440.** 1) 21 км; 2) 3 saatтан кийин; 3) 4 км/саат.

- 444.** 480 км. **445.** 5 сааттан кийин. **446.** 10 км/саат. **448.** 360 машина. **450.** 1) 70 км; 2) 45 км. **451.** 465 км. **455** 116 км. **456.** 1) 270 км; 2) 3 сааттан кийин; 3) 40 км/саат. **457.** 2 кг 700 г. **459.** 250 км. **462.** 800 м². **463.** 13 км/саат. **465.** 280 т.

Нөлдөр менен аяктаған сандарга көбөйтүү

- 473.** 6300 сум. **476.** 300 г. **481.** 4 кг. **486.** 3 саат. **489.** 215 китең. **493.** 54 м. **497.** 72 см². **507.** 74 км. **510.** 966 көйнөк. **516.** 140 отургуч. **517.** 62 телевизор. **519.** 1) 16 кг, 20 кг; 2) 8 банка, 10 банка. **520.** 135 кг, 180 кг. **522.** 12 км/саат. **527.** 960 сум, 3840 сум, 5760 сум. **531.** 144 кг, 120 кг. **532.** 119 км.

Нөлдөр менен аяктаған сандарга бөлүү

- 540.** 30 км. **541.** 10 бет. **546.** 657 м. **547.** 6 м. **551.** 3 канистра, 2 канистра. **554.** 4 койдон. **556.** 12. **557.** 1) 10 кг. 2) 675 кг. **558.** 60 кап, 40 кап. **565.** 32 л. **566.** 3 себет, 5 себет. **570.** 6 каттам, 10 каттам. **571.** 30 км. **572.** 10 л. **576.** 300 м². **577.** 72 см. **580.** 5 канистра. **590.** 700 м², 1 050 м². **597.** 500 сум. **598.** 6 км/саат.

Эки жана үч орундуу санга көбөйтүү

- 603.** 314 кг. **609.** 10 000 кг. **610.** 12 саат. **615.** 288 м, 384 м. **616.** 900 т. **617.** 50 сум. **622.** 26 км. **630.** 32 л; 48 л. **635.** 1) 100 сум; 2) 900 сум, 500 сум. **636.** 1) 220 845. **641.** 38 окуучу. **642.** 3 016 см². **650.** 29 кг. **658.** 11 саат. **660.** 48 102 барак. **665.**

22 көйнөк, 27 көйнөк. **666.** 512 м². **670.** 45 бет, 54 бет. **671.** 1 400 км, 3 500 км. **675.** 1) 25 т, 15 т; 2) 5 кат там, 3 каттам. **676** 1) 400 кг; 2) 300 сум. **677.** 16 м жана 5 м, 8 м жана 10 м, 4 м жана 20 м, 2 м жана 40 м, 1 м жана 80 м.

Эки жана үч орундуу санга бөлүү

683. 300 кг. **684.** 960 м². **688.** 1 224 оюнчук. **690.** 3 сутка 11 saat. **694.** 1) 2730 кг, 1 890 кг; 2) 39 кап жана 27 кап. **695.** 100 пакет. **699.** Аткарат. **701.** 130 см, 1 000 см². **705.** 216 т. **707.** 768 т, 1 056 т. **710.** 1) 4 каттам, 7 каттам; 2) 128 т, 224 т. **715.** 1) 39 км, 26 км, 2) 3 saat, 2 saat. **720.** 260 км. **724.** 22 жуп. **730.** 1) 20 м, 16 м; 2) 10 сүлгү, 8 сүлгү. **732.** 441 см². **744.** 5 saat. **745.** 700 см². **755.** 2000 көчөт, 1 280 көчөт. **756.** 3 100 кыш. **762.** 99000 сум, 197000 сум. **771.** 160 сум. **773.** 402 жуп. **774.** 18 тетикке көп. **776.** 2) 5 482, 21 650. **778.** 66. **779.** 1) 144 кг, 90 кг; 2) 48 м², 30 м². **781.** 54 кг. **786.** 153. **789.** 53 куту. **791.** 2 640 м². **792.** 24 жолу. **793.** 1) 12 км/мин. **795.** 12 банка жана 20 банка. **797.** 15 жолудан. **803.** Биринчи уста, 3 күн илгери. **804.** 12 saat. **807.** Аялдар костюму 23 кө көп.

МАЗМУНУ

МИНДИК 3

3-класста өтүлгөн материалдарды кайталоо жана жалпылаштыруу	3
--	---

КӨП ОРУНДУУ САНДАР 8

Ондук эсептөө системасы	8
Көп орундуу сандарды цифралоо	12
Түз сызыктардын перпендикулярдуулугу	21
Төрт арифметикалык амал жана алардын аткарылуу тартиби	28
Көп кырдуу	38
Тик бурчтуу параллелепипед. Куб	40

КОШУУ ЖАНА КЕМИТҮҮ 43

Кошуу жана кемитүүнүн жазма усулдары	43
Түз сызыктын параллелдиги	48
Ылдамдык. Убакыт. Аралык	63

КӨБӨЙТҮҮ ЖАНА БӨЛҮҮ 69

Бир орундуу санга көбөйтүү	69
Бир орундуу санга бөлүү	78
Координата бурчу	99

Нөлдөр менен аяктаган сандарга көбөйтүү	108
Графиктер	101
Диаграммалар. Жадыбалдар	116
Нөлдөр менен аяктаган сандарга бөлүү	122
Эки жана үч орундуу сандарга көбөйтүү	134
Бөлчөктөр	139
Эки жана үч орундуу сандарга бөлүү	152
Ой жүгүртүүлөр	160
Бардык өтүлгөндөрдү кайталоо үчүн көнүгүүлөр	178
Окуу жылышын аягында ар бир окуучу төмөнкү көрүнүштөгү көнүгүүлөрдү аткара алууга тийиш	181
Шыктуу окуучулар үчүн тапшырмалар	185
1—4-класстардын математика курсунан негизги маалыматтар	190
Тиркеме. Микрокалькулятор менен иштегенді үйрөнүү ...	199
Жооптор	201

Бикбаева Н. У.

22.1 **Математика** : жалпы орто билим берүүчү мектептердин
Б53 4-классы үчүн окуу китеби / Н.У. Бикбаева, Э. Янгабаева,
К. М. Гирфанова. — 4-басылышы. — Ташкент : О'qituvchi, 2017.
—208 б.

ISBN 978-9943-22-073-7

УЎК: 51.(075.2)

КБК 22.1я71

NATALYA UMAROVNA BIKBAYEVA,

ENAJON YANGABAYEVA ,

KLARA MUXAMETVALIYEVNA GIRFANOVA

MATEMATIKA

**Umumiy o'rta ta'lif maktablarining
4-sinf uchun darslik**

Qayta ishlangan va to'ldirilgan
4-nashri

(Qirg'iz tilida)

«O'qituvchi» nashriyot-matbaa ijodiy uyi
Toshkent — 2017

Которгон А. Зулпихаров

Редактору А. Зулпихаров

Сүрөт редактору Г. Шаабдуррахимова

Тех.редактору С. Набиева

Компьютерде даярдагандар: А. Зулпихаров,
М. Ибрагимова

Басма үйүнүн лицензиясы АIN№291. 04.11.2016. 2017-жыл 27.06 да
оригинал-макеттен басууга уруксат этилди. Форматы 70×90¹/₁₆.

Кегели 13 шпондуу. «Pragmatika Kazakh» гарнитурасы. Офсеттик
басма усулда басылды. Офсеттик кагаз. Басма т. 13,0. Шарттуу б.т.
15,21. Эсеп басма т. 8,92. Нускасы 722. Буюртма №

Өзбекстан Басма сөз жана маалымат агенттигинин «О'qituvchi»
басма-полиграфиялык чыгармачылык үйү. Ташкент — 206, Юнусабад
тумани, Янгишахар көчөсү, 1-үй. Келишим № 35-17.

**Ижарага берилген окуу китебинин абалын
көрсөтүүчү жадыбал**

№	Окуучунун аты, фамилиясы	Окуу жылы	Окуу китебинин алынган-дагы абалы	Класс жетекчиси-ниң колу	Окуу китебинин тапшырылгандагы абалы	Класс жетекчиси-ниң колу
1						
2						
3						
4						
5						
6						

**Окуу китеби ижарага берилип, окуу жылышынын аягында
кайтарып алынганда жогорудагы жадыбал класс
жетекчиси тарабынан төмөнкү баалоо критерийлеринин
негизинде толтурулат:**

Жаңы	Окуу китебинин биринчи жолу пайдаланууга берилгендеги абалы.
Жакшы	Мукабасы бүтүн, окуу китебинин негизги бөлүгүнөн ажырабаган. Бардык барактары бар, жыртылбаган, беттеринде жазуу-чийүүлөрү жок.
Канааттан-дырарлуу	Мукабасы эзилген, четтери жыртылган, окуу китебинин негизги бөлүгүнөн ажыраган абалы бар, пайдалануучу тарабынан канааттандырарлуу ремонттолгон. Ажыраган барактары кайра калыбына келтирилген, айрым беттерге чийилген.
Канааттан-дырарлык эмес	Мукабага чийилген, жыртылган, негизги бөлүгүнөн ажыраган же таптакыр жок. Беттери жыртылган, барактары жетишпейт, сыйып, боёп ташталган. Окуу китебин калыбына келтирүүгө болбойт.